

АБДЫЛДАЖАН АКМАТАЛИЕВ

**УЛУУ, АСЫЛ ИДЕЯЛАР
«МАНАСТА» ЖАНА
АЙТМАТОВДО**



БИШКЕК – 2011

УДК
ББК
А



Жооптуу редактор – филология илимдеринин кандидаты
А. Кадырмамбетова

Рецензенттер – филология илимдеринин кандидаттары
А. Жантаев, К. Исаков

А Акматалиев Абылдашан.
Адамзаттын Улуу, Асыл идеялар «Манаста»
жана Айтматовдо. – Б.: «Тураг», 2011. – 252 б.

ISBN

Китепте белгилүү адабиятчы А. Акматалиевдин учур, маданият, адабият, тил маселелерине байланыштуу сонку мезгилде басма сөз беттеринде жарык көргөн макала, маектери топтоштурулган.

А

УДК
ББК

ISBN

© Акматалиев А., 2010

МАДАНИЙ ӨЗ АЛДЫНЧАЛУУЛУК – ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТҮН БАШКЫ БЕЛГИСИ

Олкө президенттеринин өз элине Кайрылуулары бүгүнкү күндө мамлекеттик денгээлде аткарылып жаткан маанилүү иштер жана алдыңкы келечекке белгиленген чектер жөнүндөгү программалық билдириүү катары коомчулуктун зор кызыгуусун жараткан салттуу көрүнүшкө айланып калды.

Жаңылануу багыты – мамлекет, коомчулук, ар бир жаарандардын алдында аткарууну талап кылышып турган бир программалық документ.

Президент Жаңылануу багытында – Кыргыз мамлекетинин, улутунун маданий өз алдынчалуулугу жөнүндөгү маселеге да көнүл бурган. Дүйнөлүк глобализациялашуу, интеграция заманында бул дүйнөлөшүү процессинен мамлекетибиз өзүнүн прогрессивдүү өнүгүшүү үчүн зарыл булактарды пайдалануу жана ага өзүнүн татыктуу салымын кошуу менен катар улуттун, мамлекеттин маданий өз алдынчалуулугун сактай билүүсү, башка мамлекеттерге төң ата әгемендүү өз алдынча мамлекет катары жашап калуусу да шарт.

Президент тарабынан акыйкат белгиленген бул багыттагы иш-чаралардын жүзөгө ашышы үчүн интеллигенциянын – интеллектуал окумуштуулар, чыгармачылык чөйрө, билим берүү багытындагы кызметкерлер, мамлекеттик чиновниктердин ак-

тивдүү, биримдиктүү ишмердиги өзгөчө талап кылышат.

Жаңылануу багытындагы улуттук **маданий өз алдынчалуулук** тууралуу келечектүү иш биздин, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун иш багытына да түздөн-түз тиешеси бар.

Улуттук маданий өз алдынчалуулук, аны сактоо, жайылтуу багытында төмөнкү маселелерге, иш-чараларга көнүл бурулуш керектиги жөнүндө сунуш-пикирибизди билдиремин:

I. Улуттук тилди өнүктүрүү багытында

Маданий өз алдынчалуулук, бул башкаларга ожшобогон бир гана элге, улутта таандык маданий өзгөчөлүк. Мындай маданий өзгөчөлүк катары биринчи иретте тил эсептелет. Кыргыз тили сөздүк составы, грамматикалык түзүлүшү, үндүк айтылышы боюнча башка тилдерге ожшобогон өзгөчөлүктүү көрүнүш. Кыргыз тили түрк тилдеринин ичинен эң байыркыларынан болуп эсептелет жана муун байыркы таш жазма эстеликтери да тастыктаап турат. Кыргыз тилин бүгүн илимий-техникалык прогресстин, интернет, компьютерлештируунун заманына ылайыкташтырып өнүктүрүү, сактоо үчүн бир катар илимий-практикалык иштерди аткаруу милдеттери турат. Коомдук өнүгүүгө жараشا тиilibизге кирген жаңы түшүнүктөр, жаңы сөздөр менен толуктоо зарылдыгы жана мурда чыккан сөздүктөр бүгүнкү күндө библиографиялык таңсыктыкка айлангандыгын эске алуу менен бир нече мазмундук түрдөгү кыргыз тилинин сөздүктөрүн түзүү керек. Алар:

1. «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү»
2. «Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү»

3. «Кыргыз тилинин этимологиялык сөздүгү»

4. «Кыргызча-орусча сөздүк» ж.б. сөздүктөрдү илимий негизде түзүү, китептик, электрондук варианттарын чыгаруу

II. Искусство, искусстваануу, этнографиялык мазмундагы илимий, практикалык иштер

1. Кыргыз элинин улуттук каада-салттары, үрп-адаттары жөнүндөгү изилдөөлөрдү бүгүн

- а) фольклордук
- б) этнографиялык
- в) тарыхый

планда илимий-популярдык мунөздө жазуу жана аларды мезгилдүү басымалар аркылуу калайык-калкка кенири жайылтуу.

2. Улуттук кол өнөрчүлүк (саймачылык, ат жабдыктарын жасоо, жыгач буюмдары, зергерчилик) боюнча түстүү сүрөттөрү, жасалыш ықмаларынын кенири түшүндүрмөсү менен альбомдорду чыгаруу.

3. Телекөрсөтүү, радиоберүүлөрдө кыргыз элинин каада-салттарын, үрп-адаттарын, оюндарын, кол өнөрчүлүгүн чагылдырган көрсөтүүлөргө, берүүлөргө эфир программасынан атайын туруктуу убакыт бөлүү, жана ушул мазмундагы берүүлөрдү балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайыктап даярдал көрсөтүп турруу.

4. Басма сөздө «Улуттук каада-салттарыбыз», «Улуттук көркөм сөз мурастарынан», «Улуттук оюндар», «Элдик кол өнөрчүлүк» деген сыйкуу рубрикаларды жарыялап турруу.

5. Балдардын куурчак театрынын ишин жандандырыш керек жана анын негизги репертуарын кыргыз жомоктору, «Манас», «Курманбек», «Жаныш-Байыш», «Эр Табылды» ж.б. баатырдык-патриоттук темадагы эпостордун негизинде даярдалган спектаклдер түзүш керек. Себеби, орус ж.б.

элдердин жомокторунун негизинде тартылган илимий-фантастикалық сюжеттеги оюн-зоокторду балдар теледен жетиштүү эле дөнгөлдөрдө көрө алышат.

6. Кыргыздын каада-салты, үрп-адаты (балдарга арналган ырым-жырымдар, үйлөнүү үлпөтүү жана салты, өлгөн адамды узатуудагы керәэз, кошоктор), алардын философиялык мааниси жөнүндөгү илимий-популярдык эмгектерди, әлдик оозеки чыгармачылыктын жана профессионалдык адабияттын мыкты үлгүлөрүн конкурсук негизде тандап алышп, орус, англис, түрк жана башка тилдерге атайын көртүп, басмадан чыгарып, кыргыз маданиятынын башка элге жайылышына, танылышына мамлекеттик камкордуктар көрүлүшү керек.

III. Көркөм сөз мурасы, улуттук адабиятты өнүктүрүү багытында

1. Улуттук илимдер академиясынын Кол жазмалар фондусунда «кыргыз рухунун туу чокусу» болгон «Манас» эпосунун 80 ден ашык варианттары бар. Алардын ичинен терең мазмундуулугу, жогорку көркөмдүүлүгү жана көлөмү боюнча өзгөчөлөнгөнү, классикалык варианты болуп Сагымбай Орзбаковдуку менен Саякбай Каралаевдикى эсептелет. Бүгүнкү күндө ушул уникалдуу маданияттын уникалдуу үлгүсү болгон эки вариант да өзүнүн түздөн-түз мураскери болгон кыргыз журтчулугуна, улуттун келечеги болчу жаштарга толук жетпей келет. С.Орзбаков менен С.Каралаевдин «Манасынын» толук академиялык басылмалары институттун илимий кызматкерлери тарабынан басмага даярдалып, алардын алгачкы бир нече томдору чыгып, бирок материалдык-каражаттык колдоо болбогондуктан аягына чыгарылбай токтоп турат. «Манастын» ушул эки варианттын басмадан толук

чыгарып, коомчулукка жеткирүү мамлекеттин маданий мурастар багытындагы номер биринчи иши болууга тийиш. Себеби, анда элибиздин нечен кылымдык дүйнөтаанымдык түшүнүктөрү – философиясы, этика, эстетикасы, тил байлыгы, каада-салты, үрп-адаты, тарыхы, кыскасы нечен кылымдык тарыхы жана ақыл-эстик табылгасы камтылган. Албетте, мүмкүнчүлүкө жараша жогоруда белгиленген эки варианттан башкаларын чыгарууну да көнүлгө алышп коюу керек.

2. Кыргыз атын, маданиятын дүйнө жүзүнө тааныткан залкар жазуучубуз Ч.Айтматовдун чыгармачылыгын изилдөө ишине да ар дайым мамлекеттик дөнгөлдөрдө көнүл бурулуп туруусу зарыл. Себеби, ал кыргыз маданиятындагы экинчи бийик чоку, улуттук сыймыгыбыз. Биз өзүбүздүн мекендештерибизди, мамлекеттин келечеги болгон жаштарды Айтматовдук дүйнөгө жакыннатуу, тартуу, андагы нравалык-эстетикалык асылдыктарды, философиялык терендиктерди өздөштүрүү менен биз жаштарды улуттук өрнөктүү маданиятка жакыннатабыз. Ч.Айтматов өзүнүн чыгармаларында әлдик оозеки чыгармачылыктын бай казынасынан кенири пайдаланып, өзүнүн чыгармаларынын көркөм-философиялык маанисин арттырып, ошол эле убакта әлдик мурастагы сырттан караган көзгө анча байкала бербegen терендигин, ақылмандыгын окурмандарына ачып бере алган. Айтматовтаануу багытында аткарылуучу иштер:

- а) «Айтматов энциклопедиясын» даярдоо, чыгаруу;
- б) Айтматовдун чыгармачылыгы тууралуу орус жана чет тилдерде жарык көргөн илимий изилдөөлөрдү кыргыз тилине көртүп, жыйнак түзүп басмадан чыгаруу;

в) Жазуучунун туулган күнүнө карата жылына Айтматовдук окууларды өткөрүп турруу;

г) Классикага айланып калган төкмө ырчыла-рыбыздын, профессионал калемгерлериздин чы-гармаларын массалык нускада жарыялоо көнүлдүн башкы маселелеринен болушу керек.

IV. Билим берүү багытындагы иштер

1. Улуттук маданий өз алдынчалыгын сактоо, өркүндөтүү иштери билим берүү багытында бала бакчадан жана башталгыч класстардан эле башта-лыши керек. Балдарга эстетикалык тарбия берүүгө багытталган сүрөт, музыка, кол әмгеги сабактарын-да негизги басым улуттук башаттарга бурулуп, (ма-селен сүрөт сабагында улуттук кийимдер, кол өнөр-чүлүгүнө, «Манас» эпосундагы, әлдик жомоктогу каармандарга байланыштуу сүрөттөрдү тарттырып) жаш жеткинчектер кичинесинен улуттук мада-ниятка жакын болуп өсүшүнө кам көрүлүш керек.

2. Адис-методист педагогдор тарабынан Кыргыз-стандын тарыхы, адеп сабактарында балдарды патриоттуулукка, ата-бабалардын мурастарын ур-маттоого тарбиялоо максатында кыргыз тарыхы жөнүндөгү санжыралуу көркөм окуялар, сыймык-туу тарыхый инсандары жөнүндөгү тарыхый дас-тандар, тарыхый кошоктор, әлдик оозеки чыгар-мачылыктын нускалуу үлгүлөрү көбүрөөк пайдаланылып, балдарга жеткиликтүү, кызыктуу тилде окуу китеңтери жазылып алар конкурсук негиз-де тандалып, мамлекет тарабынан каржыланып чыгарылыш керек.


3. Кыргыздык улуттук маданий өз алдынчалуу-лугуна байланыштуу темада – әлдик каада-салт, оозеки чыгармачылык мурас, улуттук оюндар, кол өнөрчүлүк искуствосу тууралуу орто мектептер-дин райондук, областтык, республикалык мас-

штабдагы олимпиадалык конкурстары өткөрүлүп турруусу зарыл.

4. Залкар жазуучу Ч.Айтматовдун чыгармала-рын орто мектептерде терендөтип үйрөнүү, окуучу-лардын ага карата жеке чыгармачылык көз караш-тарын калыптандыруу максатында окуучулардын дил баяндарынын райондук, областтык, шаардык конкурстарын өткөрүү, мыкты дил баяндардын үл-гүлөрүн «Күтбилим» газетасына жарыялоо.

Маданий өз алдынчалуулук – билдүйнөлүк ааламдаштыруу процессинен өзүн бөлүү, чектөө де-гендик эмес. Улут өзүнүн улуттук жүзүн сактоо ме-нен өз өнүгүшүн улуттук тамырынан ажыраттай бү-гүнкү илим, билим, маалыматтар технологиясы дооруна заманбап өнүгүүсүн ырааттуу камсыз кылуусу зарыл.

«Кыргыз түүсү», 7-апрель 2009.





ДА НЕ ОСЛАБНЕТ «ГОЛОС ВЕЧНОСТИ»

– Профессор, приоритетом Института остается тема «Манас и манасоведение». В последнее время, однако, у эпоса и его толкователей появились оппоненты, которые стремятся как-то принизить величие произведения, подвергнуть девальвации его идеологическую значимость.

– Любопытно вы начинаете наш диалог. С чего это вы взяли? Кое-какие реплики так называемых оппонентов в желтой прессе не способны пошатнуть истинного величия эпоса.

– Аргументируйте.

– Это сделали задолго до нас с вами. И сделали весьма доказательно.

Эпос «Манас» является великим наследием многих поколений кыргызов, нашей национальной гордостью. На долгом историческом пути кыргызов это произведение выполняло функцию своеобразной сокровищницы, вобравшей все духовные приобретения, важнейшие итоги жизненного опыта всего народа. Каждое поколение черпало из него духовно-идейные ценности, использовало необходимые устои национальной традиции. Эпос «Манас» на протяжении тысячелетий являлся идеологической опорой, его знаменем в борьбе с внутренними и внешними врагами, источником народной мудрости. Культурное и обществоведческое, иде-

ологическое значение национального памятника не утратило своей важности и сегодня.

И будьте уверены, что значимость сохранится и в будущем.

На нынешнем переходном этапе важнейшими факторами являются, во-первых, проблема обеспечения мира; во-вторых, политическая стабильность в обществе; в-третьих, единство всего нашего народа. Если не будет трех этих условий, мы не сможем не укрепить свою национальную государственность, ни обеспечить лучшую жизнь своему народу. А наш великий дастан «Манас» вобрал в себя эти три святыни, выражая голос народа.

– Ну что ж, пожалуй, убедительно. Что сегодня делает институт по главной своей теме?

– Да, академическое издание эпоса «Манас» – главная наша цель. Будем делать все, чтобы вернуть его кыргызскому народу, ознакомить ученых всего мира с эпопеей, имеющей уникальное общечеловеческое значение, и посредством этого показать национальные обычаи и традиции, обряды, поверья, жизнь и быт, особенности поведения, мировосприятия, взаимоотношение с природой, воспитание молодежи в духе честности и нравственности, стремление открыть путь исследованию эпоса фольклористам, лингвистам, историкам-этнографам, философам...

Институт ведет большую работу по подготовке к публикации и изданию лучших образцов народного творчества. Так, подготовлено семитомное академическое издание трилогии эпоса «Манас» по варианту С.Орозбакова, в свет вышли уже 6 томов. Опубликованы также 3 тома эпоса «Манас» по варианту С.Каралаева.

Работа над академическим изданием «Манас» комплексная. Это не только публикация текста эпоса, но и подготовка предисловия, словаря, научного комментария и т.д. В процессе исследования эпоса разрабатывались такие вопросы, как историческая поэтика эпоса «Манас», место и роль сказочно-фантастических сюжетов в композиции «Манаса», становление сказительского мастерства, отражение военного искусства в эпосе и др. При активном участии сотрудников института издана двухтомная энциклопедия по эпосу «Манас».

Чокан Валиханов в свое время определил эпос «Манас» как «энциклопедию кыргызской жизни», а Чингиз Айтматов героический эпос кыргызов назвал «оceanоподобным», ибо это величайшее народное творение включает миллионы стихотворных строк и содержание его сравнимо с океаном.

Исследование идейно-художественного содержания эпоса «Манас», акынской поэзии и других устно-поэтических произведений может и должно сыграть важную роль как в осмыслении идеологии наших предков, так и в формировании современной национальной идеологии, ибо и сегодня семь заповедей Манаса выступают в качестве своего рода основных принципов становления демократического общества в Кыргызстане.

– Вы произнесли «акынская поэзия». Нам кажется, что для многих молодых кыргызстанцев – это, увы, пока чистый лист бумаги. Или мы ошибаемся?

– Особо следует сказать о серии «Эл адабияты», которой охвачены все жанры устно-поэтического творчества нашего народа. Цель серии – донести до читателя лучшие варианты фольклорного на-

следия (с нотными приложениями, научными предисловиями и комментариями).

«Эл адабияты» открывает возможность перед тюркоязычным миром более широко и знакомиться с фольклором кыргызов. Она может служить и определенной базой, позволяющей вести дальнейшее теоретическое исследование художественных произведений. Эти издания также широко используются в учебном процессе в вузах и школах.

Ранее не публиковавшимся и не исследованным образцам акынской поэзии посвящены издания серии «Залкар акындар». С новых позиций исследованы произведения классических акынов, таких, как Женижок Эсенаман, Чонду, Уметаалы, Молдо Нияз, Кал мырза, Арстанбек, Калыгул, Молдо Кылыч, Молдо Багыш. Их произведения ныне полностью опубликованы. Под моим руководством записаны на кассетах и мини-лазерных дискетах 125 мелодий известных комузистов Т.Сатылганова, К.Орозова, А.Огомбаева, Ч.Исабаева, М.Козубековой, К.Досуева, Ы.Туманова и др.

– Ваш институт носит имя Чингиза Айтматова, и это, надо полагать, диктует вам еще одно главное направление?

– Благодаря произведениям нашего знаменитого соотечественника наша литература, наш горный край и народ стали известны миру. Именно поэтому изучение творчества Ч. Айтматова – одно из основных направлений исследований как в контексте мирового литературного процесса, так и в аспекте развития национальной кыргызской литературы.

К 80-летнему юбилею писателя институтом подготовлено и издано восьмитомное собрание его произведений, снаженное научными комментариями.

Одна из актуальных задач кыргызского литературоведения сегодня – исследование национальной литературы и ее истории с новых позиций. Новые подходы в освещении истории кыргызской литературы, и прежде всего деидеологизация событий и фактов ее, – неотъемлемое качество всех научных разработок литературоведов.

– Вот тут, профессор, пожалуйста, пообстоятельнее.

– Особый интерес представляют исследования, посвященные творчеству писателей которые в эпоху тоталитаризма были ошельмованы и осуждены по идеологическим мотивам.

В настоящее время ученые института ведут исследования по всем отраслям нашего искусства. Так, завершается работа над вторым томом «Истории кыргызского искусства», охватывающим все его жанры. При подготовке издания привлекались ведущие специалисты-искусствоведы.

Одним из актуальных трудов литературоведов является учебник «Истории кыргызской литературы» в семи томах.

– Та к в чем его новизна?

– История переписывается не каждый день, всякая попытка его переосмыслиния должна быть обусловлена достаточно серьезными причинами. Что же касается данной «Истории...», то мотивы, побудившие нас предпринять ее издание, достаточно веские – это коренное изменение общественной системы, крушение господствовавшей идеологии, вместе с тем радикальное обновление сознания людей, их мировоззрения и эстетического восприятия, ломка устоявшихся критериев.

Поэтому предполагаемое издание является не простой попыткой внесения отдельных поправок

проведения «косметического ремонта» прежних «Историй...» напротив, оно продиктовано глубоко ответственным отношением к ней, стремлением переоценки всего литературно-культурного наследия с новых позиций. В этом заключаются актуальность и новизна, теоретическое и практическое значение «Истории...».

– Назовите конкретно хотя бы несколько особенностей издания.

– Сегодня уже не секрет, что прежде во всех работах фольклорный материал отбирался и анализировался с классовых, партийных позиций, в текстах произведений нередко допускались исправления и искажения, вследствие чего особенности их содержания не могли быть раскрыты объективно. На этот раз удалось избежать искажений, единственным критерием оценки произведений стали их художественные достоинства.

Раньше под историей кыргызской литературы понимался его отрезок начиная с 20-х годов прошлою столетия. Такое узкое понимание было закономерным следствием системы ценностей, продиктованной тоталитарной идеологией. Современной же литературной мысли чужды всякие ограничивающие рамки, поэтому есть возможность расширить по необходимости временные координаты, глубже заглянуть в его прошлое, исследовать далекие истоки письменной литературы. Говорить на эту тему можно бесконечно – но хватит и газетной полосы, но скажу только вот о чем. Мы пошли на некоторое «отрицание» прежних представлений и в структуре издания, предложили экспериментальный вариант. Тем самым мы стремились подчеркнуть богатство нашей письменной литературы, его древние истоки, уходящие корнями к таким па-

мятникам, как Саймалуу-Таш, орхоно-енисейская письменность и другие, и в таком аспекте систематически освещены проблемы рукописной литературы как самостоятельного явления. И еще. Нам пришлось выводить из «закрытого» состояния множество проблем фольклора, древней и рукописной литературы, акынской поэзии, профессиональной литературы. Впервые дана объективная оценка множеству факторов, ранее необоснованно получивших негативную оценку, многим малоизученным и совсем не изучавшимся, положенным в «тайный сундук» материалам и новым именам.

– Абылдајан Амантурович, вы возглавляете Институт языка и литературы. Литературы мы коснулись, а что с языком?

– После реорганизации вновь созданный институт ведёт научные исследования по актуальным проблемам языкознания. Основными направлениями исследований являются научно-теоретическое обеспечение развития и функционирования государственного языка, а также научно-практическая помощь в целенаправленном проведении языковой политики в республике, в исследовании актуальных проблем грамматического строя кыргызского языка, культуры речи, истории лексики, формирования и развития национальной терминологии, взаимосвязи и взаимодействия с другими языками.

В этом году мы выпустили фундаментальный труд под названием «Современный кыргызский литературный язык». Книга охватывает такие разделы языкознания, как фонетика, лексикология, лексикография, фразеология, морфология, синтаксис, стилистика, текстология, лингвопоэтика.

В социальной жизни общества непрерывно происходят кардинальные изменения. Научно-тех-

нический прогресс развивается всесторонне и стремительно, связь с зарубежными странами становится все теснее, и, конечно, психология человека претерпевает сильные изменения. В связи с этим возрастают интерес, стремление к интеграции, общим человеческим ценностям. В таких условиях лексический фонд кыргызского языка с течением жизни начал обновляться. Сегодня в связи с насущными потребностями активно создаются и употребляются новые слова. В советское время мы начали исключать из словарного запаса этикологически кыргызские слова. Постепенно они стали архаизмами, историзмами. Так вот, надеемся, что кыргызские слова сегодня станут употребляться народом.

– А для этого, насколько мы понимаем, нам нужен новый и действительно толковый словарь, не так ли?

– Да, это на сегодня один из основных проектов института. Есть намерения создать и терминологические словари.

В 2009 году вышел в свет «Краткий академический словарь кыргызского языка». Сюда вошли слова и их толкования, которые не были включены в «Толковый словарь кыргызского языка» (1969), «Толковый словарь кыргызского языка» (1984, 1-й том). Эти труды были изданы много лет назад.

Сейчас готовится к выпуску солидное издание «Словарь кыргызского языка».

Иначе говоря, для тех, кто стремится говорить на чистом и грамотном родном языке вспомогательный материал будет и уже есть.

– Удачи вам и вашему институту, профессор!

*Вопросы задавал
Вилор АКЧУРИН,
«Слово Кыргызстан», 8 декабря 2009.*



ТИЛ – ЭЛДИН АВТОПОРТРЕТИ...

Урматтуу окурман! Сизге «Кыргыз тилинин сөздүгүн» тартуулап отурабыз.

Кыргыз сөздүгүнүн тарыхына кайрылсак, буга чейин 1969-жылы «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү», 1984-жылы «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн» 1-тому («А»дан – «К», күрөгө чейин) жарык көргөн. Бул китечтер тил таануу багытында илимий-практикалык мааниси зор эмгек катары коомдук турмушубузда кенири пайдаланылып, өз кызматын өтөп келди. Бүгүнкү күндө аталган сөздүктөрдү табуу өтө кыйын, ал гана эмес китечканаларда сейрек учурайт.

Биз канчалык «өз тилимди мыкты билем, сөз байлыгым кенен» деп мактанбайлы, элдик оозеки чыгармаларды окуганыбызыда, кыргыздын эски нукура сөздөрүн көп пайдаланып сүйлөгөн адамдар менен сүйлөшкөнбүздө айрым сөздөр таптақыр тааныш эмес же мааниси бүдөмүк болуп калган учурлар көп эле кездешет. Анын үстүнө, азыркы жаштарыбыз да нукура кыргыз сөздөрүнөн алыстанап, эски сөздөрдүн көбүн түшүнбөгөндүктөн, билбegen-диктен, аргын тилдүүлүккө көбүрөөк ооп жатышат. Керек учурда кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн кол алдында турушу мугалимдер, студенттер, акын, жазуучулар, маданий ишмерлер, ар түрдүү кесиптин ээлери жана жалпы эле калайык калк,

келечек муундар үчүн абдан зарыл. Мына ушундай муктаждыктын бар экендигин сезип туйсак да, арадан отуз-кырк жылдай убакыт өтсө да сөздүктү жаныртып, коомдун социалдык-маданий талабына ылайык кошумчалап чыгаруу жагы колго алынбай келгендингин мойнубузга алышыбыз керек.

«Кыргыз тилинин сөздүгүн» бүгүнкү күндүн талабына ылайык дөңгөлдө жаны түшүнүктөр, жаны маанилер, жаны сөздөр менен кошумчалап, жаныртып чыгаруу максаты да, актуалдуулугу, жанычылдыгы да объективдүү шарттардан, мезгил талабынан келип чыгып отурат. Жогоруда аталган эки сөздүктү кайрадан ошол бойдон басып чыгаруу мүмкүн эмес. Албетте, жаны сөздүктү түзүүдө мурдагы сөздүк негиз болуп берээри, жарактуу материалдары (түзүүчүлөр жөнүндө маалымат сакталуу менен) пайдаланылаары мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени, улам жаныртып сөздүк чыгарган сайын ар бир сөзгө улам жаныча түшүндүрмө берүүнүн зарылчылыгы жок. Эгер туура, так, түшүнкүтүү аныктама берилип, мисалдар ылайыктуу тандалган болсо аны өзгөртүү өч зарыл эмес. Ошентсе да бул жаны сөздүктү түзө коюу оной болгон жок, ал институттан сыртта иштеген бир топ филолог окумуштуулардын катышуусу, институттун илимий кызматкерлеринин түйшүктүү эмгектериинин жана көрүнүктүү акын-жазуучуларыбыз, маданий коомчулуктун кызматкерлери катышкан талаш-тартыштуу нечендеген талкуулардын жыйнтыгында жаралды.

Жаны, биз түзүп, сунуш кылыш жаткан «Кыргыз тилинин сөздүгү» кандай айырмачылыкка, өзгөчөлүккө ээ? – деген мыйзам ченемдүү суроо туулат.

Бириңчиден, эки сөздүк чыккандан берки 30–40 жыл убакыт ичинде саясий, маданий, экономикалык турмушубузда зор өзгөрүлөр, жаңылыктар болуп ошого жарапша улуттук лексикалықтар жана сөздөр пайда болду. Семантикалық жаңы мазмун, түшүнүктөр кошуулду. Мурдагы сөздүктөр бардык нерсе саясатташтырылган советтик мезгилде жарапгандыктан көпчүлүк сөздөргө түшүндүрмөлөр да советтик идеологиялық көз карашка ылайыкташтырылып бир жактуу мааниде, коллективизм, партиялуулук, таптуулук жана атеисттик көз караштан берилген учурлар арбын. О.э. саясатташтырылган мисалдар да арбын келтирилген. Саясий-партиялық басылмалардан алынган көп мисалдар бүгүн моралдык жактан эскирген. Жаңы сөздүктө мына ушул көрүнүштөргө атайын көнүл бурулуп, түшүндүрмөлөр ашыкча саясатташтыруу, чектөөлөрдөн арылтылып, негизги түз маанисин берүүгө аракет кылышынды. Түшүндүрмөлөр мурда эске алынбай, кирбей калган маанилер жана жаңы турмуштук көрүнүштөр менен кошо кирген жаңы маанилер менен толукталды.

Экинчиден, утурумдук «социалисттик-өндүрүшчүл», саясатташкан мисалдардын орду институттун кол жазмалар фондусунан даярдалып, бириңчи жолу жарык көргөн (ошондой эле али басуудан чыга элек) «Манас» эпосунун академиялық басылмаларынан (С. Орозбаков, С. Карадаев), «Эл адабияты» сериясынын 30 томдугунан, «Залкар ақындар» сериясынан (Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч, Женижок, Молдо Нияз ж.б.) алынган жаңы материалдар жана 70-жылдардан берки аралыкта жарык көргөн ақын-жазуучуларыбыздын жаңы чыгармаларынан ошондой эле дүйнөлүк классика-

лык адабияттан кыргыз тилине которулган үлгүлөрдөн алынган мисалдар менен толукталды.

Үчүнчүдөн, атеисттик көз караштан улам «унутулуп», кирбей калган диний түшүнүктөр да сөздүктөн алфавиттик тартип боюнча өз орундарын ээлешти.

Төртүнчүдөн, улуттук психологияны, менталитетти көрсөткөн элдик үрп-адат, каада-салт, ырымжырым, аңчылык, саяпперчилик, устачылык, зергерчилик, саймачылыкка байланыштуу мурда кирбей калган сөздөрдүн жана мисалдардын кенири орун алыши да жаңы сөздүктүн артыкчылыктарынын бири болуп эсептелет. Бекеринен академик, дүйнөлүк маанидеги жазуучу Чыңгыз Айтматов «Тил – элдин автопортрети» деп айтпаса керек.

Бешинчиден, илимий-техникалык прогресстин ар тарааттуу багытта дүркүрөп өсүшү, чет өлкөлөр менен саясий, социалдык, экономикалык, маданий, илимий байланыштардын терендеши, интеллектуалдык интеграция маселелерине байланыштуу азыркы кыргыз тилибизде интернационалдык терминдер, түшүнүктөр кенири пайдаланылып, кадимки төл сөздөрүбүздөй эле жак, чак, жөндөмө, сан, мамиле, ыңгай ж.б. грамматикалык категориялар менен өзгөртүлүп колдонулат. Ошол себептүү биз башка тилден кирген сөздөрдүн ичинен күнүмдүк турмушубузда өтө кенири колдонулгандарын, атайдын адистер эле әмес көпчүлүктүн билиши зарыл деп эсептеген сөздөрдү да бул сөздүккө түшүндүрмөлөрү, иллюстративдик мисалдары менен киргизүүнү туура таптык.

Алтынчыдан, фразеологизмдер, алардын варианттарына, көркөм адабияттарда кенири пайдаланылган же белгилүү бир аймакка гана таандык көрүнүштү билдирип, башкача аталыштагы экви-

валенти жок диалектизм сөздөргө түшүндүрмөлөр берилип, көрсөтмөлүү мисалдары менен берилди.

Жетинчиден, о.э. «Кыргыз тилинин сөздүгүнөн» советтик доордо колдонууга тыюу салынып, архаизм, историзмге айланып кеткен айрым сөздөрдүн азыркы мезгилде кайрадан активдешип, жаңы контексттик курамда жаңырып жаңыча маанилик өн-түс алышп, жанданууга жөндөмдүү экендигин көрүүгө болот.

Ошентип, колунуздардагы «Кыргыз тилинин сөздүгү» – кыргыз лексикографиясынын тарыхын-дагы өзүнчө бир этаптык баскыч, жаңы муундагы сөздүк.

Албетте, бул сөздүктүн да ийгиликтери менен кошо кемчиликтери да болушу толук ыктымал. Сөздүктү, анын ичинде түшүндүрмө сөздүктү түзүү иши жооптуу, маанилүүлүгүнө жараша татаал, чексиз иш. Тилдин байлыгы анын сандык эсебинен гана эмес, жандуу ийкемдүүлүгүнө, көп кырдуу маанилүүлүгүнө да байланыштуу. Сөздүн маанилик өзгөрмөлүүлүгүнөн улам кәэде айрымдарынын түшүндүрмөлөрүн айкын, так берүү оор, татаал. Түшүндүрмө сөздүк менен катар этимологиялык, синоним, омоним, антоним, кесиптик-лексикалык ж.б. түркүн багыттагы сөздүктөрдүн болушу, мезгил-мезгили менен жаңыланып, толукталып басылып турушу максатка ылайыктуу. Бул «Кыргыз тилинин сөздүгүнө» кыргыз тилиндеги бардык сөздөрдү камтуу, камтылды деп так кесе айтуу дегеле мүмкүн эмес. Ошондуктан, бул сөздүктү биротоло бүткөн, өзгөрбөс, толукталбас әмгек деп әсептөбейбиз. Мезгил өткөн сайын улам жаңы сөздөр, жаңы түшүнүктөр келип чыгат, толукталат, ошондо сөздүктүн кайрадан жаңылануусу талап қылышат, ал


эми ага чейин ушул сөздүк элге өзүнүн ак кызматын өтөп берет деп ишенебиз.

Сөздүк учун жалгыз эле тилчилер эмес, тармактык кесиптин адистери да жооптуу. Мындай сөздүктү иштөө үчүн союз учурунда он-он беш жылдай мөөнөткө материалдык-техникалык, финансыйлык база түзүлүп пландаштырылаар эле. Ошентсе да биз жакшы шартты күтүп отурбай мүмкүнчүлүккө жараша колдон келишинче аракет кылдык. Эгерде бул сөздүк түзүлбөсө дагы көп жылдарга чейин анын ордун боштук әэлеп, бабалар сөзүн урпактарына жеткирчү жолдордун нугун отто чөптөр басып, нукура кыргыз сөздөрүнүн маанилери түшүнүүдөн алыстал, аларды сүйлөө, жазуу азая бериши мүмкүн.

Жок, андай болуусу мүмкүн эмес! Ошондуктан, урматтуу оқурман, бул сөздүк бүгүнкү күндүн талабы экендигин эске алышп, сөздүктү кубануу менен тосуп алат деген терең ишенимдебиз.

«Кыргыз тилинин сөздүгү» улуттук тилибиздин сөздүк составын, фондусун көрсөткөн жөн гана сөздүк эмес, бул кыргыз элинин басып өткөн жолу, тарыхы, руханий бай алтын казынасы, энциклопедиясы, улуттук паспорту, ар бир оқурмандын интеллектуалдык кругозорун көнөйткен, терендеткен, естүргөн, маданиятын көтөргөн сөздүк болот деген ишенимдебиз.

«Кыргыз тилинин сөздүгү».
Бишкек, 2010. – 3 –5-бб.





СОХРАНИТЬ ДУХОВНУЮ КУЛЬТУРУ

Не сомневаюсь, что созыв Курултая согласия поддержит весь наш народ. Представители всех слоев общества, привлекая совокупный интеллект и опыт, найдут надёжные пути развития страны.

Ознакомившись с положением о Курултае согласия, хочется отметить, что самыми важными вопросами сохранения нашей самобытности являются развитие национальной культуры, языка и возрождение национального наследия, сохранение традиций и обычаев народов Кыргызстана.

В суровых условиях кочевого быта, в бесконечных столкновениях на пути кочевий, попадая в различные потоки миграций народов, кыргызы сумели сохранить свою духовную культуру не в каменных памятниках зодчества, не в папирусных свитках, а в памяти, и память эта оказалась настолько надежной, что донесла до наших дней миллионы строк эпической культуры и других жанров фольклора сквозь призму столетий.

Эпос «Манас» является великим наследием многих поколений кыргызов, нашей национальной гордостью. На долгом историческом пути кыргызов это произведение выполняло функцию своеобразной сокровищницы, вобравшей все духовные достижения. Каждое поколение черпало из него духовно-идейные ценности, использовало необходимые истоки национальной традиции и в то же

время пополняло его богатства находками. В результате эпос «Манас» на протяжении тысячелетий в жизни кыргызов являлся идеологической опорой, его знаменем в борьбе с внутренними и внешними врагами, источником народной мудрости. Культурное и обществоведческое, идеологическое значение национального памятника не утрачило своей важности и сегодня.

В наше трудное время важными факторами развития страны являются, во-первых, проблема обеспечения мира, во-вторых, политическая стабильность в обществе, в-третьих, единство всего народа. Если не будет трех этих условий, мы не сможем ни укрепить свою национальную государственность, ни обеспечить лучшую жизнь своему народу. А наш великий дастан «Манас» вобрал в себя эти три святыни выражая голос народа.

Известно, что Институтом языка и литературы им. Ч.Айтматова НАН ведется большая работа по изданию и изучению, сбору фольклорных произведений, начиная от «Манаса», малых эпических жанров и заканчивая мелкими.

Главная цель академического издания эпоса «Манас» – полностью вернуть его кыргызскому народу, ознакомить ученых всего мира с этой эпопеей, имеющей уникальное общечеловеческое значение. Предстоит показать национальные традиции, обряды поверья, жизнь и быт, особенности поведения, мировосприятия, взаимоотношения с природой, дружбу, согласие и единство, воспитывать молодежь в духе честности и нравственности, открыть путь исследованию эпоса для фольклористов, лингвистов, историков-этнографов, философов. Институт занят колоссальной работой, и, конечно же, нам нужна государственная поддержка.

В 2009 году в Институте языка и литературы им. Ч.Айтматова был издан фундаментальный труд «Современный кыргызский литературный язык». Первый раз в 1980 году вышел в свет академический труд под названием «Грамматика кыргызского литературного языка», где были освещены проблемы фонетики и морфологии. Затем почти 30 лет данный труд больше не издавался. «Современный кыргызский литературный язык» является первым фундаментальным трудом, который вышел после обретения суверенитета нашим государством. Книга охватывает такие разделы языкоznания, как фонетика лексикология лексикография, фразеология морфология, синтаксис, стилистика текстология лингвопоэтика и др.

Только что увидел свет «Словарь кыргызского языка». За 30–40 лет удалось издать два словаря кыргызского языка. Но прошло много времени, и в социальной жизни общества произошли кардинальные изменения. Так вот в «Толковом словаре кыргызского языка» (1969 г.) – около 24 тыс. слов, а в новый «Словарь кыргызского языка» (2010 г.) включены свыше 50 тыс. слов. Причем предыдущие словари издавались в советское время и многие слова толковались с точки зрения идеологических взглядов, примеры были политизированы. В новой редакции для многих слов подобран новый иллюстративный материал, изменены толкования.


В новом словаре нашли место слова, связанные с национальной психологией, обычаями, традициями, охотой, рукоделием, ювелирными изделиями, которые не вошли в предыдущие издания. Это важное отличие нового словаря. Ведь не зря сказал Чингиз Айтматов «Язык – автопортрет народа».

Да, лексический фонд кыргызского языка начал обновляться. Мы начали употреблять новые слова, термины. В состав родного языка незаметно вошли и иноязычные слова. Поэтому остается фактом употребление иноязычной лексики в разговорной речи, а также в устных произведениях.

Фразеологизмы и их варианты, диалектизмы, которые широко употребляются в художественных произведениях, также имеют место в реестре нового словаря.

Так что наш институт уже принимает активное участие по сохранению и развитию культурного наследия и государственного языка.

«Слово Кыргызстан», 27 января 2010.



«АЙТМАТОВДУН АТА-БЕЙИТТЕГИ ЭСТЕЛИГИ – РУХАНИЙ МЕККЕ БОЛУШУ КЕРЕК!»

Жыл өткөн сайын Чыңгыз агайдын карааны бизден алыстап баратат. Жыл өткөн сайын биз Аалам алпы Айтматовдун элесине муктаж болуп келебиз. Улуу адамдын бүгүнкү күндө кыргыз әлине жетишпей тургандыгын аргасыз моюнга алабыз.

Чыңгыз агайдын дүйнөдөн кайтып кеткендиги-нин себебин чет әлдиктер да, өзүбүздөр да көп сурашат. «Ден соолугу жакшы эмес беле?! Өзүн жакшы кароочу эмес беле?! Кечээ әле алдыбызда жаркырап сүйлөп турбады беле?! Бир күн ичинде эле окуянын болуп кеткени эмнени түшүндүрөт? Эмне болуп кетти?» – дешип суроодон-суроо жаратышат. Ишенишпейт, ишенгилери да келбайт. Алардын ичинде мен да бармын. Жан дүйнөм азыркыга че-йин түпөйүл. Жооп издең келебиз.

Сиз жок күндөр өтүп жатат акырын,
Сиздин өлүм табышмактуу жашыруун...

Бийлик Айтматовду пайдалангысы келди. «Мени угасын, мени мактайсын, мени менен бирге болосун» деди. Ар кандай убадаларды сунуш кылышты. Бирок Чыңгыз агай бийликке моюн толгоп туруп алды. Ошондо «андай болсо мындай» – деп бийлик Чыңгыз агайды официалдуу кабыл албай жүдөтүштү, көп жыл бою үзүрлүү әмгектенген әл-

чиликтен да кетириши. Жыйырма жылдай Европада жүрүп, Евросоюздун, Европарламенттин, НАТОнун, ЮНЕСКОнун трибуналарында мамлекеттик маанидеги маселелерди көтөрүп, Кыргызстанга чон аброй алыш келген коомдук, мамлекеттик ишмерди, Улуу жазуучуну кызматтан сыйлуу узатып койгонго да бийлик жарабады. Тескерисинче, Чыңгыз агайдын дүйнөлүк кадыр-баркын түшүнүүгө бийликтин дарамети жетпей, жан дүйнөсүнө «бүлүк түшүрөбүз, багынтыбыз, жалынтыбыз, сурантабыз» – деп ойлоду. Бирок, Чыңгыз агайды урматтоо, сыйлоо дүйнөлүк масштабда улана берди.

2008-жыл жаңыраары менен Азербайжан Республикасынын Президенти Ильхам Алиев атаяы чакырып тоюн баштап берди.

Эсинизден, балким Баку кетелек,
Бийлегенсиз кичик балдар жетелеп.
Президент Алиеви баш болуп, –
Баштап ийген мааракени эртелеп.

Алиевге Сиз да абдан жакканда,
Рух атасын Өзүнүздөн тапканда.
Азери эли кол чаап турган дүнгүрөп, –
Орден «Достук» төшүнүзгө такканда.

Түрк дүйнөсү атынызга жөлөнгөн,
Калк-калайык кубанычка бөлөнгөн.
Кандай Сыймык, кандай Урмат биз билсек, –
Манас жерде, Кыргыз элде төрөлгөн.

Андан кийин дароо эле Казакстан Республикасынын Президенти Нурсултан Назарбаев Баку шаарынан Чыңгыз агайды чакырып алыш, мөокуму канганча маектешип, кенешип, чыгармачылыгына шарт түзүп, Алма-Атадан үй берип, «БТА»

банкынын башкы кенешчиси кылып, 8 томдук чыгармалар жыйнагын орус тилинде чыгарууну тапшырып салды.

Кечээ күнү казак досум кеп айтат,
Кеп айтканда жүрөгүнөн деп айтат:
«Саманчынын жолу өндүү созулуп, –
Рух дүйнөнүн Асманында Алп жатат».

Бул ойлорго өзбек да кошулат,
Жакшы тилек – аны улап толтурат.
«Айтматовду бергилеши бизге» – деп, –
Көк чай ичиш өзбек дос олтурат.

Которушуп романын да «Тоо кулайт»,
Махтумкули урпактары кеп улайт.
«Эстелигин алтындашып коймокпуз», –
Түркмөн досум ээ-жаа бербей көп сурайт.

Тажик досум күткөн өндүү мүнөттү,
Сууруп чыгат чөнтөгүнөн сүрөттү.
«Манас жездем, Чыңгыз агам жәэнибиз, –
Элжиретип ээлеп алган жүрөктү».

Азер досум «билесин» деп көз кысып,
Боордошторго чын ниеттен ичи ысып.
«Айтматовду бергилеши бизге», – деп, –
Биздин сөздү уккусу жок бүт сыйып...

Түрк досторум сурабастан «берчилеп»,
Айтматовду алган алар энчилеп.
Компоюшуп, күлүп-жайнаш турушат, –
«Киминер бар, урматтаган бизчилеп»...

Бир жагынан башкырт, татар жаалашып,
«Биздики» – деп Айтматовду талашып.

Ар кимиси көкөлөтүп көтөрсө, –
Калат экен бардыгына жарашишып...

Эмне кылуу керек?! Бийлик «ойгонгондой» болду. 80 жылдык маракесин өткөрүү жөнүндө чечимди шашылыш кабыл алысты. Бирок, чечим кагаз түрүндө калып, аткарылбады. Жада калса кыргыз тилиндеги 8 томдук чыгармалар жыйнагына каражат бөлүнүп берилген жок, «Руханият» менен Айтматовду сүйгөн окурмандардын колдоосу менен басмадан жарык көрдү.

«Айтматов каттуу ооруп калыптыр» деген суук кабар Ала-Тоо аймагына желдей тарады. Бардыгыбыз агадын айыгып кетишин самадык, кааладык, тиледик. Өкмөт басылмалары эмнегедир окурмандарды жооштууп, жубатып, «Айтматов сүйлөп калды, тамак ичиш калды, Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аттокуров менен сүйлөштү, жакында окурмандары менен жолугушат» деген кабарларды үстөккө-босток таратып турду. Көрсө, бул жалган, калп экен! Эмне үчүн анда телевидениеден бир көрсөтүп койгонго жараашкан жок?! Эмне үчүн дүйнөлүк маанидеги адамыбыз ооруп жатканда Президент же Өкмөт мүчөлөрү бир көрүп коюуга ыкыластары, көнүлдөрү болгон жок?! Эмне үчүн Кыргызстандын Президенти Татарстандын Президенти Шаймиев менен телефон аркылуу да сүйлөшүп, жагдайды билген жок?! Эмне үчүн Россиянын Президенти Медведев, Премьер-министри Путинге кабар кылганга, кенешкенге жараашкан жок?! Эмне үчүн белгисиз жагдайдан улам шашылыш Москвага эмес, Турцияга эмес, Германияга алышып кетилди?! Эмне үчүн самолёт Германиядан келди?! Эмне үчүн үй-бүлөсүнөн Германияга алыш баратабыз, эмне дейсинер деп кенешишкен жок?! Эмне

үчүн кийин агайдын жубайын, баласын, карындашын Татарстандын жетекчилиери кабыл алышкан жок?!

Кабар күтүп, айыгат деп кубанып,
Тилек кылып, Кудай-Таалам суранып.
Кечирегөр, күмөн санай беребиз, –
Калдынызбы дарылардан ууланып...

10-июнь, 2008-жыл. Кыргыздын Жылдызы учуп, Руханий Туусу түшүп, Руханий Тоосу кулады. Бардыгыбызды тунжуроо басты, айланы думу-гуп, «Канткенде Адам уулу Адам болот?!» – деп, Өмүр менен Өлүмдүн чексиз, әлдешкис күрөшүнө дагы бир жолу ынандык. «Чет өлкөлүк Президенттер келеби» деп күттүк. Канткеп эле Шаймиев, Назарбаев, Каримов, Гүл, Рахманов, Алиев, Бердумухамедовдор – түрк тилдүү элдердин Президенттери келбесин деп өзүбүздү жооштууттук. Аларга ким кабарлады?! Ким жооптуулугун алды?! Бул жөнүндө бир да сөз болбоду. Эмне үчүн Турк тилдүү мамлекеттер аза күтүү күнүн жарыялабай калышты? Ал эми Айтматовду акыркы сапарга узатууда уюштуруу комиссиясынын төрагасы Президент болот деген кабар официалдуу басма сөздөрдө жарыяланып кетпеди беле?! Эмне үчүн Президент төрага болбой калды?! Эмне үчүн уюштуруу комиссиясында эки күн бою Чынгыз агайды акыркы сапарга узатуу кайсы жерде болоору белгисиз болуп, талаш-тартыш жарапды?! Эмне үчүн опера-балет театры же тарых музейи сунуш кылымын жатты?! Эмне үчүн әлдин Улуу жазуучу, мамлекеттик жана коомдук ишмер менен коштошуусу пландаштырылган графиктен жылып, Президенттин аппарат башчысы Д.Усөнов даярдалды деген миндеген гвоздика

гүлдөр соолуп, Чүй проспектиси – Байтиктө тикесинен тик турган эл таратылып жиберди?!

14-июнь, 2008-жыл. Чынгыз агайды Жер-Эненин кучагына бердик. «Манас» эпосу XX кылымдын Гомери Саякбай Карадаевдин аткаруусунда Манастын өлүмү эпизоду аткарылып, сай-сөөктүү сыйздатып жатты. Манас менен Айтматов жууруулушуп кетти. Эл Манас менен Айтматовду бирге жоктоп, көзүнөн кан агып жатты.

Ажырашуу кайги зары каптады,
Өлүм гана кимдин кимин тактады.
Эл көп келди коштошууга Сиз менен, –
Окурмандар Сизди сүйүп актады.

Баары ыйлашты Манас эми өлгөндөй,
Манас менен Сизди кошо көмгөндөй.
Аалам турду жымжырттыкта суз болуп, –
Чыгармачыл кыянатты көргөндөй...

Бир ууч топурак сала албай көпчүлүк Ата-Бейитке бара албай калышты... Ата-Бейитке агылып дүйнө эли келип жатат – президенттер, премьер-министрлер, министрлер, спикерлер, депутаттар, эң көбү әл, карапайым окурмандар.

Чынгыз агайдын эстелиги кандай болушу керек?! Кайсы жерге коюлушу керек?! Кыргызстанда канча эстелик тургузулушу керек?! Эмне үчүн эки жылдан бери эстеликтер коюлбай келет?! Кимдер күнөөлүү?! Мына ушул сыйактуу суроолор Жан дүйнөмдү эзип, жүрөгүмдү сайгылайт. Ата-Бейитке барган сайын көнүлүм чөгүп, жооп издейм. Өзгөчө бороон бурганактап, жамгыр көз ачыrbай төгүп турганда ичиркенип кетем. Агайды ойлойм...

Ушубөнүз, жамгыр азыр басылат,
Күн да чыгат, мээрим төгүп чачырап.

Кыш келатат кылыч сууруп жакындала, –
Жапса болду үстүнүзدү батыраак.

Аяп тураар Ала-Тообуз, суугубуз,
Үшүбөнүз, бир аз чыдан турунуз.
Жер-Эне да бекем кысаар төшүнө, –
Сырдаш болуп, маектерди курунуз.

Күтүп келдик, кабырыныз жабылбайт,
Аккан суудай каражаттар табылбайт.
Көрө алbastар ушунчалык көп беле?! –
Арбактарга тоскоол кылган жарыбайт.

Балким Сизге кереги жок жапканга,
Бекем курчап, Рухунузду катканга.
Байкап бизди – карап анан турбаңыз, –
Небак эле чыгып кетип Асманга.

Айтматовдун арбагына да кайдыгер карап, манқуртчулук өкүм сүрдү. Бүгүнкү манқурттар Айтматов жазган манқурттан ашып түштү. Алар бийликтин бардык баскычтарын ээлеп алышп, коомдун арасын башка нүкка сүйрөп, жер-сууну сатышып, бардыгын менчиктештирип салышты. Манастын элдешкис жоолорун Ала-Тоо аянтына тургузушту.

Бийлик уучтап кәэ бир пенде чиренет,
Элдин нерви пружинадай тирелет.
Казан баштар, чедирейген курсактар, –
Элдин баркын, Сиздин баркты биле элек.

Кантин эле манқурт ээлейт заманды,
Кантин эле шайлайбыз биз жаманды.
«Кошоматка кой сойгонду билбесен», –
«Өпкүн» – дешет көтөрүшүп таманды.

Өзгөрүлдү аң-сезимдер, баалоолор,
Көбөйүлдү кошоматчы-каалоолор.
Сиз каалаган Адилет жок эч жерде, –
Басып кетти алдамайлар, шайлоолор.

Токтото албай сел капитан кургыйду,
Келтире албай эс-акылга ант урду.
Бийлигинен сөөмөйлөрүн чычайтып, –
«Кыйынмын» – дайт азыркынын манқурту.

Күндөр айды, аллар жылды толтурду. Айтматовдун ашы келди. Бийликке ашты мамлекеттик денгээлде өткөрүү жөнүндө кулак кагыш кылдык. Аштын саясий, маданий, тарыхый ролун белгиледик. Бийлик Айтматовдун ашын эстеп да койгон жок, ал турсун үй-бүлөсү куран окутуп жатканда чакырган жерге да, Ата-Бейитке да басып келишпеди. Ушул эле учурда юбилейлик мааракелерде тайрандап, сайрандап жүрүштү.

Айтматовдой әлге баркты жыйдышкып, Айтматовдун ашын кысып сындыкты.
Тарых бетин ачпай эле калтырдык, –
Жаркыратып жаза албай чындыкты.

Шылтоо издең ысым бербей көчөгө,
Чиренишет чиновниктер көпкөнгө.
Асман, Айды тиреп анан тургансып, –
Өчөгүшүп өлүм менен өткөнгө.

«Өлгөндөр данкталмайынча, тириүлөр баркталбайт» дегендей. Анан кантин ушул бийликтен жакшылыкты күтсө болот?! Эл тарабынан ишеним берилген Бийлик ишенимди актаган жок. Баягы эле жердешчилик, бийлик биринчи орунга чыгып, ар бир нерсе соодалашууга өттү. Зөөкүрлүк, зомбу-

лук, кысуу, куугунтуктоолор орун алды. Чындыкты айтса душманга айланып, экинчи баш көтөргүс кылды.

Ата-Бейит ичиркенип үн катпайт,
Кекерсинген бийликтүүлөр жүз бакпайт.
Кыянаттык Айтматовго қылгандар, –
Көрөсүнөр, эртели-кеч жер таптайт.

Айтматовдун жаркын элесин калтыруу ойдогудай, көнүлгө толоордой болбой калды. «Мыйзам жол бербейт» – деп шылтоолошту. Айтматов мыйзамга сыйбастыгын, Ааламдык Адам әкендингин билишпеди. Аалам болсо Айтматовдун ысымы менен эн чон парктарын, көчөлөрүн, портторун атай баштады.


Айтматовдун эстелиги борбор шаарыбызда жана областтардын борборлорунда турушу керек. Ал эми Ата-Бейитке мавзолей салынып, ал эми эстелиги Ата-Бейиттин өйдө жагына тоо бетинде-бийиктике занкайып салынышы керек. Анын бийиктиги 50–60 метр болуп, Бишкектен караганда Чыңгыз агайдын элеси даана көрүнүп турушу эп. Биз Ата-Бейитке жана бийиктике салынган эстеликке баратканда эле Жан дүйнөбүздө Улуу, Ыйык, Таза, Касиеттүү Руханий дүйнө менен кездешкендөй абалда болуубуз зарыл. Эгерде 50–60 метрдеги эстелик салынып калса – Ата-Бейит да, эстелик да биздин Фудзиямабыз болуп калаар эле.

Ата-Бейит Фудзияма сезилип,
Сырдашабыз өзүнүзгө кезигип...

Мен Алма-Атадан кайткан сайын Ата-Бейит тарапка ашыга көз чаптырам. Орто-Сай менен Чон-Арыктын ортосунан Ата-Бейит даана байкалат, мөнгүлөр болсо ак калпагын кийип өтө көркүү кө-

рүнөт. Ушундан улам кыялданып кетем да, Бразилиядагы Иисус Христоско коюолган эстелик жана Медеого чыгып бараткан тепкичтер көз алдыма келе берет. Гүлүндү көтөрүп, таазим кылып, занкайган эстеликке кадам таштап, тепкичтен тепкичке көтөрүлгөн сайын Чындыкка жанашып бараткандай, Акыйкат, Адилет, Калыстык, Адамгерчилик, Жан дүйнөндө орногондой. Айтматовдун Ата-Бейиттин үстүндөгү Ала-Тоонун боорундагы бийик, көркүү, бүт турпаты менен турган эстелиги чыгармачылыкты, талантты сыйлаган дүйнө окурмандары учун Руханий Меккеге айланып кетсе деген терең кыялым бар. Эгер кыялым орундалса дүйнө жүзү Ала-Тоого, Айтматовго ағылып келлэрине шек жок. А эмне үчүн ушундай эстеликти тургузууга болбосун?! Ал үчүн көнүлдөнүү гана керек, а башкасы сөзсүз табылат. Ойлогон ойду ишке ашырса болот, дүйнөлүк коомчулук сөзсүз жардамга келет. Айтматовду урматтап, сүйгөн окурмандар, келгиле, ушул ойду жалпыбыз ишке ашыралы.

«Агым», 4-июль 2010.





«МАНАС» ДЕП ЖАШАДЫ

Көрүнүктүү манастиаануучу, Мамлекеттик сыйлыктын эки жолку лауреаты, Кыргыз илимине эмгек сицирген шиммер Самар Мусаевич МУСАЕВ 86 жаш курагында дүйнөдөн кайтты.

Самар Мусаевич Мусаев 1924-жылы Ат-Башы районундагы «Пограничник» колхозунда (азыркы Казыбек айыл өкмөтүндө) туулган.

1945-жылы орто мектепти бүтүп, Кыргыз мамлекеттик педагогика институтунун Тил жана адабият факультетине кирип, 1949-жылы артыкчылык диплому менен аяктаган. 1950-жылы жаңыдан уюшулган «Кыргыз адабияты» кафедрасынын башчысы болуп дайындалган.

Самар Мусаевич пединститутта адабият таанууга киришүү, кыргыз фольклору, XIX кылымдын адабияты курстары боюнча студенттерге лекцияларды окуу менен бирге орто мектептердин 8–9–10-класстары үчүн окуу программаларын түзүүгө кайтышып, окуу китеңтеринин автору болгон. Ошол күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин Самар Мусаевичтин окуу китеңтери аркылуу миндеген окуучулар жарым кылымдан ашык мезгилде билим алышп, тарбияланып келишкен.

Улуу мурас «Манас» эпосу менен Самар Мусаевдин тагдырын бөлүп кароого болбайт. Жарым

кылымдан ашык өмүрүн улуу мураска арнады. «Манас» чыкса кубанчу, чыкпай калса кайгырчу...

1952-жылы «Манас» эпосунун тагдыры чечилip жаткан учурда дискуссияларга бириңчилерден катышып, «Элдик эпостун туура бааланышы зарыл» аттуу макаласы жарыяланган. Бирок москвалык профессор Климович «Манаска» арналган конференцияда «Манас» эпосунун жактоочусу катары С.Мусаевди сынга алганы эсибизде. Ошондой эле 8-класска арналган программада «Манас» борбордук орунду ээлеп калганын, реакциячыл Сагымбай Орозбаковдун өмүр баянын окутуу сунуш кылынганын, ошол манасчынын вариантына таянып эпоско улуу эстелик деп баа берилip калганын айтышып агайды сындағандарын тарых тастыктап турат.

1964-жылы «Каныкейдин образы «Манас» эпосунун элдүүлүк проблемасына карата» деген кандидаттык диссертациясын жактады. Бул «Манас» эпосунун проблемалары боюнча корголгон бириңчи диссертация эле.

1965-жылдын 28-сентябринда илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунун «Манас» бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалгандан тартып Самар Мусаевич бүткүл өмүрүн кыргыз элини руханий туу чокусу «Манас» эпосуна арнап, аны системалап, изилдеп, бастырып чыгаруу иштеринде негизги ролду ойноп келди. «Манас», «Манас» дегенибиз менен «Манастын» түп нускасын окуган, Сагымбайдын 180 320 сап, Саякбайдын 500 000 дәй сап ырын жатка билген, жан дүйнөсүндө бапестеп келген бир эле – Самар Мусаев эле. Ал – «Манас» деп жашап, «Манас» деп ураан чакырып жүрүп Манастын ааламына узап кетти.


1968-жылы Самар Мусаев залкар манасчы, «20 кылымдын Гомери» Саякбай Карадаевдин вариантын толук магнитофонго жаздырып алганы эле әмне деген чөн илимий, маданий окуя. Самар Мусаев 1970-жылы «СССР әлдеринин эпостору» деген сериянын алдында «Манас» эпосун орус тилинде текстти чыгарууну колго алды. Ал әми реакциячыл деп эсептелген Сагымбай Орозбаковдун 4 китеби Самар Мусаевичтин демилгеси менен биринчи жолу жарык көрүүгө жетишилген. Бирок, советтик идеологиянын кесепетинен панисламисттик, пантүркстик идеялар, диндик түшүнүктөр Сагымбайдын вариантында көп кездешет деген кескин тескери пикирлердин негизинде «Манас» эпосунун үчтөн бири эле б.а. 180 320 мин сап ырдан 60 сап ыр эле окурмандарга сунуш кылышын келгени Самар Мусаевичтин жан дүйнөсүн кыйнап келген болчу.

«Манас» десе эле каражат бөлүнө калбайт. Акыркы нечендеген жылда агай экөөбүз барбаган бийлик, чондор калган жок. Ал эпостун толук текстин чыгат деген үмүт менен жашап келди. Мындан он күн мурун агайдын каалаган «Манасы» негизинен ишке ашып, «Хан тенцири» басмасы Сагымбай Орозбаковдун вариантын 1840 беттик көлөмдө 170 000 мин саптай чыгарып олтурат. Институттун кызматкерлери жана мен агайдын жаңыдан чыккан китеptи көрүп калганына ыраазы болгонуна каниет кылабыз.

Самар Мусаевичтин «Манас» эпосу боюнча монографиялары, макалалары орус, англий, немис, украин, түрк ж.б. тилдерде жарык көргөн. Кийинки эле жылдары жазган «Манас таануу илиминин тарыхы» аттуу монографиясы бүгүнкү күндө табылбаган баалуу әмгекке айланып отурат.

Самар Мусаевич ондогон илимдин кандидаттарын даярдаган. Окумуштуулар Көнешинде илимий көнештерди берип турган. Ал «Кыргыз адабиятынын тарыхы» аттуу 7 томдун, «Акындар чыгармачылыгынын очерктери» сыйктуу фундаменталдуу әмгектердин негизги авторлорунун бири болгон.

«Күт билим», 13-апрель 2010.



АЙТМАТОВ ӨЗБЕКСТАНГА ЭМНЕ ЖАМАНДЫҚ КЫЛДЫ ЭЛЕ?!

Эки-үч күн мурун Өзбекстандын көз карандысыз «Харакат» интернет басылмасы Өзбекстандын расмий бийлиги улуттук телерадио компания жана басылмаларда Чыңгыз Айтматовдун атын атоого жана ал жөнүндө маалымат берүүгө тыюу салынганын билдири! Бул акылга сыйбас кабарды угаарым менен менин оюма агайдын «Чыңгызхандын ак булуту» деген чыгармасы келе калды. Өзүнүздөр билесиздер, анда башкы каарман Чыңгызхан жортуулга чыкканда табияттын мыйзамына каршы – аялдар төрөбөсүн деген буйругун чыгарат әмеспи! Ошол сыңары Өзбекстандын официалдуу бийлиги Чыңгызханды туурап, Айтматовдун атын атабоого чечим кабыл алыши маңкурттукка жатат. Азыр ойлоп отурам, Айтматовго Өзбекстанга эмне жамандық кылды эле?! Эгерде Өзбек бийлигинин Айтматовго ич күптүсү болсо эмне үчүн Айтматов тирүү кезинде алыш чыга алышкан жок?! Жок, тескерисинче, Айтматов Өзбекстанды дүйнөлүк жана союздуук басма сөздөрдөгү маектеринде, макалаларында Өзбекстандын социалдық, маданий, адабий жактан жеткен ийгиликтерине кубануу, толкундануу, сыймыктануу менен баса белгилеп жүрбөдү беле! Өзбек элинин кайратман әмгекчилдигин данизалабадыбы беле! Навоинин, Миртемирдин, Зуль-

фиянын чыгармаларын барган жеринде көкөлөтүп мактап жүрбөдү беле!

Ч.Айтматов өзбек жазуучусу П.Кадыровдун 50 жылдык юбилейин мындайча күттүктаган әле: «...Сен экөөбүз турмушта жана адабиятта курбалдаштар гана эмес, ошондой эле пикирлештербиз, мен ушундай деп эсептейм. Сенин прозаң азыркы өзбек адабиятын бийик көтөрүп турат». Ал эми Миртемирдин чыгармачылык өнөрканаасына назар салып, анын ыр саптары бир тууган калктардын эстетикалык талабын канагаттандырып келгендин гин айтат. «Миртемир биз, кыргыз окурмандары үчүн, кыргыз адабиятчылары үчүн өзгөчө мааниге ээ жана биздин жүрөгүбүздө өзгөчө орунду ээлейт. Ал өз мезгили жөнүндө, адамдар жөнүндө, Өзбекстан жөнүндө көп нерсени айттууга үлгүрдү, ошол эле мезгилде ал тили боюнча, теги боюнча, тарыхы боюнча боордош өзүнө коншу әлдерге да зор көнүл бөлгөн. Ушунусу менен ал өзгөчө биздин Қыргызстанда кенири белгилүү болуп, сүймөнчүлүккө татыды».

Кайра куруунун капшабында калып, пахта чуусу көтөрүлгөндө өзбек эли, бийлиги дүйнө элини алдында «коррупционерлер, алдым-жуттумдар, зыянкечтер, алдамчылар» деген тескери коомдук пикир жаралып турганда Айтматов гана СССР Жогорку Кенешинин, КПССтин пленумдарынын трибунасынан коркпой-үркпой актап, коргоп, өзбек элине жана анын жетекчилерине өз намысын алыш бербеди беле! Өзбекстанды Борбордук Азиядагы маданий цивилизациянын борбору деп жар салбады беле! Мына ушуларды кантип өзбек бийлигинин жетекчилери унутуп, маңкурт болуп калышат. Өзбек эли Айтматовду жакшы көрүшкөн, жакшы көрүшөт, сыйлашат, урматташат. Нечендереген ма-

калалар жазылып, диссертациялар коргошкон. Айтматов өзбек окурмандарынын жан дүйнөсүнөн орун алганы өзбек бийлигине жакпай жатса керек.

Айтса, айтпаса чындық, 1990-жылдагы Ош окуясын Айтматов өзүнүн өзбек калемдештери Адил Якубов менен Пиримкул Кадыров менен эки әлдин ынтымагын, тынчтыгын сактап калбады беле!

Айтматовду өзбек бийлиги да абдан көп пайдаланды. Айтматовдун авторитети алар үчүн калкан болду, тизеге чабылып, аксап, чөгүп турган бийлиги Айтматовдун түздөн-түз жардамы менен туруп кетти. Мындан он беш жыл мурун Чыңгыз агай мага Батыштан телефон чалып, Өзбекстандын президенти И.Каримовдун атайын өтүнүчү менен «Борбордук Азия әлдеринин ассамблеясын» түзө тургандыгын билдирип, Кыргызстандан аттуубаштуу отуздан ашуун маданий ишмерлерди, акын-жазуучуларды тандап тизмелөөнү тапшырган әле. Чыңгыз агайдын суроо-талабын канаттандырып, биз Ташкент шаарына чоң делегация менен барғанбыз. Өзбекстандын президентинин сунушу менен Чыңгыз агай ассамблеянын төрагасы болуп бир добуштан шайланган әле. Ошондон бери өмүрү өткөнчө өзбек бийлигине кеңеш берип, жардамдашып келген әле. Ал гана эмес Өзбек Президенти И. Каримов Ч. Айтматов жөнүндө официалдуу түрдө бир топ пикирлерди айткан жагдайы бар. Бүткүл дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматов дүйнөдөн кайтканда өзбек әлинин, окурмандары да биз менен кошо кайгырып, кабыргалары кайышканы чын. Президент И. Каримов да төмөндөгүдөй телеграмма берген әле: «С глубоким прискорбием восприял весть о тяжелой утрате в связи с кончиной

выдающегося писателя, мыслителя и общественно-политического деятеля Чингиза Айтматова.

Отражая действительность в художественных образах, глубоко воздействуя на наши чувства и переживания, Чингиз Айтматов своими произведениями внес большой вклад в сокровищницу мировой литературы. Всей жизнью и творчеством он ратовал за дружбу и единение народов, взаимообогащение культуры и развитие духовных ценностей.

Чингиз Айтматов был и будет близок узбекскому народу, навсегда останется в нашей памяти как символ беззаветного и самоотверженного служения своей Родине.

Выражаю глубокие соболезнования и прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким покойного».

Көп узабай «Айтматов и узбекская литература» деген әскерүү китебин басып чыгарышкан. Анан эмне болуп кетти?! Кантеп түшүнүксүз кадамга барышты?! Ош окуясынан улам кыргыз-өзбек әлин карама-каршы койгон кара күчтөр әми минтип бүткүл дүйнөлүк жазуучу, коомдук ишмер Чыңгыз Айтматовдун арбагын сасык саясатка аралаштыргылары келип отурат. Бул популисттик женилжелпи саясат эки әлдин, эки мамлекеттин ортосуна чок салышы мүмкүн жана жалпы трагедияга алып келиши мүмкүн. Бирок, мен ишенем, Чыңгыз Айтматовду өзбек окурмандары өзбек бийлигинин чечими менен келише алышпайт жана келишпейт. Алар өздөрүнүн позицияларын, көз караштарын протест катары билдиришет. Өзбек бийлигинин мындай Айтматовду «куугунтуктоосу» моралдык женилүүгө учурай тургандыгы азыр эле көрүнүп турат. Дүйнөлүк окурмандардын алдында жууса кеткис уят иш болду. Ойлоп көрү-


нүздөрчү, эгер биз, кыргыздар Ош окуясынан кийин Навоинин чыгармаларын окубайбыз, мектеп, жогорку окуу жайлардын программаларынан алып таштайбыз десек өзбек, дүйнөлүк окурмандар әмне демек?! Сөзсүз айыпташмак. Айтматовго тыюу салуу менен өзбек бийлиги кыргыздардан да, Айтматовдон да өч ала албайт. Күндү кол менен калкалаганга болбогон сыйктуу эле Айтматовдун кадыр-баркын, даңкын түшүрө албайт, ал эми өзбек окурмандарынын арасында Айтматовдун күйөрмандары азаймак турсун, көбөйө берээрине толук ишеним. Өзбек калкы Айтматов менен ар дайым бирге болгон, боло берет.

P.S.: Мен Чыңгыз агадын чыгармачылыгын изилдеп жүргөндө 1982-жылы Ташкент шаарына илимий командировкага барып калдым. Белгилүү акын-жазуучулар, окумуштуулар Камил Яшен, Зульфия, Асил Рашидов, Пиримкул Кадыров, Лазиз Каюмов, Адыл Якубов ж.б. менен таанышып, Чыңгыз агай жөнүндө жылуу сөздөрдү угуп, аларды басма сөзгө өз убагында жарыялагам. «Айтматовдун өзбек адабияты менен маданиятына тийгизген таасири зор» деп бир ооздон айтышкан эле. Кийинки жаштар да «Айтматов мектебинен окуп чыктык» деп айтышар эле. Мен ишенем бул сөздөр азыр да актуалдуу. Өзбек эли Айтматовду жакшы көрүшөт.

Кызык, кечэе ушул кабарды уккандан кийин Чыңгыз агай түшүмө кириптири. Биз мурда жашаган Тимирязев көчөсүндөгү эски үйгө келиптири. Устундө аппак көйнөк. Жамғырдан кийин суу болуп калгандай, бир аз чырыгып, бүшүркөнүп тургандай абалда экен. Бир аздан кийин «үйүмө кетем» деп калды, мен болсо «дагы суу болосуз» деп, башка бөлмөдөн аппак костюм алып чыгып берем. Бирде бул костюм агадын бир кезекте-

ги өзүнүн кийип жүргөн костюмундай сезилет. «Кайдан алдын?» – деп сурайт го деп ойлооп коём. Бирок, костюм меники болгондуктан, агайга чак келсе экен деп тынчсызданам. Агай кийсе далма-дал келип, агайга костюм жарашип калды. Ошол элеси агай сүрөткө түшкөндөй көз алдымда турат...

«Алиби», 20-иуль 2010.





ӨМҮРДӨ САПАРЛАШ АГАМ ЭЛЕ

Ар адамдын өмүрдө сапарлаш адамдары болот. Менин өмүрүмдө сапарлаш адамдарым көп болду, ар кайсы улуттан болгондугуна сыймыктанам. Бирок, аттын дүйнө дегендей, сапарлаш адамдардын айрымдарынын көзү жок, жарыктыктан кол үзүп, бизди таштап кете беришти. Сапарлаш болбай калдық жарыктыкта, бирок жан дүйнөбүздө сапарлаштыгыбызды улантып келе беребиз. Ал сапарлаштык – аны ойлоо, әстөө, бирге жүргөн көндөрдү унуттоо. Ошондой сапарлаш агайым, кесиптешим – филология илимдеринин доктору, профессор Болотжан Абылқасымов болду. Кандай таза, кен пейил, жөнөкөй, кичипейил, адамкерчиликтүү, асыл адам эле...

Болотжан агайдын күлгөнү, сүйлөгөнү, өзүнө жакын көрүп бооруна тартканы таптакыр башкача эле. Агатайды эң биринчи мындан отуз жыл мурун башкача айтканда 1980-жылы көргөн элем. Анда Болотжан ага Казак Илимдер академиясынын М. Ауэзов атындағы Тил жана адабият институтунун окумуштуу катышысы экен. Кандидаттык диссертациям «Ч. Айтматовдун кыргыз-казак адабий байланышын өнүктүрүүдөгү ролу» деп аталғандыктан, институтка барып дөө-шаа адабиятчылар Мухамеджан Каратаев, Рахманкул Бердибаев, Заки Ахметов, Евгения Лизуновалардан кенеш алышп

тургам. Ошондо Болотжан ага ар кимисинин адрестерин берип, ким менен кандай сүйлөшүштү үйрөтүп жөнөтөр эле. Болотжан ага айткандаи эле жогоруда аталган доктор, академиктер мага жакшы мамиле кылышып, ал турсун кандидаттык диссертацияма өздөрүнүн пикирлерин жазып, ак жол каалашкан эле. Болотжан ага болсо окумуштуу катчы катары алардын пикирлерин мөөр менен тастыктап берип, иниси катары кубанганды али да эсимде...

Убакыт күштай учуп өтө берди. Болотжан ага академиянын институтунан кетип, Алма-Атадагы кыз-келиндер институтунда казак адабияты кафедрасынын башчысы болуп иштеп калды. Ошондо Болотжан ага мени жана аспирантум менен белгилүү түрколог Курышжановдун 70 жылдык маракесине арналган эл аралык конференцияга чакырып калды. Аганын чакыруусу менен Алма-Атага барып, конференцияга катышып калдым. Бирок, агага жолуга албадым, иштери чыгып Казахстандын бир жерине кетиптири. Аганын тапшыруусу менен мени институттун ректору Серик Пиралиев жана башкалар эң жакшы тосуп алышты. Болотжан ага башкарған казак адабиятты менен мен жетектеген Кыргыз илимдер академиясынын Манастануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун ортосунда илимий-чыгармачылык бекем байланыш түзүлдү. Казакстандагы адабият боюнча диссертациялык Кенешке казак окумуштуулары Заки Ахметов, Зейнулла Кабдолов, Турсунбек Какишев, Шакир Ибраев, Жангары Даңебаев, Зейнол Бисенгалилер мүчө болуп катышып турад эле. Өзгөчө фольклор илими боюнча кандидаттык диссертацияларды корготуу кыйындыкка тургандыктан, Заки Ахметовдун жана Шакир Ибраевдин су-


нушу менин оюм менен далма-дал келип чыкты. Көрсө, алар Болотжан аганы сунуш кылып жатышыптыр. Мен дароо Улуттук аттестациялык комиссиядан чечим чыгартып, белгилүү окумуштуу, филология илимдеринин доктору, профессор Болотжан Абылкасымовду диссертациялык Кенешке мүчө кылып алдык. Болотжан Абылкасымов фольклор боюнча кандидаттык диссертация жактаган кыргыз жаштарынын бир далайына оппонент болду, бир далайына эксперт болду. Фольклорубузда жалпылыктар көп болгондуктан анын ар бир чыгып сүйлөгөнү өзүнчө бир керемет эле. Терендиги, мазмундуулугу, көп материалды салыштырып билгендиги накта окумуштуу э肯дигин айкындап турараар эле. Чечен болчу, ал сүйлөгөндө аудитория тынчтана жана жандана түшчү. Өзү да кыргыз тилине жакындастып, казактардын шириң сөздөрүн кошуп. уккан адамдарды балкытып жиберчү. Өзүнө кыймыл- аракети, ал турсун келбетине аппак жааган кардай чачы бап келип, көркүтүү кылып жиберчү. Диссертация боюнча баа бергенде ийгилигин да кемчилигин да айтып, калыс, адилет баа берчү. Илимий эмгекти окуп чыкмайынча сүйлөчү да эмес. Болотжан аганы көрүп суктанар элек. Жай болобу, кыш болобу. Бишкектин көчөлөрүнө чыгып, адабият маселелери боюнча көп сүйлөшөөр элек. Болотжан аганын бир максаты бар эле – кыргыз-казак әлдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрүн, мисалы «Балдарга арналган ырларды», «Үйлөнүү үлпөт ырларын», салт-санаасын, саннат-насыят ырларын бир китең кылып жарык көргөзүп, эки элдин туугандыгын көрсөтөлү дечү эле.

Казак фольклор илиминде да Болотжан Абылкасымов деген ысым урматтуу да, сыймыктуу да болчу. Анын жазган монографиялары, эмгектери,

макалалары да актуалдуу маселелерди камтып, өзгөчө Эгемендүүлүктүү алгандан бери окурмандар болсун, окутуучу, студенттер болсун өтө талап кылыша турган зарылдыгы бар эмгектерден эле.

Болотжан Абылкасымовдун жалпы түрк тилдүү элдердин фольклорун изилдегени, аны жайылтканы жана кыргыз-казак илимий байланышын чындағандыгы үчүн зор эмгегин эске алып, Коомдук Айтматов Академиясы академиктикке шайлаган болчу. Бул ардактуу наамды Болотжан ага да сыймык тутуп турарын сыртынан ачык билдирибесе да байкалып турчу.

Болотжан ага менен өткөргөн күндөр эстен кетпейт, анын жаркын элеси кыргыз окумуштуулатынын эсинде дайыма сакталса берет.



АЙТМАТОВ ЖӨНҮНДӨГҮ ҮРЛАР КАНТИП ЧЫККАН

Адабиятчы Абылдажан Акматалиев Улуу жа-
зуучу Чынгыз Айтматов жөнүндө төмөндөгүдөй эм-
гектерди жазган, иш-чараларды жасаган эле:

«Ч. Айтматов жана кыргыз-казак адабий байла-
нышы», «Айтматовдун чыгармачылык жолу»,
«Айтматовго таасирленүү», «Айтматов жана боор-
дош элдер адабияты», «Ч. Айтматов: жизнь и твор-
чество», «Чингиз Айтматов и взаимосвязь литерату-
р», «Слово об Айтматове», «Айтматов жана
көркөм процесс», «Айтматовдук энциклопедия»,
«Айтматов жөнүндө этюд», «Значение творческой
активности Ч.Айтматова в процессе взаимообога-
щения национальных литератур», «Айтматов кос-
мосу – Адам жана Аалам», «Космос Айтматова –
Человек и Вселенная», «Aytmatovdun dynesi» (турк
тилинде), «Аалам, Адам жана Жаабарс», «Evren,
Ensan ve pars» (турк тилинде), «Чынгыз Айтматов»,
«Zagilgan juezdy – Aytmatov» (турк тилинде), «Все-
ленная, Человек и Жаабарс», «Ызаат», «Айкөлдүгү
Манас баба өндөнүп...», «Айтматов: Буклет-памят-
ник», «Чингиз Айтматов: Проспект», «От «Джа-
милии» до «Плахи», «Философия свободного духа»,
«Чыгармалар жыйнагынын 5 томдугу», «Чыгар-
малар жыйнагынын 8 томдугу», «Ысык-Көл фо-
руму: келечекке жаңыча ой жүгүртүү», «Чынгыз

Айтматов (көрсөтмө курал)», «Кыямат» жана окур-
ман», «Айтматов бар Аалам толук көрүнчү...»;

Эл аралык Айтматов клубунун негиздөөчүсү –
президенти, Коомдук Айтматов Академиясынын
негиздөөчүсү – президенти, Эл аралык Айтматов
клубунун сыйлыгынын негиздөөчүсү – төрагасы,
Ч.Айтматовдун 60, 70, 80 жылдык мааракесин
уюштуруу комитетинин мүчесү, Айтматов китең-
теринин китеңканасынын негиздөөчүсү, Шекерде-
ги Айтматов музейинин уюштуруу консультантты,
شاардык № 11 орто мектепке, түрк-кыргыз бал-
дар лицейине, Кыргыз Республикасынын Улуттук
илимдер академиясынын Тил жана адабият инсти-
тутуна Айтматов атындагы ысымды ыйгаруунун
демилгечиси, «Бетме-бет», «Саманчынын жолу»,
«Т. Айтматов» кино тасмаларынын кенешчиси, жа-
зуучу жөнүндө ондогон Эл аралык жана республи-
калык конференциялардын уюштуруучусу, атайын
журналдын баш редактору, 500дөн ашуун макала-
лардын автору, жүздөгөн теле-радио берүүлөрдүн
катышуучусу, жазуучунун чыгармачылыгы боюн-
ча 5 кандидаттык диссертациянын жетекчиси, жо-
горку окуу жайларында лекцияларды 20 жылдан
бери окуп келе жатат ж.б.

Кийинки мезгилде Абылдажан Акматалиев
«Айтматов бар Аалам толук көрүнчү», «Аалам атын
Айтматовго беришип», «Өмүрдөн Сиз кетпей деги
койсонуз» деген ыр топторун жазган. Биз автордон
ыр топтомдорунун жазылышы жөнүндө сураганда
төмөнкүлөрдү айтып берди:

Чынгыз агай жөнүндө үч көлөмдүү ыр топтомун
жаздым. Бириңчиси – 440 сап ыр. «Айтматов бар
Аалам көркүү көрүнчү» деп аталат. Агай кайтыш
болгондо теле-радиодо көп жолу маектерди бердим.
Ошондо белгилүү акын жана журналист Фатима

Абдаловага дүйнөлүк адабияттын кайгылуу окуясы – Чыңгыз агай жөнүндө өз пикиримди билдирип, коштошуп жатканда ал кайрылып калды: «Айтматов агайдан айрылуу Сизге да абдан оор экенин билебиз. Сиз да ыр жазып жүрөсүз. Ыр түрүндө да, Сиз бул маселеге кайрылып калышынызды күтөбүз». Дароо эле Фатимага «диктофоноунду иштетчи, бир ой келип калды» – деп, төмөнкү саптарды айтып калдым:

Кудай берет, ар адамга тагдырды,
Мен да өтөмүн, Сен да өтөсүн акыры.
Жер-Эненин кучагында мемиреп, –
Аалам Алпы Айтматов да жатыры...

«Сиз бул ой-саптарды улантышыныз керек» – деди Фатима. Өзүм да жогорудагы саптардын чыгып кеткенине таң кала түштүм. Бирок, кийин канчалык ырды улантайын деп ойлосом да, бир сап эсиме келбей койду. Мен калем алып, кагазга үнүлүп чыгарма жазчу эмесмин, ойду жан дүйнөмдө багып, бышырып, сөздөрдү тандап, саптарды жаратчумун, анан бир күнү ой-саптар катар-катары менен жамгырдай нөшөрлөп төгүлүп берчү. Чыңгыз агайды эскерүү кечеси 3–4-июлда Түркиянын Элазык шаарында болуп, уюштуруучулар мени ча-кырып калды. Ал жердеги жазуучуга болгон сыйурматты көрүп, аябай толкунданым. Элазык – Стамбул – Бишкек маршрутунда самолётко отурган сааттан баштап ыр саптары жан дүйнөмдө тынчтык бербей, төгүлө берди, кагазга түшүрүүгө үлгүрө албай жаттым. Анын үстүнө мындай көрүнүштү күтпөгөн жаным жанымда кагаз жок болгондуктан, салфеткаларга жазууга, аны улам-улам стюардессадан суроого туура келип жатты. Ырдын мазмунунун логикалык жактан уланышына, куп-

леттердин бири-бирин толкутاشына өзүм да таң калдым. Чындыгында Чыңгыз агай дүйнөдөн кайткандан кийинки ички абалымды эч кимге түшүндүрө да, айта албай да жүргөн элем. Бул жолу окурмандарга жан сырымды төкпөй-чачпай айтууга туура келди. Агайдын өмүрүнө, басып өткөн татаал чыгармачыл жолуна, бийиктигине, дүйнөлүк кадыр-баркына, анан агайдан айрылгандағы азапмунга токтолдум. Көлөмдүү болгондой кийин үзүндүсүн агайдын кыркырылык күнү өтүп жатканда «Кыргыз Туусу» гезити басып чыгарды. Ошол эле күнгө арналып өз алдынча китечпе да болуп чыкты. Көптөгөн окурмандардын жылуу пикирлерин уктум. Улуттук радиодо жарым сааттык музикалаштырылган уктуруу болду. Белгилүү артист Эгемберди Бекболиев ушунчалык берилүү менен текстке сүнгүп окуган экен, угармандар кайдыгер калышпай, көздөрүнө жаш алышкандарын жашырышкан жок. Азыр радиодо улам-улам кайталанып берилип жатат. Ал эми ушул ыр саптарынын топтомунун кыскача варианты 8-ноябрда Улуттук теледен сүрөттөр жана көркөм тасмалар менен коштолуп көрсөтүлдү. Теле экрандын өзүнчө касиети бар экен – чыгарманын мазмуну терендей түшүптур. Откөндө түрк калемдештер да түрк тилине которуп, Стамбулдан чыгарышыптыр.

Экинчиси – «Аалам атын Айтматовго беришип» деп аталып, 224 сап ыр. Бул ыр саптары да Баку шаарында жүргөндө жан дүйнөмдө жааралды. Ойлойм, эгерде Бишкекте жүргөндө агайга арналган ыр топторум чыкпай калат беле деп, анткени күнүмдүк-тиричилик менен жүрүп, бир чети убакыт да жетпесе, экинчиден, эргүү келбей калат беле деп. Бакуда жүргөндө да азербайжан элини Чыңгыз агайга болгон чон сүйүүсүн өз көзүм менен

көрүп, толкунданып кеттим. А толкундануу түрдө ырга айланышы керек. Алгач бул саптар келди:

Салам, Баку, карт тарыхты көп көргөн,
Физулини, Низамини өткөргөн.
Өз баласын алаканга салгансып,
Айтматовду бөпөлөгөн, көтөргөн.

Эсинизден, балким Баку кете әлек,
Бийлегенсиз кичик балдар жетелеп.
Президенти Алиеви баш болуп,
Баштап ийген мааракени эртелеп.

Каспий (Хазар) деңизинин жээгинге бир топ ой жүгүртүү пайда болду. Элазыктагы ойлор таптакыр кайталанган жок, кайра башка кырдаалдын негизинде каралды. Чынгыз агайдын портретинин, жан дүйнөсүнүн штрихтери улам-улам көркөм боёктөр менен ачыла берди.

Үчүнчүсү – «Өмүрдөн Сиз кетпей деги койсонуз» деп аталац, 104 сап ыр. Алма-Ата шаарында 2-ноябрда жазылды. Чынгыз агайдын казак ақын-жазуучулары – Мухтар Ауэзов, Олжас Сүлейменов, Калтай Мухамеджанов, Мухтар Шаханов менен болгон чыгармачыл байланышы, ошондой эле жазуучуга каратат кайдыгерлик мамиле ж.б. чагылдырылган. Бул ырдын чыгышына күзгү жамгырдын мааниси бар. Ушул күнү әшикте күн суук болуп, нөшөр төгүп турган. Ошондо агайды ойлодум.

Ал күн Сизди әскербедик жакшылап,
Эстен кеткис Рух дүйнөсүн тартуулап.
Бардыгын тен аралашып салдырдык, –
Жоо куугансып, кыргын-сүрөөн айкуйлап.

Өлүмдүн Сиз жолун бууп токтоосуз,
Өлбөй коё тура турган болсонуз.
Не кылмакпзыз, Абийир кантип жабылмак? –
Өмүрдөн Сиз кетпей деги койсонуз.

Бардыгы тен бүжүрөшүп калышмак,
Көлөкөңүз ээрчиp, Сизге жабышмак.
Айкөлсүз да анда деле баары бир, –
Көңүлүнүз сылап-сыйпап табышмак.

Сизди аяймын, неге мынча Айкөлсүз,
Жан дүйнөңүз терендикте бай көлсүз.
Ата-Бейит турат муздал сумсайып, –
Баарыбыз тен баш көтөрбей «кан-сөлсүз».

Ата-Бейит, Ата-Бейит, арбактар,
Мезгил үнү мөөрүн баскан ар тактар.
Силерчилеп Чындык учүн күрөшпөй, –
Кечиргиле, маңкурт болдук – жан сактаар.

Жаңырыктап турат – азыр сөзүнүз,
Ата-Бейит атын коюп өзүнүз.
Неге мынча Олуяллык кылдыныз, –
Ушул жерге жетти беле көзүнүз.

Окурмандар сайгылашып Жүрөкту,
Суроо коюп, улам-улам жүдөттү.

¹ Калтай Мухамеджанов – казактын белгилүү драматургу, Айтматовдун досу, экөө биригип, «Фудзиямадагы кадыр түн» драмасын жазышкан.

² Олжас Сүлейменов – белгилүү казак ақыны. Ал «Азия» деген китеби үчүн советтик идеологияда куугунтукталганда Ч. Айтматов менен Д.Кунаев сактап калган.

³ Мухтар Шаханов – белгилүү казак ақыны, Айтматовдун досу, «Аскада калган аңчынын ыйы» деген китепти бирге жазышкан.

«Эмдигиче Эстелиги коюлбайт, –
Качан болот, канчалаган күн өттү».

Арман айтсам, кайғы-капа батарсыз,
Өзүнүз да билип-сезип жатарсыз.
Бийлиқ тараپ эмнегедир кекейет, –
Башаламан болуп жатат катарсыз...

... Алма-Атага көп барчусуз баарынан,
Бактыныз да Ауэзовдон табылган.
Танабайдай казак әлин бир көрүп, –
Гүлсарат да аламанда чабылган.

Казак жерин келиштире жаздыныз,
Дүйнө жүзүн таңкалтыра ачтыныз.
Манкурт сөздү айландырып терминге, –
Бийиктеди чыгармачыл тактыныз.

Алма-Атанын сыйдал турат жүрөгү,
Болгон эле өз мекени, түнөгү,
Калтай¹ менен Қөкдөбөдө сейилдеп, –
Жаралган го драманын үрөнү.

Үшүбөнүз, жамгыр азыр басылат,
Күн да чыгат, мәэрим төгүп чачырап.
Кыш келатат кылыч сууруп жакындал, –
Жапса боло үстүнүздү батыраак.

Аяп тураар Ала-Тообуз, суугубуз,
Үшүбөнүз, бир аз чыдан турунуз.
Жөр-Эне да бекем кысаар төшүнө, –
Сырдаш болуп, маектерди курунуз.

Олжас² менен маектешип чер жазып,
Мухтар³ менен чыгармачыл бел ашып.

Бардыгына калыстыкты кылдыныз, –
Орток болуп, кайғы-капа бир жашып.

Даниярдын казак тегин жашырып,
Жамийланы Даниярга качырып.
Өзүнүздү жүргөн кезде «тепкилөп»,¹ –
Казак әли алган Сизди батырып.

Оо, Казак эл, кең пейили көрүнгөн,
«Манаска» да көңүлдөрү бөлүнгөн.
Әгер силер болбосонор арада, –
«Манас» дагы Айтматов да «көмүлгөн».

Балким Сизге² кереги жок жапканга,
Бекем курчап, Рухунузду катканга.
Байкап бизди – карап анан турбаныз, –
Небак эле чыгып кетип Асманга.

2-ноябрь, 2008-жыл,
Алма-Ата.

Бул ыр топтомдору менин жан дүйнөмдөгү уйгу-туйгулар, жан дүйнөмдүн кыйкырыгы. Мен Айтматовдун дүйнөлүк маанисин жана ага карата айрым кайдыгерлик жөнүндө ачык берүүгө аракет кылдым. Агай менен жыйырма сегиз жыл биргэ болуптурмун, ошондуктан адамкерчилигин, көз карашын, калыстыгын, асылдыгын, терендин, бийиктигин – ички дүйнөсүн даана, б.а. бурмалабай, апарттай чагылдырдым деп окурмандарды ишендирип кете алам.

«Адабий Ала-Тоо», 25-ноябрь 2008.

¹ «Жамийла» повести чыкканда Кыргыз жазуучулары Пленумда сыйдал чыгышкан. Бирок, М. Ауэзов ак жол каалап макала жазып, Союзга тааныткан.

² кабырынызды.

СӨЗ КАДЫРЫН ЖОГОТКОН УЛУТ ӨЗ КАДЫРЫН ЖОГОТОТ

– «Мамлекеттик тил – менин тилим» деген түшүнүктүү кандај түшүнөсүз?

– «Мамлекеттик тил – менин тилим» деген түшүнүк ар бир кыргызстандык атуулдун ишеними болушу керек, Бул девиз улутуна, кесибине, жашына, жынысына, динине карабай ар бир атуулдун милдеттүү парзы, коомдогу турмушунун зарыл атрибути катары кабылдаганда гана мамлекеттик тилди иш жүзүнө ашырууга толук мүмкүндүк болот. Өзүнүздөр ойлоп көрүнүздөрчү, Батыш Европа өлкөлөрүндө же ушул эле Россияяда мамлекеттик жогорку кызметтарда мамлекеттик тил билбegen адам бийликтө келе алабы? Эмне учун бизде бу принцип сакталбайт?! Эл аралык стандарт боюнча мамлекеттик тилде сүйлөбөгөн мамлекеттик бийлик мыйзамсыз бийлик болуп калат. Башка өлкөлөрдө мамлекеттик тилди коргогондорду улуттук патриот катары карашат. А биздечи? А эмне учун мамлекеттик тилибиздин мун-арманы жөнүндө айтсак күнөөлүү болуп чыга келебиз?! Дароо эле эмне учун мойнубузга «улутчул» деген күнөө тагылат да, төө бастыда калабыз? Деги мамлекеттик тилге каршы чыгып жаткандар кимдер? Башка улут өкүлдөрүбү?! Жок, кудай сактасын, «Өздөн чыккан өрт жаман» дегендөй өзүбүздөн чыгып жатпайбы.

– Башка улут өкүлдөрүнө кыргыз тилин үйретүүгө пикирициз?

– Өзүбүздүн эне тилибизди туу көтөрүү учун аны улуттук идеологияга чейин жогору коюшубуз керек. Мамлекеттик идеологияны көктөн издегендөн көрө кан-жанга синген эне тилибизде чагылышкан ата мурастарыбыздагы, каада-салтыбыздагы, уюткулуу, унгулуу идеялардан, улуттук өзгөчөлүктү да, ошону менен катар адамзаттык нарктуулукту да камтыган акылман ойлордон издешибиз керек. Эмне учун Кыргызстан элинин Ассамблеясы жардамга келбайт?! Аларда өз тили менен катар мамлекеттик тилди, кыргыз тилин өздөштүрүү жана жайылтуу боюнча программалары, концепциялары болушу зарыл. Демек, Кыргызстанда жашаган бардык әлдер жана улуттар кыргыз тилин билүүгө муктаж, кызықдар болушу керек. Ал учун эң алды менен келечекте мамлекеттик тилди жайылтуунун механизмин иштеп чыгуунун жана бир калыпта жүзөгө ашыруунун багыттары белгилениши талап кылышат. Тил менен бирдикте улуттук руханий баалуулуктар жөнүндөгү илимий, популярдык әмгектердин орус, англис ж.б. тилдерге которулуп жарык көрүшүнө колдоолор да эске алышы керек. Башка улут өкүлдөрүнө кыргыз тилин үйрөнүүнү күч менен, зордук менен милдеттендирүүнүн кереги жок. Бирок, алардан мамлекеттик тилге урмат, сый менен каросун талап кылабыз. Ошондо гана мамлекеттик тилге урмат, элибизге, ата-журтубузга урмат иретинде каралып, әлдердин ортосундагы бири-бирине ишеним сөзсүз артыла түшөөрүн эске алышыбыз абзел. Биз ким болбосун мамлекеттик тилди үйрөнүүнү түшүнүү менен, чыдамкайлык менен карап, ошол эле учурда текебер көз караштарга жол бербешибиз керек.

Кыргыз тили – Кыргыздандагы бардык улуттардын башын бириктирген фактор болушу керек.

– **Тил жөнүндө мыйзам жетиштүү дап ойлойсузбы?**

– Мамлекеттик тил десе эле көпчүлүктөр филолог тилчилердин иши деп кол шилтеп, кайдыгер караап келишет. Эмне үчүн мамлекеттик тилге тилчилер гана камкордук кылышы керек?! Орус тилдүү кыргыз, чала кыргыз, таза кыргыз, жаны кыргыз деп бөлүп салган кыргызды тилге болгон талаптуу мамиле гана бириктире алат. Улуттук намыс болбосо – улуттук тил кайдан болсун. Тил өлсө – улут өлөөрүн баарыбыз билебиз. Тил –элдин тагдыры. Тилди бузуу аркылуу улутту өлтүрүүгө бир тамчыдан үлүш кошуп жатканыбызды эмнеге моюнда байбыз. Сөз кадырын жоготкон улут өз кадырын жоготот эмеспи! Өкүнүчтүүсү – тил бузарларга арналган мыйзам жок. Кыргыз адабий тилинин нормаларына шайкеш келбegen сөздөргө басма сөздө, коомдук иш-чараларда уруксаат бербөө керек. «Мамлекеттик тилди тенсингөөчүлүк, сыйлабоочулук мыйзам менен жазаланат» – деп Конституциябызда бадырайтып жазылып турушун сунуш каалаар элем. Кыргыз тилин билбесен – Кыргыздандын атуулу боло албайсын десе болоор беле?!

– **Кыргыз тили Манас тили дейбиз...**

– Ооба. «Кыргыз тили – Манастын тили» деп ураан чакырып келебиз. Бирок ушул «Манас» эпосунун кадыр-баркына жете алдыкпсы?! Анын 1000 жылдыгын өткөрүү менен утурумдук гана шоу кыла алдык. Ооба, бул да эгемендүү мамлекети-бизди дүйнөлүк аренада таанытуу үчүн керектир. А эмнеге «Манас» эпосубуздун дүйнөлүк маанисин керектүү практикалык планда көрсөтпөдүк. Манасчылардын вариантарын чыгарып койсок, архаизм,

историзм, чет элден кирген сөздөрдүн сөздүгүн түзүп койсок, керек болсо зарылдыгына жараша бүгүнкү лексикабызга пайдаланылбай калган айрым сөздөрдү кайрып келсек эмне үчүн болбосун?! Чынгыз Айтматов «Манас» эпосун эн жакшы билгендиктен улам «манқурт» сөзүн таап отурбайбы! «Манас» дың жер сыйктуу адабий, тарыхый, тилдик, философиялык, маданий жактан өздөштүрүлбөй жатат. «Манаска» көнүл бөлүү – Мамлекеттик тилге көнүл бөлүү дегендик. Эмнегедир колунан келген чондордун баары «Манаска» кайдыгерлик жасап жатышат. Бүгүнкү күндө Абыке, Көбөштөрдү ээрчип кетип, балким Манас атанын арбагын таарынтып алгандырыбыз?!

– **«Эне тилдин ээси – эл» дегенге кандай караисыз?**

– «Тил – элдин автопортрети» – дейт улуу жазуучу Чынгыз Айтматов. Жазуучунун орусча жазган чыгармаларынан эле кыргыздын психологиясын, каада-салтын, үрп-адатын, дүйнөгө карата философиясын чагылдырган көптөгөн жандуу сөздөрдү көздештиreibиз. Ал сөздөрүбүздү жазуучунун чыгармалары менен дүйнө окурмандары окуп, таанышып жатышат. А бирок, тил болбосо эл да болбайт, өзгөчөлүктүү дүйнөтааным да болбайт. Тил менен эл бирин-бири тарыхый жактан шарттап турган түшүнүктөр.

– **Сиздин институттун алдында кандай максаттар бар?**

– Тил институттунун алдында чоң милдеттер турган эле. Аларды алып кетүү үчүн, албетте, материалдык-техникалык база, кадрлар жана жетекчилердин жоопкерчиликтери керек болчу. Иш жүзүндө чынында иш болбоптур, мууну моюнга алуу керектигин тилчилердин өздөрү да жыйындарда айтып келишет.

Дефицит болгон штатты ирээтке келтирдим. Штат өтө аз, айлык да аз. Бирок, мындан ары әмне кылуу керек?! Бүгүнкү күндө кайсы проблемалар актуалдуу, кайсы проблемалар жаңылыш мүнөзгө ээ?! Академиялык багытта тил илимин өнүктүрүү үчүн кандай проблемалардын үстүндө иштөө керек?! Ушул жагдайда республикадагы окумуштуу-тилчилер менен тегерек стол уюштурдук. Финансылык тартыштыкка байланыштуу көпчүлүк окумуштуулар коомдук башталышта иштөөгө макулдугун беришти. Азыр тилибиздин теориялык проблемаларын изилдөөнүн концепциясы иштелип жатат. Проблемалык жана Координациялык Көнештер түзүлдү.

– Эми мындан ары Сиздин институт менен Улуттук комиссиянын байланышы кандай болмокчу?

– Президентке караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия менен тыгыз иш алыш баруу, кызматташуу биздин да, алардын да негизги милдеттеринен болушу керек. Буга чейин эки мекеменин ортосунда байланыш айрым себептер менен үзүлүп калган экен.

Эки мекеменин мамлекет алдында өз алдынча жоопкерчиликтери да, милдеттери да бар. Ошондуктан алардын иштерин аралаштырып салуунун зарылдыгы жок. Менин түшүнүгүмдө илимий институт теориялык фундаменталдуу изилдөөлөрдү колго алса, комиссия прикладдык, практикалык иштер менен жалпы коомчулукка жеткирүүгө аракеттениши керек. Эки мекеменин ортосунда системалуу иш алыш баруу үчүн келишим түзүлүшү шарт.

– «Орфографиялык сөздүк» жөнүндө оюнуз?

– Ооба, «Орфографиялык сөздүк» боюнча кайчы пикирлер болгон. Институт илимий жактан жоопкерчилики мойнуна алуусу зарыл. Эмне үчүн биз казак агаиндердей боло албайбыз?! Мамлекеттик

тил комиссиясы да, Илимдер академиясынын Тил институту да бирдиктүү «Орфографиялык сөздүктүү» коомчулукка тартуулашпадыбы! Биз да илим менен практиканы бириктирген шериктештик кызматташууга барышыбыз зарыл. Менимче, Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия институтка заказ берип турушу керек. Дагы эле казактардын тажрыйбасына кайрылсак, алар, бардык сөздүктөрдү эки мекеменин күчү менен даярдал келишет.

– Терминдер жөнүндө кандай пикирдесиз?

– Термин маселеси – өтө татаал. Ар бир термин коомчулукка илимий жактан негизделип сунушталат. Терминологиялык комиссиянын жыйынтыктары ар бир окурман үчүн жеткиликтүү, уланды, куранды мүчөлөрдүн жалганышы, сөздүк айкашуулар эске алышып, шек туудурбагандай абалда кабыл алышыши керек. Институттун алдындагы Терминологиялык багыт менен Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын терминкому әмне үчүн бирге иштешсе болбойт? Бүгүнкү күндөгү чаржайыт колдонулган терминдерди ирээтке келтирүү жана жайылтуу үчүн бир жакадан баш, бир жөнден кол чыгарсак, Мамлекеттик тилибиздин өнүгүшүнө салым кошкон болоор элек.

– «Түшүндүрмө сөздүккө» түшүнүк берип кетпейсизби?

– «Түшүндүрмө сөздүк» әлибиздин мурасы, «Түшүндүрмө сөздүктүн» 2-томунун кол жазмасынын жоголуп кетиши мени да тынчсыздандырат. 1-тому 1984-жылы жарык көрүп, 2-тому ар кандай себептер менен басмадан чыкпай, кармалып калган. Бирок, «жоголуп кетти» деген жооп әмес да! Ким күнөөлү?! Ага ким жооп берет?! Эмне үчүн институттун көп жылдан берки иштери дайынсыз жок болуп кетиши керек?!


Өзүбүздүн тилибизге ушундай кайдыгерлик ма-
миле кылсак, анан кантип тилибиз деп күйөбүз. Бул
деген кыргыз тилине чыккынчылык кылуу деген-
дикке жатат.

«Түшүндүрмө сөздүктү» чыгаралбай жатып
кыргыз тилин өнүктүрөбүз деген жөн эле куру
кыйкырыкка жатат. Улам-улам бирөөлөргө түртө
салбай, тилчи окумуштуулар сөздүктү биринчи то-
му менен бирдикте коомчуулукка жеткирүүсү за-
рыл. Бул алардын биринчи парзы.

— **Мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн илим жар-
дамга келеби?**

— Албетте. Бирок, илимий изилдөө иштерин ал-
гылыштуу алып баруу үчүн кадрлар керек. А кадр-
ларды даярдоо жогорку окуу жайлары менен байла-
ныштуу. Азыркы көпчүлүк жаштар «ийне менен
илимдин кудугун казгысы» келбейт да. Институтка
жаш кадрларды алалы деген ниетте конкурс жарыя-
ладык, бирок кызыгып келген изилдөөчүлөр жок.
Анан кантип илимибиз өнүгөт?!

*Маектешкен Э. КАЛДАРОВ,
«Кыргыз тили», 17-январь 2010.*



«МАНАС» КАРАҢГЫ ТАМДА КАМАЛЫП ТУРАТ

«Манасты» элге, дүйнөгө таанытууда ат көтөргүс
эмгек жасап келаткан Абылдажан агай жакын-
да «Айтыш» фондунун сыйлыгына татыды. Ал-
ган сыйлыгын күттүктап, бул жааттагы ийгиликт-
тер жана көйгөйлөр тууралуу билүү максатында
агайга суроо салдык.

— Абылдажан агай, «Манас» эпосунун жаңы
басылмалары жөнүндө сөзүбүздү баштасак...

— Ушул кызматка 1992-жылы келген күндөн
баштап, эн биринчи Манас эпосунун академиялык
басылмасын даярдоо маселесин көтөрдүм. Баары-
на белгилүү болгондой, Совет доорунда С.Карала-
евдин «Манасы» 5 китеп, С.Орозбаковдуку 4 ки-
теп болуп жарык көргөн. Ошол мезгилдин шарты-
на жараша ал китептердин чыгышы туура болчу.
Бирок, әгемендүүлүккө ээ болгондон баштап көп
нерселерди кайра карап чыгуу маселеси чыкты.
Алардын эн алдында «Манас» эпосу турду. Совет
доорунда панисламистик, пантүркистик жана ди-
ний деген көз караштар айтылып, «Манастын» көп
жерлери кыскартылып же бурмаланып кеткен.
Ушул себептен, мен кызматка алгач келген күндөн
баштап эле Саякбай жана Сагымбай таануу тобун
түзүп, академиялык басылмасын даярдоого кириш-
тим. Сагымбай абабыздын 183 миң сап ыры араб
арибинде жазылып, союз учурунда ушунун үтөн

бири гана жарық көргөн. Калганы болсо, жогору да белгиленгендей, қысқартууларга учуралан. Саякбай Карадаевдикі болсо эки, үч жолу жазылып, улам айткан сайын жаңы эпизоддорду кошуптур. Ушуларды текстологиялық жактан салыштырып чыгышты.

«Манастын» 1000 жылдығында С.Орозбаковдун вариантында 4 китебин, С.Карадаевдин вариантында 3 китебин чыгарғанга жетишилик. Бул китеpter илимий түшүндүрмөсү менен жазылды. Мындан сырткары «Манас сөздүгү» деген китеپ түздүк. Манас кинодо, театрда, сүрөттө, музыкада кандай чыгып чагылып жатканы туурасында китеپ чыгардык. Ушинтип «Манас» тууралуу бир топ иштерди жасаганга аракет кылышп жатабыз.

Экинчи бир кылган ишибиз «Эл адабияты» сериясынын 30 томдугу жарық көрдү. Мисалы совет учурунда кенже әпостордун бир эле варианты жарық көрсө, биз кенже әпостордун ар ким айткан ар кандай вариантарын камтыдык. Анан совет учурунда жарық көрбөгөн Ормон хан, Балбай, Курманжан датка, Шабдан сыйктуу ж.б. тарыхый инсандар тууралуу элдик поэмаларды жарыкка чыгардык. Кыргызстандын ичиндеги эле эмес, Кытайда жашаган кыргыздардын «Толтой», «Багыш» кенже әпостору, памирлик жана жергеталдык кыргыздардын элдик оозеки чыгармачылыгы кошуулду. Тактап айтканда, 30 томдукка 80ден ашуун ар түрдүү материалдар камтылды.

– **Буларды чыгарууда каражатты өкмөт берген чыгаар...**

– Бул иштерди жасоодо өкмөттөн бир тыйын алган жокпуз. Өзүбүздүн демилгебиз менен даярдап, демөөрчүлөрдүн жардамы менен эле чыгардык. Мына ушундай ишке азыр Казакстан да ки-

ришти. Бирок, ал жакта толук бойдон президент Н.Назарбаевдин көзөмөлүндө жүргүзүлүп жатат.

Мындан сырткары дагы бир багытта иш алып барып, «Залкар ақындар» деген ат менен әл ақындар сериясынын жети томдугу жарық көрдү. Анда: Асан-кайы, Кетбука, Калыгул, Арстанбек, Женижок, Калмурза, Эсенамандан баштап, кийинки К.Акиев, О.Бөлөбаев, А.Үсөнбаевдер кошулду. Булардын бардыгы демөөрчүлөрдүн жардамы менен чыгып, әлге жетти. Булардан сырткары Улуттук телерадиодогу жана биздеги ленталарды пайдалануу менен «Залкар күүлөр» деген 125 күүнү аудио жана мини дисктерге жаздырылдык. Камбаркандар, ботойлор, кербездер, шыңгырамалар, толгоолоор, кайрыктар, дастан күүлөр, арман, жоктоо күүлөрү, күш аваз күүлөрү, бий күүлөрү ж.б. кирди. Ниязалы, Муратаалы, Коргол, Токтогул, Калык, Карамолдо, Ыбрай, Атай, Болуш, Асанбек, Самара сыйктуу залкар комузчулардын чыгармалары жана алардын аткаруусунда кирди. Бул күүлөрдү азыр табуу кыйын.

– **«Манастын» калган томдорун чыгарууга азырынча эч ким кол сұна әлекпи? Дегеним, бийлик жактан жардам болгон жокпу?**

– «Манас» боюнча бир нече маек берип, бир канча макала жаздым. Канчалық айтканыбыз менен әлге жеткире албай келебиз. Мисалы, Манастын 1000 жылдығында канча деген акчалар сапырылып, чачылып, кумга синген суудай жок болду. Бишкекте «Манас» деген айыл курдук ж.б. деп айтабыз. «Манас» деген тамеки, арак, вино чыгардык. Бирок, Манас әлге жеткен жок. С.Орозбаковдун кийинки даярдалган томдору жарық көрбөй, он жылдан бери басмада турат. С.Карадаевдин 1 том «Манасы», 5 том «Семетейи», 1 том «Сейтеги» жа-

тат. Башка манасчылардың айтпай эле коёон. Менин максатым, «Манастын» бардык вариантының элге жеткирүү. Тилекке каршы, максат каражаттын жоктугунан ишке ашпай турат.

Манастын атын алыш жүргөн көптөгөн уюмдар бар. Мына ушулар «Манастын» чыгышына әмне үчүн жардам бербейт? Бир эле мисал келтирийин: Манастын атын алыш жүргөн аэропорт бар. Мында жайгашкан Американың базасы миллиондорон долларларды өкмөткө берип жатат. Ушул акчаның чекесин эле бөлүп «Манасты» әмне үчүн чыгарып, элге таратпайт? «Библияны» деле бекер таратып жатпайбы? Айла кеткенде кыргыздар чогулуп фонд түзсөкпү деген ой келет. Бирок, азыркы замандын шартында акча чогултмай дагы туура әмес болуп калат го дейсин. Көптөгөн бизнесмендерге кайрылып, депутаттыкка койсоңор арак таратып, кой сойгондун ордуна «Манасты» чыгарып, элге таратыла деген сунушумду бердим. ЖОЖдордун ректорлуна кайрылдым. Окуу жайлар биригип, ар бири бирден томун чыгарып койсо болмок. Учурда руханий кызыкчылыктan жеке кызыкчылык өйдө болуп тургандыктan, бабабыздын арбагы төбеленип, андан калган мурас кадырланбай, асыл ойлор жүзөгө ашпай турат. Анан айла кеткенде «Манасты» чыгарам деген патриот, кыргыз деген жигиттер чыгып калабы деген үмүт менен жашап келебиз.

— **Жаңы басылып жарык көргөн «Манас» китеңтери элге жеттиби?**

— Буга чейин басылып чыккан Сагымбайдын «Манасы» 4 тому менен Саякбайдын «Манасы» 3 тому ж.б. көптөгөн китеңтер кайсы бир кишилердин колунда Кызыл-Аскерде арендада турат деп угуп жатабыз. Китең койгон жерин суу каптап, китең-

тердин сапаты начарлоодо. А.Атамбаев премьер-министр болуп турганда кат жазып, ушул китеңтерди ЖОЖдорго таратып берүүсүн өтүнгөн элек.

«Урматтуу Алмаз ШАРШЕНОВИЧ!

«Манас» эпосунун академиялык басылышын С.Орозбаковдун вариантында 1–4-томдору, С.Каралаевдин 1–3-томдорун ж.б. китеңтерди да мектептерге, жогорку окуу жайларына бекер таратып берүү акциясына уруксат берүүнүздү өтүнөөр элек. Анткени, бул китеңтер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаты менен чыгып, азыр китең сактоочу жайда, жоюлуп кеткен «Манас-1000» дирекциясынын басмасында кыймылсыз турат.

Эгерде маселе он тарабынан чечилсе – маданий акцияда китеңтер толугу менен таралып, жаштарды ар намыстуулукта тарбиялап, билим-илимин, кругозорун терендөтүүгө чоң роль ойноп, өтө маанилүү болоор эле деп эсептейбиз.

*Бексултан ЖАКИЕВ,
Абдылдаҗан АКМАТАЛИЕВ,
2-май, 2007-жыл.»*

Бирок ал маселе чечилбей калды. Ал эми Президент К.Бакиев 1 миллион сомду фондудан бөлгөн эле. Бирок, ага болгону Сагымбайдын «Манасынын» 5–6-томдору гана чыкты. Мен Президентке кайрылып кат жазгам:

Урматтуу Курманбек САЛИЕВИЧ!

«Манас» эпосунун академиялык басылыштарын толук чыгарып бүтүүнү Сиз өзүнүз колдогон элеңиз жана Президенттик фондудан 3 миллион сом план-даштырылган эле. 2006-жылы 1 миллион сом бөлүнүп, Кыргыз-полиграфкомбинаттын «Шам» басма-

сынан «Манас» эпосунун С.Орозбаковдун вариантында 5–6-томдору жарық көрдү. Азыр басмада С.Орозбаковдун вариантында 7–9-томдору, С.Каралаевдин вариантында 4-тому даярдалып турат. 2007-жылы Президенттик фондудан бөлүнө турган калган 2 миллион сом которулса Кыргыз Республикасынын Эгемендүү күнүнө карата «Манас» эпосубуздан академиялык басылыштары чыгып каларына Сизди терен ишенирип кете алабыз. Бул руханий чоң майрамга айланып эле.

А.АКМАТАЛИЕВ,
8-январь, 2007-жыл»

Президенттик администрациянын уруксаты менен Билим берүү жана илим министрлиги тара-бынан китеңтер ЖОЖдорго жана мектептерге бекер таратып берилсе, уч ай бою сотто сүйрөлүп жүрүп, жакында эле иш жабылды. «Манастын» томдору бекер таратылып берилсе да кээ бирөөлөргө жакпайт. Деги эмне кылуу керек?! Мурдагы китеңтердин акчасы кайда кетти?! Ошого чыгарса болбайт беле?! «Манас» 1000де чыккан китеңтердин өз наркы өтө төмөндөп кеткен. Мисалы, «Манас» энциклопедиясынын 2 томдугу 1995-жылдары 500 сом болсо, азыр 100 сомго жетпей отурат. С.Мусаев даярдаган кыргыз, орус, англий тилин-деги «Манастын» кара сөз варианты 11 сом болуптур. Мындай китеңтердин саны бери болгондо 5000ге жетет. Элүүгө жакын китеңтердин аттары бар. Эми булар да коомчулукка жетпей кайдагы бир караңғы тамда камалып турушу жан кейитет. Ушундай да кайдыгерлик болобу? Азыр ал китеңтер ЖОЖдорго, мектептерге жана коомчулукка өтө керек. Анда биз «Манастын» мааракесин эмне үчүн өткөрдүк?!

– «Айтыш» фондунун сыйлыгына арзыпсыз. Эмне үчүн алганыңызды түшүнбөй, ар кайсыны айтып болжогондорго айтаарыңыз бардыр...

– «Айтыш» фондусунун жаңы уюшулган жана бир адамга берилүүчү сыйлыгынын мага ыйгарыл-гандыгынын себеби – оозеки чыгармачылыкты чы-гарууга кошкон салымым жана аны жайылтканым, ошондой эле ага күйүп-бышканым болсо керек. «Айтышка түшпөсө сыйлыкты эмнеге берет?» – деген кээ бирөөлөр да болсо керек. «Айтыш» фон-дусунун мүчөлөрү Жобого ылайык сыйлыкты жашыруун добуш менен аныкташыптыр. Элмирбек Иманалиев баштаган төкмө акындар биз чыгарган «Манасты», «Эл адабияты», «Залкар акындар», «Залкар күүлөр» серияларынан үйрөнүп жатышкан-дыктарын айтышыптыр. Мага акындар «барып бериниз» – деп келиши. Ошондуктан, бул морал-дык колдоо менин он беш жылдык әмгегимдин үзүрү деп билемин. Башкалардай мен сыйлыкты тааныш менен, бийлик менен, байлык менен сатып алга-ным жок.

Толуктап кетээрим, акындардын чыгармачылы-гын изилдөө жана аны чыгаруу боюнча алдыда дагы көп иштер бар. Айтыштын үлгүлөрүн 5 том-дук кылыш чыгарып коёлу деп келе жатканым беш жылдай убакыт өттү. Кызыккан эч ким жок. Кол жазмалар фондусундагы айтыштар коомчулук-ка жетсе деген чоң тилек бар.

Маектешкен Зулпукаар САПАНОВ,
«Айгай», 30-январь 2010.

ЭҢ БИРИНЧИ ЭЛДИН КЫЗЫКЧЫЛЫГЫН ОЙЛОЙМ...

— Абдылдашан Амантурович, Сиз кийинки мезгилде улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жаркын элесине арнаап көлөмдүү ырларды Элазыкта, Бакуда, Алма-Атада, Караколдо жазганыңызды, ошондой эле ал поэтикалык саптардын негизинде «Чыгаан уулу Чыңгыз чыккан кыргыздан» деген документалдуу тасма тартылганынан мезгилдүү басма сөздөрдөн маалымат алдык эле. «Учкун» басмасынан жарык көргөн (2008-ж.) «Жан сырым» деген ыр жыйнак да Чыңгыз Төрөкуловичке арналган ырлардан башталат экен. Улуу сүрөткерге көптөгөн акындар ырларын арнашпадыбы, ошол калемгерлерден өзүнүздүн ырларыңыздын өзгөчөлүгүн сese алдынызбы?..

— Чыңгыз агайга жана анын каармандарына арналган ырларды 80-жылдардан бери окуп, жыйнап келе жатам. 1989-жылы «Ызаат», ал эми 2008-жылы «Айкөлдүгү Манас баба өндөнүп...» деген ырлар жыйнактарын түздүм. Ар бир акындын ырларынын көркөмдүгү өзгөчө, агайга ак дилдеринен арналган саптар. Баары жагат. Мен болсо көп жыл Чыңгыз агайдын жанында жүргөндүктөн акылмандуулугун, терендигин, кенендигин, тазалыгын, калыстыгын, бийиктигин, кичипейилдигин, айкөлдүгүн, жөнөкөйлүгүн ачып берүүгө аракеттедим. Агайдын жан дүйнөсүндөгү ички ой тол-

гоосуна, айланы-чөйрөгө жасаган мамилесине басым жасадым. Алыста жүрсө көрө албагандар, келип калса көлөкөсүндөй болуп ээрчип алгандар, эки жүздүүлөр, кошоматчылар, саткындар, калпычылар жөнүндө, бийликтин кайдыгерлиги жөнүндө ачык эле жаздым. Эгерде ырларды окурмандар жакшылап кылдат окушса Чыңгыз агайдын басып өткөн чыгармачылык өмүр жолундагы көптөгөн жолтоолорду, тоскоолдуктарды жана алар кимдер тарабынан болгондугун дароо эле баамдай алат. Бул ырлар бир чети сырдашшу иретинде жазылгандыктанбы, көптөгөн окурмандардын көз карашын, ички оюн чагылдырып тургандыктанбы, окурмандардан жылуу пикирлерди угуп келе жатам. Түрк тилинде да жарык көрдү. Чыңгыз агайдын туулган күнү – 12-декабрда өткөн 80 жылдык мааракеде сценарийге режиссер-постановщик бекеринен менин ырларымдан пайдаланбаса керек.

— Айрым адамдар убакытка сараң мамиле кылыш, жалаң гана өзүнүн эмгегинин үстүндө алектенип келет, а Сиздин көптөгөн тармактуу иш алып барганыңызды көрүп, өзүнө кайсы убакта көнүл бөлөт болду экен деп таң кала берүүчүлөр көп, дегеле өзүнүздүн жасап жаткан жалпы иштеринизге канааттанасызыбы?!

— Институттун директору болуп иштеп келе жатканыма он алты жыл болуптур. Ушул жылдардын бардыгын институтка, анда иштеген коллективге арнадым. Эң биринчи элдин кызыкчылыгын ойлоим, ошолорго убакыт бөлөм, аナン гана убакыт артса өзүмдүн ишими жасайм. Коллективдин ичинен бирөөнүн китеbi чыкса өзүмдүкүндөй көрүп сүйүнөм, кубанам. Анын үстүнө ал эмгектердин көбүн өзүм идея көтөрүп, жардамдашып, камкордук кылыш чыгарып келем. Ошондуктан, институтта 400дөн

ашуун китең чыкса, ошонун баарында менин өмүрүмдүн күндөрү, айлары, жылдары кеткенин илимий кызматкерлер айтып калышат. «Манас», «Эл адабияты», «Залкар ақындар», «Улуу инсандар», «Кыргыз адабиятынын тарыхы», «Залкар күүлөр» сыйктуу сериялар, томдуктар жана көптөгөн монографиялар Өкмөттөн бир тыйын албай, кыйынчылыкка карабай коомчулукка жетип турса кантеп каннааттанбайсын?! Бул жүктүү мени менен кошо көтөрүшкөн коллегаларым менен да сыймыктанам.

– Сиз атаган эмгектер адабият багытында гана болуп калды окшойт. Тил илими багытында кандай иштер аткарылганын айта кетсөнiz?

– «Тил жана адабият институту» деп кошуулгана аз эле убакыт болду. Чынын айтайын, жаны жылдан кийин гана толук ишке киришүүгө туура келди. Эки-үч ай реформа менен кетти. Биз реформаны структуралык жактан эмес, илимди жыйынтыктуу, сапаттуу жана мазмундуу жагынан өнүктүрүү боюнча реформалоого аракет кылдык. Албетте, кадр маселеси өтө оор маселе эмеспи. Институтта тил илими боюнча төрт эле илимдин кандидаты бар, азыр илимдин докторлорун да тартып жатабыз. Материалдык базабыз болсо чындоону талап кылат. Ошентсе да азыр тил боюнча үч брошюра чыгарууга жетиштик. Эн башкысы – «Азыркы кыргыз адабий тили» деген 58 басма табак көлемдүндө фундаменталдуу эмгекти чыгарганыбызга кубанып жатабыз. Себеп дегенде академиялык басылышта кыргыз тилинин грамматикасы, анын ар түрдүү проблемалары бирдиктүү таптакыр чыга элек болчу. «Кыргыз адабий тилинин грамматикасы (Фонетика, Морфология)» 1980-жылы чыкканын эске алсак, жыйырма тогуз жыл етүптур. Бириңчилен, ушул басылышты да табуу кыйын. Экин-

чилен, «Фонетика», «Морфология» бөлүмдөрүнө айрым кошумчалар, өзгөртүүлөр киргизилсе, «Синтаксис» бөлүмү бириңчи ирет жарыяланды. Бул эмгекте корреспондент-мүчө, доктор, профессор Аскар Турсуновдун эмгеги зор деп айтсан болот. «Лексикология», «Лексикография», «Стилистика», «Текст таануу», «Лингвопоэтика» бөлүмдөрү жанаңдан кошуулду. Биздин, эн бириңчилен, бүгүнкү күндөгү студенттер менен окутуучулардын сурооталаптарын орундалалы деп койгон максатыбыз иш жүзүнө ашып отурат. «Азыркы кыргыз адабий тили» эмгеги тил илимин мындан ары изилдөөнүн өзүнчө, өзгөчө этапы болуп калмакчы. Улуу жана орто муундагы тилчилер илимдеги сөздөрүн айтышты. Эмкии кезек, жаны изилдөөчүлөрдө, алар илимий традицияны улап, кемчиликтерин түзөп, илимдин жаны жетишкендиктери менен тил илимин өнүктүрүшөт деген ишенимдемин.

– А Сиздин бу «Азыркы кыргыз адабий тили» деген эмгекке тиешениз болдубу?

– Институттар кошуулгандан кийин республикалагы окумуштуу тилчилердин дээрлик бардыгы менен жеке да, жыйын кылыш да бир нече жолу сүйлөшүп чыктым. Тил дегенибиз менен, монографиялар чыгып, диссертациялар корголгону менен жалпы коомчулукка керектүү фундаменталдуу эмгектер көз жаздымда калыптыр. Өзүнүз эле элестетип көрүнүзчү, «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү» кырк жылдан бери, «Кыргыз тилинин грамматикасы» отуз жылдан бери жаныланып, кошумчаланып, өзгөртүлүп жарыкка чыкпаса! Мени ушул маселелер абдан түйшөлтүү, кыжаалат кылды. Ар бирибиз эле жеке ишибизди кылыш жүрө берсек, наамдарга, даражаларга жеткенден кийин тымыш да берсек, жалпы ишти анда ким

жасайт?!. Илим үчүн ар ким өзүнө тиешелүү окумуштуулардын ар кимиси өзүнө тиешелүү проблемаларды коомдук башталгычта иштеп берүүнү сунуштадым. Менин тилчи окумуштууларга койгон моралдык талабым ушундай өңүттө болду жана алар менин толук түшүнүшкөндөрүнө ыраазымын. Бул эмгекти жаратышкан, эмгектерин арнашкан көзү өтүп кеткен агай-әжелердин алдында таазим этем, ошондой эле арабызда илим жүгүн көтөрүп жүрүшкөн авторлорго дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. «Азыркы кыргыз адабий тили» эмгегин уюштуруп, жетекчилик кылышп, күн-түн дебей басмада жүрүп чыгарууга салым коштум десем болот.

– Аナン «Түшүндүрмө сөздүк» жөнүндө оюнуз ишке ашчудайбы?

– «Кыбыраган кыр ашат» дешет. Азыр жанданнуу процесси башталды. Бирок, таң калыштуусу авторлор эки жолу жазып, даярдалып эки жолу тен даярдап койгон «Сөздүктүн» жоголуп кетиши ишке кедергисин тийгизүүдө. Бир дагы тилчи окумуштуу кол жазманын дайынын ачык-айкын билбegenдей, билишсе да айтпай жатышат окшойт. Бул – илим үчүн чоң күнөө, чыккынчылык эмеспи! Өткөндө Илимдер академиясынын коомдук бөлүмдерүнүн жыйынында да бул маселе көтөрүлүп чыкты. «Көз коркок, кол баатыр» деп коюшат. Буюрса, бул иш да бүтүп калаар. Казак агаиндер «Түшүндүрмө сөздүгүнүн» 15 томдугун жазып, чыгарып коюшту, а биз болсок бул маселеде «мышык-чычкан» оюнун ойноп келе жатабыз.


– Дагы кандай өкүттө жүргөн оюнуз бар?

– Тил жагына келсем – бул Махмуд Кашгариинин «Дивани лугат-ат-турк» сөздүгү болуп эсептепет. Биз бардыгыбыз «Сөздүк» кыргыздарга да

таандык деп куру-кыйкырык менен энчилеп келгенибиз менен эмгек эмдигиче кыргыз тилинде жарык көрө элек. Уйгурлар, өзбектер, казактар, азербайжандар, түрктер небак эле өз эне тилдерине которушкан. Ар-намысыбызга келип, бул эмгекти да колго алсак деген чоң тилегим бар. Ал эми адабият жагында – албетте, «Манастын» академиялык басылмасы, «Айтматов энциклопедиясы».

Маектешкен С. АРИПОВ,

«Аалам», 31-март 2009.



АЙТМАТОВДУН АЙЛАНАСЫН ОТОО ЧӨПТӨР БАСЫП...

– Абдылдажан агай, мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселесине көз карашыңыз кандай?

– Казакстан 2010-жылдан баштап мамлекеттик тилге өткөнү жатат. Жакында Казакстандын премьер-министри үлгү көрсөтүп, өкмөттүк жыйынды казак тилинде өткөрдү. Бул идея – иш практикалык жактан дароо жалпы министрликтерде колдоого алынып, дымып турган процесс жүрүп кетти. Буга чейин болуп келген айрым шылтоо, тосмолор, жолтоолор өзүнөн өзү эле сел алыш кеткендей жок болуп калды. Кыргыз өкмөтү да мамлекеттик тилге басым жасаса эле мамлекеттик тилибиз турмуштиричилигибизде дароо орун табаарына толук ишеним бар.

– Тил – маданияттын бир көрүнүшү го. Маданий мурастарыбызды деле ушул улуттук тар чөйрөдөн сыртка чыгара албай, жетиштүү деңгээлде пропагандалай албай жатабызыбай дейм?

– Чындыгы бар. Айтматовдун чыгармачылыгын дүйнө тааныды. Бирок, ал – профессионалдык жазма адабияттын өкулү, совет адабиятынын өкулү. Ал түгүл аны орус адабиятчылары орус адабиятынын да өкулү катары өзүлөрүнүн мектеп жана ЖОЖдор үчүн окуу программаларына киргизип, адабият тарыхтарына ушинтип жазып жатышат.

Анын да өз жүйөсү бар. Орус агаиндердин ал ыкыласына ыраазычылык гана билдиришибиз керек.

Ал эми маданий мурастарды пропагандалоо, жайылтуу жагына келсек, бул ишке да Ч. Айтматов көп салым кошуп, «Манас», «Кожожаш» эпостору жөнүндө өз чыгармаларында, макала-маектеринде сыртта көп эле айтып жүрдү.

Мурда, совет учурунда, союздук республикалардын эпосторун орус тилине которуу, жарыялоо, изилдөө иштерин жүргүзүүгө борбордон, Москвадан аз да болсо атайын көңүл бурулчу эле. Азыр кыргыз тилиндеги тексттерди жаңырып чыгарганга, изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө жетиштүү каражат жок. Азыр англис, кытай ж.б. эки-үч тилди эркин билген жаш адисти маселен, манастаануу илимине тарта албайсың. Келишпейт, себеби, азыр илим үчүн айлык өтө аз төлөнөт. Жок эле дегенде, «Манас» энциклопедиясын орус тилине, англис тилине которуп, аз санда болсо да чыгарып, КМШнын, чет өлкөлөрдүн борбордук китеңканаларына бирден жөнөтүп койсок эле, пропаганда деген ошол болбайт беле. Бирок ага каражат кайда.

Эми, ошентсе да акырындал иш жүрүп жатат. Пландар, ойлор бар дегендей.

– Маданий мурастардын башка тармагында эмне кеп?..

– Кыргыздын маданиятты өтө теренде жатканын көбүбүз түйбай келебиз. Мисалы, комузду, комуз күүлөрүн алалы, өткөн кылымдарда тарбия, маданий, дипломатиялык карым-катнаштардын бардыгын комуз жеткизип келген. Ар бир күүнүн артында жандайдыр бир окуялар, кырдаал-жагдайлар турганын билебиз. «Залкар күүлөр» деген 125 күүнү элге жеткирүүбүздүн максаты да ошондон болчу. Комуз дүйнөлүк маданиятка кошулган уникалдуу

байлық, мындай музыкалық аспаптан чыккан укулуктуу обон да, күү да кыргыз дүйнө таанымын гана таанытпастан, жалпы адамзаттын философиялык ойлоруна негиз болуп, аны чубап берип жаткандай. Бүгүнкү күндө жашоо-шартыбызды, таалым-тарбиябызды чет элдик массалык терс маданият каптап, келечегибизди тунгуюкка камап, ыпыр-сыпырга толтуруп турганда, идеологиябызды чырак күйгүзүп, күндүз издең жүргөн чагыбызда жаштарыбызды кеч боло әлеке үрп-адаттарыбызга, каада-салттарыбызга, ата-бабаларыбыздын өрнөк иштерине, өнөр, сөздөрүнө тартуу азыркы учурдун башкы талабы. Дагы айтам, кыргыз элинин ан-сезимин, менталитетин бузган, аны ажыраткан, манкуртка айлантыкан тескери, базарчыл идеологияга каршы келишпес күрөштү баштоо керек. Идеологиясы жок мамлекет мамлекет боло албайт, улут боло албайт, ошону менен бирге идеологиябызды таза, тунук, абийирдүү, гумандуу, адамгерчиликтүү кылыш калыптандыруу менен ар бир атуул идеологияны жаратууга, активдүү катышууга, аны алыш жүрүүгө жоопкерчиликтүү, милдеттүү, укуктуу, гана болбостон, чет элдерден келген бузуку, адепсиз, негативдүү ой, идея, жүрүмтурумдардын кирип кетпешинин сактоочусу, камкорчусу болушу керек. Ошондо гана кыргыз деген духтуу, жүздү сактап, Манас атанын осуятын аткарып, дүйнөлүк ааламдашуу (глобализация) процессинде улутубуздун жоголуп кетпешинин гарантын жаратыла алабыз.

– Ал кандайча болуп жарагат?

– Ал үчүн кыргыздын улут катары өзүнө карата улуттук сыймыгы, улут катары өзүн-өзү сыйлоо сезимин көтөрүш керек. Ар бир кыргыз өзүнүн

kyргыз болгондугу, кыргыздын урпагы болгондугу үчүн сыймыктаныш керек.

– Сөзүнүзгө аралжы, а аны кантип көтөрөбүз?

– Ал улуттун өздүк ан-сезимине (самосознание) тиешелүү нерсе. Улуттук өздүк ан-сезим барып-келип эле руханий, маданий денгээл менен байланышат. Өз улутунун тарыхын, маданиятын билбесе, тааныбаса анда кайдагы улуттук ан-сезим болмок эле. Жан дүйнөбүзгө руханий байлыктарыбызды, каада-салттардын жакшынакай үлгүлөрүн сициришибиз үчүн мамлекет менен коомчулук атайын программа иретинде илимий да, практикалык да иш-чараларды иштеп чыгуу керек. «Манас» эпосунун калктын калың катмарына жетпей жатканынын өзү эле духубузду, ар-намысыбызды көтөрө албай жатканыбызды билдирет. «Манасты» бир ирет окуган адам кыргыз тилинин байлыгын, тарыхын, үрп-адатын, каада-салтын, философиясын ж.б. гана билбестен, жан дүйнөсүнө идеологиянын негизи болгон арнамыстуулуктун үрөнү себилгенин сезет, байкайт. Ар-намыс ойгонмоюнча улуттук позиция болбойт.

– «Манас», «Манас» деп эле жүрөсүз, «Манасты» чыгаруу иши кандай болуп жатат?

– «Манасты» чыгарууну айла кеткенде чет элдик спонсорлорго, уюмдарга кайрылып көрдүк. Өткөндө «Түркскойдун» баш директору Дүйсен Касеновго да кайрылдым. Алардын баары жардам берүүгө даярбыз дешет, бирок «Манасты» биз чыгарсак туура эмес болуп калат, бу маселени мамлекет колго алышы керек» деп кол жайышат. Чындыгында алардыкы туура да! «Манас», «Манас» деп ураан чакырабыз, анын үстүнө дүйнө жүзүнө 1000 жылдыкты тойлоп салдык деп жарсалып да салдык, анан «Манасыбыз» чыкпай калды десек, ким ишенет да, ким күйөт. 1000 жылдык

өткөндөн бери Сагымбай Орозбаковдун вариантында 4,5,6-томдору чыкты. Башкача айтканда, 15 жылда үч том чыкты. Президенттик фондудан көнүл бурула баштаган, анан баяғы эле айрым чиновниктердин жана кыйкымчыл-көрө албас кыргыздардын айынан айнып қалышты да, «Манастын» басылып жаткан жеринен токтотуп қоюшту. «Манастын арбагы урсун – дегенден башка айла жок, ичибиз ерттөнүп отуруп калдык. Ал эми кыргыздан чыккан азаматтар «Манастан» айланып өтүп жатышат. Балким, алар «Манастын арбагы колдосун» – деп жалбарып, сыйынып, атын пайдалынышып жүрүшпесүн...

– Сиз Президенттике талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү денгээлин аныктоочу комиссияга кирдиңиз. Ырас, сиз айткандай мамлекетти башкаруучу киши тилди эле билип қоюшу аздык кылат го, маселен «Манас» эпосу жөнүндө суроолорду да берип көрөсүзбү?

– Комиссия мүчөсү катары биздин максат – адис катары Президенттике тигил же бол талапкердин мамлекеттик тилди билүү денгээлин аныктоо. Албетте, алар «Манастан» да, мамлекеттин тарыхынан да кабардар болушу керек. Киного «Манасты» түшүрөбүз деп жатабыз. Негизинен бул идеяны колдойм. Мына Чыңгызхан тууралуу отуздай серияны жалпы калк көрүп, тарыхтан да кабардар болуп, руханий жактан да байып калбадыбы! Бирок, азыр ушул эле «Манасты» китеп кылып чыгаруу жөнүндөгү маселе эмне үчүн колдоого алынбайт. Кино тартылыш керек десе басма сөздөрдүн баары жапырт ураалап жазып чыгышат да, «Манас» китеп болуп чыкпай жатат» деп он беш жылдан бери какшасак да уккан киши жок. Кино тартылса кенже эпостордон, әлдик поэмалардан, тарыхый ин-

сандардан баштап көрбөйлүбү. Мисалы, Тайлак баатыр тууралуу көркөм тасма тартса эң жакшы болоор эле. Кокон хандыгы, кытайдын генералынын аскерлери менен согушканын жакшылап тартса эле биз тамшанып көргөн «Суворов», «Кутузов», «Донский», «Спартак» кинолорунан кем калбайт болчу. «Курманбек», «Эр Табылды», «Эр Солтоной» ж.б. көчмөндүү кыргыз элиниң майтарылбас дүхүн дүйнө жүзүнө дагы бир жолу көрсөтмөк да, таң калтырмак.

– Эми жеке өзүнүздүн табиятыңызга жакын суроолорго өтсөк. Чыңгыз Айтматов бүгүн сиздин жан дүйнөнүзде, көз карашыңызда...

– Чыңгыз ага түшүмө кирет. Ар дайым тириү кеzindegideй күндөлүк турмуштагыдай баарлашабыз. Мурдагыдай эле салабаттуу, а мен болсо уян мүнездөмүн. Түшүмдү эртеси жан дүйнөмдө, ички дүйнөмдө кино көргөндөй ойлой, кайталай берем, өз алдымча жоруй берем. Экөөбүз жыйналыштан чыгып баратып жолугуп калдык. Ийнине кичинекей, жалтырак, кооз сумка асынып алыптыр. Кол алышып учурштык. «Кайда барасын?» – дейт. «Нооруз» деген кафеге, Московский – Тыныстанов көчөсүнө» – дейм. «А мен билем. Мен дагы барам. Азыр колумду жууп чыгайын» – деп, ийниндеги сумканы мага карматашып кирип кетет. Ойгонуп кеттим.

– Кызык экен. Бирок романтикалуу ынгайда-гы жооп болуп калды го?..

– Ооба, романтикмин. Кээ бирлер ойлошот, романтика 16–20 жаштын ичинде болот деп. Мен ошол жашым менен ушул азыркы жашымды салыштырып көрсөм, романтикалык кыялым төмөндөгөн деле жок окшойт. Дагы эле кыялдана берем. Романтиканың жакшы жактары бар: адамга ишенүү менен мамиле кыласын, өзүндүү да таза,

абийирдүү сезимде алыш жүрөсүн, жашоон көркүү, кооз сезилет. Бирок, кээде сенин романтикаң менен башкалардын иши жок болуп кайдыгер кара-ганды жанынды кайда коёрду билбей каласын, жашоо сұpsак болуп көрүнөт. Билбейм, ушундай кабыл алам. Романтикалық кыялдан турмуш-практикаға келем, әкөөнү айкалыштыра алганда ого бетер канааттанам, мени романтика жетелеп жүрөт.

– А бирок реалдуу дүйнө менен бет келишүүгө туура келет эмеспи. А кээде андан да өтүп сизге окшогон романтик ишенчээктерди алдап, пайдалынып кетсем дегендөр толтура эмеспи.

– Бирөөнү алдап, бирөөгө калп айтып көргөн эмесмин. Дегеле бирөөнү жамандоо, ушактоо менин мүнөзүмө ички дүйнөмө жат көрүнүш. Мен алдаган, калп айткан пенделер менен дегеле сүйлөшкүм да, иш жүргүзгүм да келбейт. Азыркы учурда алдоо, калп айтуу «модага» айланып баратат. Бүгүнкү күнү сени каратып туруп эле бирөөлөр он жолу алдап, он жолу калп айтып кеткенине байкабай, «ыраазы» болуп кала бергенинди өзүн да билбей каласын. Алардын абийири таптакыр жок болсо – кантис әл менен иштейт, мамлекеттик мекемелерди башкаралат, кантис жаштарга тарбия бере алат, мени ушул маселе да түйшөлтөт.

– Чынгыз Айтматов бизден арылап бараткансыйт.

– Айтматовсуз бир жыл өмүр сүрдүк. Бул мезгил ичинде Чынгыз агады кадырлаган, урматтаган, сыйлаган адам учүн жан дүйнөсүндө арман күсү сзыылышп турду го дейм. Убакыт өтүп, тарыхтын барагы алыштай берет, а бирок жан дүйнөдөн арман күн жуулуп кетпей, бөксөлүк толбой, таяныч-тоо таппай келебиз. Айтматовдун жагымдуу үнү «кана, эмне эмгек жасадын, абийирдүү, жооп-

керчиликтүү болуп жашап жатасынбы» – деп ар бирибиздин жан дүйнөбүздө жанырып турса, ички ыйкы-тыйкыбыз жоюлуп, келечекке ишенимдүү карап, алдыга умтулаар белек. Айтматовсуз бир жыл – 365 күн... «Жаштык десе, Айтматов деп түшүнүп» – деп жазганымды эстеп кеттим...

Майрам күнү үйүнө бардым. Бардыгы өз ордунда турат, агай гана жок. Жан дүйнөм оорлоп кайттым. 2-май күнү Ата-Бейитке үй-бүлөм менен бардым. Куран окудук. Элдин аягы үзүлбөй барып жатыштыр. Германиядан келген 20–25тей меймандар ызаат кылып кетишти. Өкүнүчтүүсү, агадын айланасын отоо чөптөр басып, соолуган гүлдөр көгөрүп кетиптири. Аябай кейидим. Чынында Ата-Бейит шаарыбыздын мэриясына карайт да, көздүн карегиндей таза кармап турушу керек эле. Ошол жерде аскер бөлүгү бар, ар күнү 2–3 солдат патруль болот экен. Командирлери деле көз салып койсо болбайт беле! Бир айдан кийин агай менен коштошконубузга толук бир жыл болот. «Биз эмне кылдык?» – деген суроо жан дүйнөбүздө жанырып турат. Үйгө келип көлөмдүү ыр жазып ички дүйнөмдү женилдетип алдым, мындан башка айла жок да. «Аалам кезип Айтматовдон салам айт» деп аталат.

– Мурда «Манас таануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун» директору элениз, эмитил кошулуп, «Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту» болуп калды. Мындай чон институтту жетектеш оор эледир?..

– Туура айтасыз оной эмес. Институттун жетекчиси болгондон кийин илимий багыттардын бардыгына бирдей камкордук көрүп, убакыт бөлүүгө туура келет. Анткени, илимий темалардын аткарылышына жалпысынан жетекчи жооп берет эмеспи! Азыркы учурда илимий эки багытка басым

жасоого туура келип турат: искусство жана тил маселелери. Искусствобуз, музыка, кино, театр дүйнөлүк аренага чыгып, таанылып калган менен искусство таануубуз жаңыдан калыптанып келе жатат. Искусство таануучулар – театр, кино, сүрөт изилдөөчүлөр да саналуу гана. 50 жылдай искусство таануубузда фундаменталдуу илимий эмгек-гер жарала элек. Эки-үч жылдан бери илимий изилдөөлөр жандана баштады. Институтта артист-тердин, композиторлордун, балет искусствоосунун чеберлеринин, театр жана кино режиссерлорунун чыгармачылық портреттери илимий негизде биринчи жазылгандыгы жана жарык көрүп жаткандыгы кубандыrbай койбыйт. Өзүм да кубанып отурам, ушул илимий идеяны сунуш кылышп, иш бүтүп, проектини басмадан чыгарууга активдүү катышканыма.

Ал эми тил маселесинде эң башкы маселе – «Түшүндүрмө сөздүк». Өзүнүздөр элестетип көрүнүздөрчү, «Түшүндүрмө сөздүгү» жок элдин мамлекеттик тили кантип өнүгөт?! 1969-жылдан бери көптөгөн сөздөр кыргыз тилинин төл сөзүнө айланды, архаизмге айланган сөздөрдүн айрымдары азыр кайрадан активдүү турмуш-тиричилигибизде колдонула баштады. Тилибиз байып, өсүп жатат, а бирок ошол сөздөрдүн маанилерин жаштар түшүнө алабы?! Ошондуктан, «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн» даярдоо керектигине ынандым. Айрымдар каршы чыгып да жатышат, эгерде бул ишти азыр колго албасак, эртең кеч болуп калат. Аныз деле кырк жылдан бери чыга элек. Мына, жадагалса каракалпактар түшүндүрмө сөздүгүнүн төрт томдугун чыгарып коюшту, а биз болсо бир томдукту колго ала элекпиз. А китеп кылышп ким чыгарат – бул да эң башкы проблема! Түшүндүрмө


сөздүк тилчилерге гана керек эмес, бардык адистерге, окурундарга, жалпы калкка керек. Чыгаруу мамлекеттик маселе болушу керек.

– **Ыр жыйнактарыныздын аттарында «жан» деген сөз ар дайым коштоп жүрөт экен, «Жан дүйнө», «Жан жүрөгүм», «Жан сырым» дегендей...**

– Бул сөздү жыйнактарга бир топ мааниге ээ болгондуктан кошуп келем, албетте, эң биринчи ырлардын мазмуну менен шайкеш келип, үндөшүп, жыйнактардын пафосун ачып турат. Анан окурундар менен ички дүйнөдөгү уйгу-туйгуларды, ойлорду жашырбай сырдашуу, кыз-жигиттин жан дүйнөлөрүнө байланышкан. «Жан» болсо жашоо, кыймыл бар. Анын үстүнө менин атымдын аягы да «жан» менен бүтөт эмеспи!

Маектешкен Эльмира МАДИЕВА,

«Асман пресс», 14-май 2009.



АР-НАМЫС БОЛМОЮНЧА, УЛУТТУК ПОЗИЦИЯ БОЛБОЙТ

— Абдылдажан мырза, оозеки чыгармачылыкты дүйнөгө жайылта алдыкпы?

— «Олжобай менен Кишимжан», «Аксаткын менен Кулмырза», «Ак Мөөр» поэмаларыбызды улуттук рамкабыздан чыгарып, дүйнөлүк масштабдан кароого, сырттан, дүйнөлүк маданияттын көзү менен баалоого мезгил жетти го деп ойлойм. Мына, француз жазуучусу Луи Арагон Чыңгыз Айтматовдун «Жамийласын» «Махабат тууралуу сонун баян» деп жар салбадыбы. Ушул ойду биз теренде-тишибиз керек да, жогорудагы Сүйүү сезимин данизалаган эпосторубуз, дастандарыбыз, поэмаларыбыз Батыш элдеринин эпосторунун негизги мотивдери менен шайкеш келишинин генезисин карап көрүшбүз зарыл. Эмне үчүн Потанин «Батыш эпосторундагы чыгыш мотивдери» деген китебинде «Тристан – Изольда», «Ромео Жульеттанын» негизги сюжетин чыгыштан, анын ичинде «Козу Көрпөш-Баян сулуу» эпосунан алынган болуу керек» деп жатса, биз ага кантип маани бербешибиз, көнүл бурбашыбыз керек. Биз, кыргыздар, көп көрүнүштөрдү же жеткире айта албайбыз, же өтө ашырып жиберебиз. Батыш цивилизациясындагы адамзаттын улуу сезимин бийик денгээлде, өмүрдөн да жогору коюп даңазалаган «Ромео Жульетта» «Козу Көрпөш – Баян сулуу» эпосунан 500 жыл кийин

жаралган деген казак агаиндердин өткүр намысына таң бересин. Баса, казактар Түркской уюмунун денгээлинде «Кыз Жибектин» 500 жылдык мааракесине кызуу даярданып жатканы тамшандырбай койбойт. Бүткүл цивилизациянын данакери Улуу Жибек жолу әкенин эске алсак, Чыгыштан Батышка карай маданияттын көп тармактары өткөнү талашсыз. «Батыш ойчулдары том-том әмгектер жазып, түшүндүрө албаган категорияларды Чыгыш элдеринин макал-лакаптары таамай айта салган» – деген бир Батыш акылманы. Бул, албетте, кыргыздарга да эң биринчи тиешелүү.

— Оозеки чыгармачылыгыбыздын бүгүнкү күндө орду барбы?!

— Бар, абдан көнүл бурушубуз керек. «Эл адабияты» сериясынын жарык көрүшүнө өкмөт бир тыйын да берген эмес. Ал эми казак агаин-туугандар «Бабалар сөзү» деген серияда эпосторун, дастандарын өкмөттүн камкордугу, жардамы менен окурмандарга жеткирип жатышат. «Эл адабияты», «Манас», «Залкар ақындар», «Залкар күүлөр» се-риялары американлык, батыштык псевдо-искусстволук идеологияга каршы биздин таянычыбыз, жөлөгүбүз әкендигин чиновниктер түшүнүшсө боло! Идеологиябыздын түпкү теги – оозеки чыгармачылыгыбызда жатарын он беш жылдан бери эле какшап келе жатышпайбы! Биздин идеологиябызды улуттук жакшынакай каада-салттардан, үрпадаттардан үзүп салууга болбойт.

— Кантсе да азыр «ааламдашуу», алгоолошуунун (глобализация, интеграция) заманы эмеспи. Бүгүнкү күндөгү улут маселесинде айырмачылык бар го?..

— Кыргыз элиниң идеологиясы, жашоо тиричилиги өзгөрө турғандыгын Калыгул атабыз көзү

ачыктык менен тээ илгээри эле көрө билбеди беле! Ал учурда Россия тарабынан гана кысым болсо, бүгүнкү күндө төрт тарабыбыздын – Батыш, Америка, Кытай сыйктуу мамлекеттерден экономикалык гана эмес, маданий кысымдар болуп жатканын моюндашыбыз керек. Мындай шартка улуттук өзгөчөлүктөрүбүздү аң-сезими бизге, күнделүк жашообузга тамырлатуу, тилибизди өстүрүп-өркүндөтүү менен гана туруштук бере алабыз. Бүгүн Калыгул атадай ойчул, акылман жана келечки баамдай, сезе алга көрөгөч адам болсо гана, атаганат!

Бардык нерсенин өз чени, чеги башынан эле боло келген. Биринчи өз элиндин камын көр, кызыкчылыгын ойло, улут катары өзүндүн экономикалык, маданий, саясий денгээлинди көтөрүүгө аракет кыл. Ошол эле учурда башка өлкөнүн байлыгына көз артпа, ички иштерине жөнү жок киришпе, өз намысынды тебелетпе, өз арабанды өзүн айдал үйрөн – бул кечэеки, бүгүнкү, эртенеки, дегеле түбөлүктүү принциптер.

– Тарыхчылар «тарыхты кайра карайбыз, кайра башынан жазабыз» деп жатышат, буга көз карашыныз?

– Тарыхка кызыгып келем. Ошол себептен улам «Көркөм чыгармалар жана тарыхый инсандар» деген эмгекти 2000-жылдары жазган элем. Азыр тарыхты кайра карайбыз деген пикирлер айтылып, макалалар жазылып келе жатат. Мейли, жазышсын. Бирок, менимче өтө аша чабуулар болуп жатат. Дегеле, тарыхтын бардыгын бүгүнкү көз караш менен кароо туура эмес. Тарых деген – тарых, окуя, фактылар, деген менен ошол мезгилдеги тарыхый объективдүү жана субъективдүү себептерди, кыр-


даалдарды, аң-сезимди, жашоо-шартты, коншу элдер менен болгон байланышты, улуттук менталитетти ж.б. эске алуу зарыл. Бүгүн өткөн кылымдардын баатырларын кайрадан тарыхый «фильтрден» өткөргүлөрү келишет. Эгерде бүгүнкү күндөгү жаңычыл дүйнөлүк тарыхый көз караштардын критирийлерине карап, ошол денгээлден баа берсек, кыргызда Тайлактан башка баатыр жок болуп чыгат. Баатыр деген ким?! Баатыр – кыргыз элин душмандардан сактап, коргоп калган, жанын аябай жоого каршы күрөшкөн, элдин жалпы кызыкчылыгын ойлогон конкреттүү адам эмеспи! Тайлак – улуттук-боштондук кыймылдын лидери болгон. Бүгүнкү күндүн талабын баатырларга коюп, тарыхты жарды кылыштын кереги жок. Биздеги дагы бир кемчилик – ар дайым терс жактарына басым жасайбыз да, жакшы жактарын жапырып салабыз. А башка эл жаманын жашырышат, же кемчиликтерин актоочу себептерин издең таап, сабак болуучу көрүнүштөргө гана басым жасашат. Ошондуктан, жалпы коомчулукка өткөн инсандардыбыздын үлгүлүү жактарын көрсөтүшүбүз керек, а терс жактары келечек үчүн ансыз деле зарылчылыгы да, пайдасы да аз!

– Сиз жакында Алма-Атада өткөн эл аралык конференцияга катышып келипсиз.

– «Түрксой» ууму уюштурган маданий мурастарга арналган эл аралык симпозиумга катыштым. Илимий докладдан тышкary симпозиумдун катышуучуларына төмөнкүдөй сунуштарды бердим: манасчылык сыйктуу айттуучулук өнөрдү, анын табиятын изилдөө жана башкаларга таанытуу максатында Бишкекте С.Орозбаковдун 140 жылдыгына арналган эл аралык конференция өткөрүү; фольк-

лордук-тарыхый-лингвистикалык экспедицияларды системалуу уюштуруу; түрк тилдүү элдердин маданий мурастарынын каталогдорун чыгаруу жана музейин түзүү; симпозиумдарды, конференцияларды бирдиктүү илимий темаларга арнап, системалуу өнүктүрүп туруу, түрк дүйнөсүнүн акын-жазуучуларынын эстелик-аллеяларын түрк тилдүү мамлекеттердин борборлорунда ачуу. Албетте, Ч.Айтматовду ойлоп туруп айттым.

*Маектешкен Сапалкан АРИПОВ,
«Аалам», 21-май 2009.*



Ч. АЙТМАТОВГО НОБЕЛЬ СЫЙЛЫГЫ БЕРИЛГЕН, БИРОК...

– Залкар, дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Төрөкулович арабыздан кеткендөн бери руханий дүйнөбүз бөксерүп турганы жашыруун эмес. Жазуучу жөнүндө дагы көп айтып, жаза беребиз, Айтматов биз үчүн түбөлүк тема эмеспи! Бирок, мен өзүңө бир маселенин тегерегинде суроо бергим келип турат. Нобель сыйлыгынын табышмактуулугу жана Айтматовдун чыгармачылыгы...

– Нобель сыйлыгы жана Айтматов жөнүндө агайдын өзү деле, мен деле басма сез беттеринде бир нече жолу сез кылганыбызды окурмандар жакшы эле билишет. Бирок, Чыңгыз агай да, мен да көптөн бери бир сырды ичибизде сактап коомчулукка чыгарбай келдик окшойт. Балким, бул өз учурунда туура болгондур, азыр болсо мезгил да, шарт да таптакыр башкача. Агайдын көзү тирүүсүндө өзү да сырдын чекесин чыгарабы деп суроолорду салып көрдүм. Ар дайым Нобель сыйлыгын саясатка алыш барып такап, түз жообун ичинде калтырып койчу. Терен киши сырга да бекем эле.

Жакында теледен Берлин дубалынын кулашына 20 жыл болгондугуна байланыштуу көрсөтүүнү көрүп олтуруп, сырды аргасыз айтууга туура келди, айткым келди, агай мени кечирер...

Мен билгенден биринчи жолу Нобель сыйлыгына «Ак кеме» повестин Турция көрсөтүп чык-

кан. Бул жөнүндө «Чындал келсе чыгармачыл жагынан, Нобель сыйлык «Ак кемеге» берилмек...» деген саптарды жазган болчумун.

«Кылым карытар бир күн» романы жарык көргөндө да көрсөтүлүп, Айтматов баштаган дүйнөлүк адабияттын алптарынын тизмеси «Иностранная литература» журналына жарыяланган болчу. Ошол учурда Швециянын премьер-министрі Ульфа Пальманың ЦРУ тарабынан өлтүрүлгөндүгү тууралуу Чынгыз агадын кыскача божомол пикири «Правда» газетасынын бетине жарык көрүп кетип, чоң тоскоолдуң кылган болчу.

«Кыямат» романы 1986-жылды жарык көргөндө дүйнөлүк адабият дагы бир жолу таң кала түштү. Мусулман өкүлү, коммунист жазуучу, советтик коомду, Адамзат, Ааламдаштыруу проблемасын Иисус Христостун образы аркылуу, мурдагыдан айырмалуу көркөм эстин ығы, жардамы менен XX кылымдын аягында дүйнөгө жанырта ой жүгүртүү, XXI кылымды татыктуу тосуп алуу милдетин коюп койду. Мына ошондо Швед академиясы Айтматовго Нобель сыйлыгынын ыйгарышыптыр, Чынгыз агай Венада сапарда жүргөндө Нобель комитетинен атайы телефон чалышып, кайсы жерде жүргөндүгүн такташып, куттукташыптыр. Бул пикир кыргыз коомчулугуна биринчи айтылып жатат, ал эми чет өлкөлүк айрым санаалаштар бул сырды жакшы билишсө керек. Бирок, Нобель комитети өзүнүн 110 жылдай тарыхында биринчи жолу, атайы баса айтып жатам, биринчи жолу өзүнүн чечимин шашылыш өзгөртүүгө, кайра кароого мажбур болот. Анткени, ошол жылды Батыш Федеративдүү Германия менен Демократиялык Германия Республиканын ортосундагы 160 километр узундукка созулган Берлин дубалы кулап, эки мамлекет бир мам-

лекетке биригишпеди беле! Немец әлиниң тынчтык жолу менен биригишине СССРдин ошондогу Президенти М. С. Горбачевдун ролу өтө чоң болгон. Айбаттуу, кайраттуу СССРден уруксатсыз Берлин дубалынан чычкан да жөргөлөп өтө албайт болчу. Ошондо Швед комитети дүйнөдө тынчтыкты сактоодогу зор ролу учун деп шашылыш түрдө қубануу жана сыйлоо ирээтинде М. С. Горбачевго Нобель сыйлыгын ыйгарып жиберишкен. СССРден эки кишиге берүү мүмкүн эмес эле, дүйнөлүк тарыхый маанигэ ээ болгон чоң саясат роль ойноп кеткен болчу.

Түрк жазуучусу Орхан Памукка Нобель сыйлыгы берилиши чыгармачылык жаатында да саясат биринчи орунда экендигин ырастаган эле.

Бирок, Чынгыз агай эч убакта Нобель сыйлыгы өзүнө ыйгарылбагандыгына кейип да көргөн эмес, аны чыгармачылык трагедия катары да кабыл алган эмес. Швециянын премьер-министрине байланыштуу албай калганда мындай деген эле: «Мага сыйлыктын кереги жок, аманчылык болуп, тынчтык болсо ошондон ашкан сыйлык жок». Бул 1986-жылды, 12-декабрь айындагы сез болчу. Бул сез о.э. агадын М. С. Горбачев менен жакшы санаалаштык мамилесине, анын тынчтыкты коргоо саясатын жактагандыгына да байланыштуу айтылган. Чынгыз агай ушул позициясынан өмүр өткөнчө дегеле тайган жок.

– **А эгемендүү мезгилибиз учурунда көрсөтүлдү беле?!**

– Кийин совет мамлекети ыдырап, ар улут өзүнүн эркиндигин алыш кеткенден кийин Нобель сыйлыгына Айтматовду көрсөтүүгө кызықдар болгондор чыккан эмес. Ал киши 1990-жылдардан 2008-жылга чейин чет мамлекеттерде, алгач Россиянын

Люксембургдагы, Кыргызстандын Бельгиядагы әлчиси болуп жүрдү.

1993-жылы менин дарегиме Швед комитетинен англис, немец, француз, швед, араб тилиндеги кыс-кача кат жиберишиптири, орус тилине көтөрөндө мындаш мазмунда экен: «Шведская академия, Нобелевский комитет по поручению Шведской академии, мы нижеподписавшиеся, которые составляют Нобелевский комитет академии, имеют честь пригласить Вас тоже, предложить одну или более кандидатур на Нобелевскую премию по литературе на 1994 год. Мотивация Вашего предложения желательна, но не обязательна. Правда, чтобы Ваше предложение было рассмотрено, необходимо подать его до 1 февраля 1994 г.

В Нобелевский комитет, задачей которого является подготовка дискуссии по премиям внутри академии. Нобелевский комитет строго конфиденциально обсудит Ваше предложение и предполагает, что Вы со своей стороны сохраните предписанную конфиденциальность.

К. Еспмарк, С. Аллен... »

«Швед Академиясынын Нобель сыйлыгынын жетекчилерине

Урматтуу председатель К. Еспмарк

Сиздердин 1994-жыл үчүн Нобель сыйлыгын ыйгарууга кандидатураларды жиберүү боюнча жазған катынсыздарды (Стокгольм, октябрь, 1993) алыш, бизге ишеним көрсөткөнүнүздөргө чон ыраазыбыз.

Сиздердин бизге жиберген катынсыздарга жооп кылып, төмөнкүдөй сунушту билдирибиз.

Нобельдик сыйлыкка татыктуу чыгармачыл адамдар дүйнөлүк руханий маданиятты байытып, адам баласынын жалпы, түбөлүк көркөм мурасы катары

кабыл алышып, ар кайсы өлкөдөгү окурумдардын ан-сезимине зор таасир калтырып келе жатат.

(Кандидатуранын жалпы чыгармачылыгына кенири анализ берилди).

Урматтуу Швед академиясынын Нобель сыйлыгынын жетекчилери!

Адабият тармагы боюнча кандидатураларды талкуулаган учурда жалпы түрк тилдүү элдердин еңүлүн баалоо катары биздин сунушубузду эске алат го деген ишенимдебиз.

Сиздердин ишициздерге ийгилик каалап чон ыраазычылык менен

А. Акматалиев, филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Адабият жана искусство институтунун директору».

Биз бул катка жооп даярдап, аны англис тилине клубдун мүчөсү Жаркын Рысколова көтөрөн эле. Клубдун советинде кабыл алганбыз. Жашыруун болгондугуна карабастан «Кыргыз Туусу» газетасына бирөө кабар жазып жибергенин бизди түйшөлткөн. Катты 1993-жылы 16-декабрда Бишкектен, 20-декабрда Алма-Атадан Швед академиясына жөнөткөм. Бирок дагы кандай документтер керек экендингин билген жокпуз. Анан мындаш жооп келген эле:

«Профессору А. Акматалиеву

Шведская Академия с благодарностью извещает о принятии вашей кандидатуры для рассмотрения комитетом Нобелевской премии по литературе текущего года

Искренне ваш Исполнительный секретарь
С. Аллен»

Ал эми 2007-жылы академик Аскар Чукутаевич Какеев менен жөнөткөн кат акыркысы болду. Кызык, өткөндө түшүмдө да Чынгыз агай менен

Нобель сыйлыгы жөнүндө сүйлөшүп жатыптырымын. Жаныбызда менин кызматтагы кесиптештесим. Мен агайга Нобель сыйлыгына көрсөтүүнүн жол-жобо эрежелерин толук билбей жатканыбызды билдирип жатыптырмын. Балким, бизден да кетип калдыбы деген ой тыңчымды алыш жүргөндүктөн болсо керек... Чынында эле Швед комитетине жыл сайын клубдун атынан өз мезгилинде кат жөнөтүп коюп, компоюп жүре берипбиз. Нобель сыйлыгынын толук эрежелери таратылбайт, интернетте да жок, болгону жарым кағаз кат келет, кайсы мезгилге чейин көрсөтүлүшү керек, жана көрсөтүлгөн кандидатураны өтө жашыруун (конфидициальность) сактоону талап кылат.

– **Мамлекет атынан кийлигишсе болбойт беле?**

– Мамлекеттер кызықдар болушу, албетте, керек. Анткени, бул мамлекет үчүн деле дүйнөлүк аброй, кадыр-барк. Бирок, мамлекеттер Швед академиясынын уставына кийлигише алышпайт. Мындан он жылдай мурун биздин мамлекет жетекчилери да бул маселеге кызыгып, газеталарга аты-жөнү чыгып кеткен. Кийин болсо Нобель сыйлыгына көрсөтүлдү деп аты-жыты кимдердин гана жок жазылып, басма сөздө талкуу болгон жок. Эки-үч жыл мурун чондор чакырып, Айтматовду Нобель сыйлыгына көрсөтүү боюнча кағаздарыбызды алыш калышкан. Андан кийин эмне болгонун билбейм.

– **Нобель сыйлыгын Чыңгыз агабыз көп күткөн эмес экен, өзүнчү?!**

– Улуу жазуучулар Толстой, Достоевский, Чехов ж.б. деле Нобель сыйлыгын алышкан эмес. Бирок дүйнөлүк адабияттын тарыхында улуу бойдон калышпадыбы. Нобель сыйлыгын алгандардын баарын эле окурмандар жакшы биле беришпейт. Мен чындал эки жолу Чыңгыз агайга Нобель сый-

лыгы берилеби деп үмүттөнүп, күткөм. Биринчи, мындан жети-сегиз жыл мурун кыргыз делегациясы менен Чыңгыз агай да барганды Швед королу Айтматовдун швед тилине которулган бардык чыгармаларын окуп, толкундануу сезиминде болгондугун жашыrbай айтып жиберген. Экинчиши, ақыркы чыгармасы «Тоолор кулаганда» романы жарык көрүп, мына мына деп турганда агай жарык дүйнөдөн коштошуп кете бербеби! Нобель тириүлөргө эле берилет экен. Мейли, буга мен деле, көпчүлүк окурмандар деле маани беришкен жок. Айтматовдун жазуучулук атагы, кадыр-баркы, окурмандын урмат-сыйы сыйлыктардын баарынан жогору турат, дүйнөлүк окурмандардын түбөлүк сыйлыгына татыктуу.


– **«Тоолор кулаганда» романынын атальышында кандайдыр бир сыр жокпу?!**

– «Тоолор кулаганда» романынын темасын көпчүлүк окурмандар Чыңгыз агайдын жеке трагедиясы менен тыгыз байланышта карап жүрүшөт. Туура. Бул шартка жараша болсо керек, автор романын атайы өмүрүнүн ақыры менен байланыштырып жазса керек. Мага айтканына караганда 2006-жылдан бери согуштан кийинки кыргыз айылынын турмушу, сүйүнүн философиясы тууралуу чыгармачылыкта толгонуп жүргөн. Бул биринчиден, экинчиден, тоолордун бузулушуна каршы жөнүндө ою мындан отуз жылдай мурун болгон экен. Иниси Ильгиз менен келини Розетта геолог болгондон кийин, тоолордун кен-байлыктарын изилдеп, чалгын-дап, карталарга белгилеп түшүрүп жүрүшкөндө мындей дептир: «Силер белгилеген карта менен Москвадан адистер келип, тоолорубузду жардырып, бузуп, элдин жашоо турмушуна кыйын болот, белгилебей эле койгулачы?!». «Чыңгыз Төрөкулович,

бул биздин мамлекеттик ишибиз да,» – деп жооп бериптири келини. «Ошентсе да Талаастагы Манас чокудагы кендерди белгилебей эле койгулачы» – деп суралыптыр. Угуп отурган карындашы Роза эже «Биз советтик адам болсок, кантип советтик мамлекеттик ишке каршы боловуз»-деп ичинен тан калыптыр. Көрсө, Чыңгыз агай ошондо эле тоолордун бузулушун, кулашын туура көргөн эмес турбайбы! Жазуучунун жан дүйнөсүндө экологиялык маселе небактан эле бышып жетилген, жаратылыштын кыйроосун руханий кыйроо, психологиянын бузулушу, коомдук деградация менен дал келтирип жатпайбы. Аナン ушулар мыйзамченемдүү түрдө Чыңгыз агайдын Жан дүйнөсү менен, жеке өлүм трагедиясы менен биригип кетпедиби! Манас чокусун бузбоо, казбоо жөнүндөгү пикири көрөгөчтүк эмей эмне. Манас тоосунан алтын изде, «Манаастагы» терс каармандарды Ала-Тоого койгонубуз эле кыянатчылык эмеспи! Ооба, Алп руханий Тоо кулады.

– Раҳмат мағицизге.

Маектешкен Сапалкан АРИПОВ,
«Аалам», 26-ноябрь 2009.



ЧЫГЫМДЫ ӨКМӨТ КӨТӨРГӨН ЖОК

Жакында илим-билим жаатында, өзгөчө эне тилибизге байланышкан чон окуя болду. «Кыргыз-тилиниң сөздүгү» 1000 нускада жарык көрүп, кечээ анын бет ачары Кыргыз улуттук илимдер Академиясында болуп өттү. Бул сөздүккө 50 минден ашык сөз камтылган. Китептин салмагы 4 килограмм. Айта кечтү нерсе, кыргыз тилиниң сөздүгүн чыгаруу (1984-жылы I тому чыгып, экинчиси түп орду менен жок болуп кеткен сөздүктү эске албаганда) кырк жылдан бери колго алынбай келген. Шылтоосу – баягы эле кендириди кескен каражат маселеси. «Өйдө тартса өгүзү өлүп, ылдый тартса арабасы сынып» өлбөстүн күнүн кечирип келаткан өкмөт бул китеptи чыгаруу маселесин, ийне менен қудук казып келе жатышкан илимпоздордун жеке иши катары санап, аларга көнүл да бөлгөн эмес. Акыры бул эмгекти, президентке түздөн-түз караштуу болуп келген Мамлекеттик тил комиссиясын карап отурбай, Улуттук илимдер Академиясынын илимпоздору өз демилгелери менен чет элдик басмаканадан келишимдин негизинде басып чыгарышты. Биз бул ишти колдоп, китеptин түзүүчүлөрүнүн бири жана эмгектин баш редактору белгилүү окмуштуу А.Акматалиев менен маектештик.

– Абдылдажан агай, көп жылдардан бери жарык көрбөй келаткан «Кыргыз тилиниң сөздүгү» акыры китеپ болуп жарык көрүп түр. Чынында бул китеptин элибизге мааниси абдан зор эмес-

ни. Алгач, китептин мынча кечигип чыгышынын себебине токтолсоңуз?

– «Кыргыз тилинин сөздүгүнүн» биринчиси 1969-жылы чыккан. Бирок, ал китептеги «А» дан «Я»га чейинки сөздөр болгону 24 700 сөздү түзгөн. Экинчиси, 1984-жылы чыккан. Ал китепке «А»дан «К» га чейинки эле сөздөр топтолуп, бардыгы болуп 18 мин сөз болгон. Бирок, бириңчиден, ал әмгектерге төл сөздөрүүз менен катар ошол кездеги идеологияга байланыштуу көбүнчө эл аралык сөздөр, терминдер камтылган. Бирок, кыргыздын психологияясына ылайык: тамак-аш, зергерчилик, саяпкерчилик, мергенчилик, саймачылык, үрп-адаттарына, каадасалттарына, динине байланышкан сөздөр кирбей калган. Экинчиден, кыргыздын залкарлары: Қалыгулдуң, Арстанбектин, Молдо Қылыч, Молдо Нияздардын ж.б. акыл-насаат сөздөрү мисалга алынган әмес. Қысқасы, ал әмгектер саясатташтырылган десек болот. Ошондой болсо да, ал сөздүктөр өз убагында ролу чоң болуп, коомго өз милдетин өтөгөн. Бирок, андан бери көп жыл өттү, заманга жараша жана кайра куруу мезгилиниң бери адамдардын психологияясында революция болду. Аны менен кошо көп сөздөр жаңыланды, тилибизге жаңы терминдер кирди, көп сөздөр эскирди.

1984-жылы сөздүктөрдүн кол жазмасы кандайдыр бир белгисиз себептер менен жоголуп кеткен. Бирок, бул ишке кимдер жол ачып, кимдер кийлигишкенин жакшы билбegenдиктен улам, ал жөнүндө кенири айта албайм. Эске сала кетчү нерсе, башкалар ойлошу мүмкүн, ошол жоголгон сөздүк табылып, ошону чыгарып жатышат деп. Баса белгилеп айтайын, бул сөздүк таптакыр башка жаңы сөздүк. Бул сөздүк азыркы доордун талабына ылайыкталган, көп талаштуу сөздөрдүн (М: диалекти-

калык ж.б.) маанисин әлге жеткиликтүү қылып ачып бергенге аракет кылдык. Қысқасы, бүт тармак боюнча сөздөр кирди.

– *Айтсаңыз, 1984-жылы жоголуп кеткен сөздүк, канча сөздөн турган сөздүк эле? Жоголгон сөздүк жөнүндө сиз «билбейм» дегенициз менен, башкалар ал окуя кандай болгону туура-луу ачык эле айтып жатышпайбы?*

– Мен аны билбейм, ал жоголгон сөздүктүү тақыр көргөн эмесмин. Башкалар айтса, айтып жаткандыр, алар айтсын. Себеби, алар өздөрү ошол окуяга аралашып жүрүшкөн да. Бирок, ал жоголгон сөздүктөр бүгүнкү күндө табылса деле, аны чыгаруу таптакыр талапка ылайык келбейт. Себеби, жогору да айткандай маани-манызы башка болуп калды.

– *Эми китептин даярдалышы, кеткен кара-жаты жана элге таратуу, жайылтуу маселе-синен кеп козгосонуз?*

– Бул сөздүктүү сегиз адам алты-жети айдын тегерегинде топтоп даярдады. Ал эми кеткен чыгымын өкмөт көтөргөн жок. Китептин чыгымын биздин жерде өз ишмердүүлүгүн жүргүзүшкөн чет элдик «Евразия-пресс» басмаканасы келишимдин негизинде көтөрдү.

– *Бул китептин сатыктагы негизги баасы канча сом болот?*


– Ал жагын биз айта албайбыз. Азыр чечиле элек. Баасын басмакананын жетекчилери кеткен чыгымды жаба тургандай қылып, өздөрү кенешип коюшат. Болжол менен бул өтө көлөмдүү китең болуп жаткандыгына байланыштуу 2500, 3000 сомго чейин болушу мүмкүн.

– *Бирок, бул китепти андай акчага илим-би-лимге кызыккан элитта чөйрөсүндөгү адамдар эле*

албаса, көпчүл жүтүн алып окууга чамасы чак келбей калаары белгилүү да. Бул жагын да ойлонуштуруп, нускасын көбөйтүп, дагы бастырып чыгаруу үчүн өкмөттөн колдоо сурадыңыздарбы?

– Буга чейин өкмөткө сунуштоо болгон эмес. Ал маселени буйруса, өкмөткө эми сунуштайбыз. Бул китечен жок дегенеде 40–50 мин нуска чыкса жакшы болоор эле. Азырынча, эң башкысы, кырк жылдан бери чыкпай келаткан мындай баалуу сөздүктүн сатыкта турган баасы кымбат болсо дагы, арзан болсо дагы, айтор, чыгып калганы өзү бир чоң окуя болду.

*Маектешкен Айбек ШАМШЫКЕЕВ,
«Форум», 29-январь 2010.*



ЭГЕРДЕ КЕРЕК БОЛСО КӨТӨРӨЙҮН, ЭНЕКЕ ЖОНУМА АРТЧЫ ЭЛДИН ЖУГУН

– Кыргыз илимдер академиясы бай тарыхы, барайндуу карааны бар куттуу мекеме. Бирок, бүгүнкү рынок шартына ыкчам аралашпай, окчундал тургандай таасир калтырат. Же андай эмеспи?

– Академия – билимдин храмы деп жүрөбүз. Бул тегин сөз змес. Биздин академия улуу муундардын өмүр-жашы, көз майы, карандай мээнети менен түптөлгөн, улуттун илимий потенциалын даңазалаган ыйык жай. Ооба, заман талабына ылайык өзгөрүүгө, реформага барууга муктаж. Бирок, реформа десе эле, айрымдар айкырып жаткандай, академияны бөлүп жарып, жогорку окуу жайларынын колтугуна дароо киргизе салууга болбайт. Бул жети өлчөп, бир кесүүчү маселе. Ага жогорку окуу жайларынын материалдык-техникалык базасы даярбы, илимдин өзү даярбы, карап көрүү керек. Адаттагыдай батышынбы, башкасынбы сокур туурабай, алардын жасаганын ойлонуп-толгонбой эле өзүбүзгө көчүрө салбай, абайлас иш кылган он. Айталы, батыштагыдай алгач ЖОЖдорун илимий техникалык базасын чындал алыш, андан кийин техникалык, табигый, экономикалык илимдерди өндүруш менен айкалыштыра турмушка киргизсе неге болбосун. Ал эми улуттук мааниси бартил, адабият, тарых, философия өндүү гуманитар-

дық багыттагы илимдер мамлекеттин камкорду-
гунда болуш керек.

Мен бул күттүү жайдын босогосун 1979-жылы
аттаган экемин. Анын ичинен 17 жыл директор
болдум. Ушул аралыктын ичинде биздин инсти-
тут беш жолу реформалык өзгөрүүлөргө түш бол-
ду. Албетте, дурусу да болду, бурушу да болду.
Айтайын дегеним, кайсы тармак болбосун рефор-
ма баарыдан мурда ишти илгерилетип, өндүрүштү
өргө сүйрөсө, анда иштеген кызматкерлерди ма-
териалдык, моралдык жактан колдоого өбөлгө түзсө
жыйынтыгын берет эмеспи. Болбосо, кызматкер-
лерди кыскарта салганды реформа десек терең
жанылышбыз. Ачык айтканда, биздин кызмат-
керлердин айлыгы өтө аз. Бирок, кабагым-кашым
дебей, илимге өмүрүн арнап иштеп жатканына
ыракматтан башка эмне айта аласын.

– Учурда «Манасыбызды» кытайга алдырып
жибермей болдук деп кызыл чеке болуп жатабыз.
Эгер сиздерде катылып жаткан канчалаган вари-
анттарын эбак эле чыгарып койсок, мынчалык
болбойт беле деп да ойлойсун.

– Айтканыңардын жөнү бар. Бирок, биз деле
колду куушуруп качан каражат болот деп отуруп
алган жерибиз жок. «Манас» али ачылып бүтпөгөн
казына. Мен бул ишке тәэ эгемендүүлүк эшигибизди
аттаганы эле киришкем. Эң биринчи Сагымбай,
Саякбайдын вариантында «Манас» эпосунун ака-
демиялык басылышын чыгарбайлыбы деген суну-
шумду Самар Мусаев, Айнек Жайнакова, Эсеналы
Абдылдаев, Райкул Сарыбеков ендүү белгилүү
манастаануучулар колдоп кетишти. Совет мезги-
линде «Манас» басмадан чыгып жатканы менен
баяғы идеологиялык дүрбүгө илинген жактары
окурмандарга жетпей келген. Бизде «Манастын»

Сагымбайдан 1920-жылдары жазылып алынган 183
мин сап варианты сакталып турат. Арасында «Ма-
насты» кийинки окуяларга да аралаштырып жи-
берген жагдайлары бар. Албетте, бул жерден Са-
гымбайды түшүнсө болот. Манас менен жашаган
киши, Манасын реалдуу турмуштан бөлүп карай
албаган. Ошондой жактарын алып салганда деле
Сагымбайдын варианты 170–175 мин сапты түзөт.
Советтик доордо анын 57 мин сабы гана басылып-
тыр. Демек, үчтөн бири гана басылган. Ошону ме-
нен Сагымбайдын алты томдук, Саякбайдын үч том-
дук академиялык басылмасын жарыкка чыгардык.
Сагымбайдын дагы үч томдугу калды. Өкүнүчтүүсү,
каражат жоктугунаан калганы чыкпай турат.
Көпчүлүгүбүз «Манастап» ураан чакырып, Кытай-
га тарттырып жибердик деп бакырганыбыз менен
чындал келгендө манаска күйбөйт деле эженбиз.
Азыр бизде Сагымбай, Саякбай баштап Шапак,
Тоголок Молдо, Багыш, Молдобасан, Мамбет, Шаа-
бай ж.б. алптардан жазылып алынган 85 вариан-
ты сакталып турат. Башкача айтканда, «Манас»
эпосунун 1 млн дон ашык саптары бар. Аларды
чыгаралы деген бирөө жок. Өкмөттөн каражат
карапбайт. Кудайга шүгүр, эл ичинен чыкпай кой-
байт эжен, жаны ачылган «Хан-Тенири» басмасы
(жетекчиси Айнагүл Алымжанова) ишин Сагым-
байдын «Манасын» толук бассу менен баштайлы
деп жатат. Салмагы 7 килдик (1800 бет) чон китең
болот. Майдалаганда көзгө анчалык толумдуу бол-
бой калат эжен. Муну Жусуп Мамайдын вариан-
тынан улам айтып жатам. «Манастын» Манастай
эле болгону жакшы да. Ошондой эле Саякбайдын
84 мин саптык «Манасы» да ушундай эле көлөмдө
басылып чыкмакчы. Аны «Тураг» басмасы чыга-
ралы деп жатат. Өздөрүнүн каражатына. Мунун

баарын коомдук башталышта, кыйкырып-өкүрбөй эле ар намыстуулук менен жасап жатабыз. Мен бул институттун жетекчиси катары өкмөтүбүз каражат бөлө албай өп-чап болуп жаткандан кийин, Манастын атын алып жүргөн паркка аэропортко көп эле кайрылдым. Уч жолу көлөмдүү мақала жаздым. Алар Манасты жамынганы менен жарытып маанисин түшүнбөйт окшойт, ак-көк дегенге жарапкан жок. Ошондой эле «бир сомдон чогултуп бергилечи» деп жалпы кыргызга кайрылсам деле майнап чыккан әмес. Анан жогорку басмалар «Манасты» басып чыгаралы деп турушса, сүйүнгөндөн апкаарып да калат экенсин.

– «Манас» деп жүрүп кенже эпосторубузду «кеитип» албайбызы?

– Биздин кенже эпосторубуз «Манаска» салыштырмалуу эле «кенже» аталып жүрөт. Болбосо, алардын ар бири көлөмү, маани-мазмуну боюнча бир улуттун мактанычына татыган чыгармалар. Ааламдагы ай чапчыган эпостордон ашса ашаар, асты кем әмес. Бирок, буга чейин кенже эпосторубузун академиялык басылмасы чыкпай келген. Биздин фольклордук топтун демилгеси менен «Эл адабияты» сериясынан деген атальшта кенже эпостордун 30 томдугун чыгардык. Мисалга, Саякбайдын айтуусунда союз кезинде чыккан «Эр Төштүк» эпосун алалык. Анын толукталган академиялык басылышын карап көрсөнүздөр, мурункусуна караганда эки эсеге көлөмдүүлүк кылат. Ошондой эле, «Курманбектин» бир нече вариантыры бар экенин билесиздер. Калыктыкы чыкса калганда-рыныкы чыкпай калган дегендей. Биз колдогу кенже эпостордун бардык вариантын бастырып чыгардык. Бул жарык көргөн китептер биздин мактанычыбыз, маданиятка кошкон салымыбыз болуп

калды деп айтсам аша чаппасмын. Мындан тышкары, биздин институт тарабынан «Залкар ақындар» деген атальшта байыркы Кет Бука, айтылуу Асанкайги, легендарлуу Токтогул ырчылар баш, кийинки Калмырза, Чонду, Айтикелер төш болгон 7 томдук сериясын чыгардык. Муну көргөн казак туугандар суктанып, өздөрүнүн «Эл адабиятын» жүз томдук кылып чыгарабыз деп жатышат, ақындарын дагы чыгарууга киришти. Бирок, аларга өкмөтү олчойгон каражат бөлүп берип, колдон-буттан алып колдоп жатпайбы. А биз каражатты эки жактан издең таптык да. Спонсорлор жардам берди, жазыллуу жүргүздүк дегендей. Ушунун баарын эле илимий иштерге катар алыш жүрүп отурдук.

– Жакында эле жаны сөздүк чыгарып жакшы иш кылдыныздар окшойт?

– Тарыхка кайрылсак, 1969-жылы «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү» (24 мин сөз), 1984-жылы «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн» 1 томдугу жарык көргөн экен. Ар бир мезгилдин өзүнүн талабы бар. Бүгүнкү күндө көп нерселер өзгөрдү. Улуттук лексикада жаны сөздөр пайда болду. Семантикалык жаны мазмун, түшүнүктөр кошулду. Ушуларды эске алуу менен бир жыл көшөрө иштеп отуруп, жаныртылган «Кыргыз тилинин сөздүгүн» чыгардык. Буга 50 минден ашык сез киргизилди. Калыгул, Арстанбектен тартып, кечээ-бүгүнкү кыргыз ақын-жазуучуларынын чыгармаларынан, ошондой эле дүйнөлүк классикалык адабияттын үлгүлөрүнөн алынган мисалдар менен толукталды. Мындан тышкары, улуттук психологияны, менталитетти чагылдырган, элдик ырым-жырымга, улуттук оюндарга байланыштуу мурда кирбей калган сөздөрдү коштук. Кыскартып айтканда, «Кыргыз тилинин сөздүгү» – кыргыз лексикография тарыхындагы

өзүнчө бир этаптык баскыч, жаңы муундагы сөздүк болуп калды десем жаңылышпайм.

– Окурмандарга акын катары да жакшы таанымалсыз. Айрыкча Айтматов жөнүндө соңку жазган ырларыныз жөнүндө эмне айтаар элеңиз?

– Бу турмушун түшкүрдө кубангган, көнүл чөккөн же бирдемеден улам толкунданган учурлар да болот эмеспи. Ыр ошондой учурларда жазылат экен. Бир мисал көлтиреин, Чыңгыз Айтматов өткөндөн кийин Түркия ал кишини эскерүү боюнча эл аралык конференция өткөздү. Ошого чақырылып барып калдым. Конференциянын жүрүшүндө 50 дөн ашык түрк акыны Айтматовго арналган ырларын окушту. Ушу мага аябай таасир берип, катуу толкунданым. Кайра кайтканда самолеттон эле жаза баштадым. Кашибандада кагазым жок экен, гезит-журналдардын бетине, салфеткага чиймелейм. «Айтматов бар, аалам толук көрүнчү» деген ырым ошентип жараган. Андан соң Бакуга, Алматыга бардым. Ал жактардан Чыңгыз агабызызы канчалык урматташаарын көрүп көнүлүм серпилди эле, натыйжада, «Аалам атын Айтматовго беришти», «Сиз өмүрдөн деги кетпей койсануз» деген кийинки ырларым жазылды. Баш аягы Айтматовго арналган 6 ырым жазылды. Ар биригинин себеби бар. Башка темадагы ырларым деле ошондой жагдайда жарадалды окшойт. Ыр ушундай күтүсүз келет эмеспи. Алгачкы ырымды мектептен баштасам керек эле. 7-класста окуп жүргөндө «эгерде керек болсо көтөрөйүн, энеке жонума артчы элдин жүгүн» деп жазыптырмын. Бала кездө көп эле ыр жазылды. Бирок, ушул саптарым эмнегедир эсимден чыкпай келет. Ыр сабымда айтылгандай, элдин жүгүн аркалаганга өзүм да аракет кылышпелем. Академияга келген акыркы 17 жылдын

аралыгында бир да жолу эс алууга чыкпапмын. Бир сез менен айтканда эмгек менин эс алуум болуп калгандай.

P.S. Маектешим менен жаңы эле коштошуп чыга береримде дагы бир «олчойгон» китеңти көтөрүп, институттун кызматкерleri келип калды. Китең орусталинде «Творческие портреты мастеров профессионального искусства Кыргызстана» деп аталат экен. Калкка керектүү китеңтерди «жөҗөдөй» эле басып чыгарып жаткан буларга таңгалып да, суктанып да турдум.

*Маектешкен Темирбек АЛЫМБЕКОВ,
«Агым», 12-февраль 2010.*





«МАНАС», АЙТМАТОВ АР БИРИБИЗГЕ ЖАКЫН БОЛСО...

– Сиз жетектеген институт жыйырма жылдан бері қоомчулукка жакшы пикир туудуруп, қоомчулуктун көңүлүн буруп келе жатат. Быйылкы пландарынызда ошондой жалпы калайык-калкка керектүү эмгектер барбы?

– Албетте, бар! Биз жыллыга илимий иштерибизди пландаштырганда теориялык жана практикалык деп әкиге бөлүп, анан аларды басмадан чыгаруу жагын терен ойлонуштурабыз. Өзүнөр билесинер, кол жазмаларды қоомчулукка жеткирүү үчүн басмадан чыгарууга көптөн бері мамлекет тара-бынан бир тыйын да бөлүнбөйт. Ошондуктан, эмгектерди даярдагандан да демөөрчү издең, барбаган жерибиз калбайт. Быйыл, кудай буюрса, өзүбүз сыймыктанып жүргөн, бирок қыргыздарга – өзүбүзгө жетпей келген Кашкарлык Махмуддин «Түрк сөздөрүнүн жыйнагын» азыркы қыргыз тилине которуп, ага байланыштуу тилдик, адабияттык, фило-софиялык, этнографиялык, коом таануучулук ж.б. илимий-теориялык маселелерин колго алыш жатабыз. Биз байыркы мурасыбызды толук бойдон кайтарып алсак, элибизге жеткирсек деген ниетте тұрабыз. Эгер илимий максатыбыз иш жүзүнө ашып калса – биздин түрк тилдүү әлдин окумуштууларына сыймыктануу менен кабарлап, алар менен или-

мий маселелерди төттайлаша чечүүгө, талашууга батына алабыз. Муну айтып жатканымдын себеби – Кашкарлык Махмуддин «Сөздүгүндө» қыргыз деп жазылып турат, анда өзбек да, казак да жок. Ал әми алар небак эле өз тилдеринде бир әмес, бир нече жолу чыгарып, өздөрүнүкү қылып әнчилеп альшкан. Бул, албетте, биздин бүгүнкү күнгө чейин «Сөздүккө» кайдыгер кароодон келип чыгып отурат.

– Сиз жеке илимий ишиңизден тышкary, қоомчулук үчүн көп иштерди аткарып келе жатасыз?! «Манас», «Залкар ақындар», «Эл адабиятты», «Қыргыз адабиятынын тарыхы»... деги 100дөн ашыун чон-чон әмгектерге жетекчилик кылдыңыз. Сизди көрө албагандар, ишке тоскоол болгондор барбы?

– Иш кылбай келгендер иш жасап жаткандарды көрө албашы мыйзамченемдүү көрүнүш. Бул мұнездүү көрүнүш, көнүл буруп карап көрсөн, кичинекей мекемеден Өкмөткө чейинки масштабды кучагына алыш, ийгиликке, алдыга умтулгандарга, жаңы идеяларды ишке ашырууга тоскоолдук кылышп жатышканы ырас. Алыс кетпей эле өзүбүздүн кесибиизге тиешелүү бир мисалды тарта кетейин. 30–40 жылдан бері чаң басып жаткан материалдар жаңы көз караш менен каралып, эски идеологиялык саясатташтыруулардан арылтып, такталып, ондолуп, түзөтүлүп, кошумчаланып чыга элек болчу. Аларды окурмандарга жеткирүүдө жөн гана административдик жетекчилик кылбастан, кесиптештердин колдоосу менен колго алыш, филолог катары түздөн-түз илимий негизде катышууга туура келген эле – айрым кесиптештеримдин ар кандай баләэсине калгандай болдум. Анан суроо туулат экен: Бириңчиiden, әмнен үчүн мага чейин ал маселелер дың болуп жатканда колго алышкан әмес?!

Экинчиден, эмне үчүн андай кыйын болушса, азыр кайрадан колго алышып, ишти улап кетишиштей?! Азыркы учурда өзүм жасабасам башкалар да жасабасын деген, оозу менен орок оргон, ичи тар, кара өзгөй, кызганчаак, кара ниет пенделер көбөйүп кетти. Мен ушуга капамын.

– Сиз менен Айтматов жөнүндө сүйлөшпөй калсак маектин «тузу» кем болуп калчудай?!

– Айтматовдон ажырап, Айтматовсуз жашаганыбызга 10-июнда 731 күн болот. Ушул мезгил ичинде мамлекетибизде саясий өзгөрүү да болуп кетти. Коомубуз башка нукта өнүгөт го деп ишеним артып турабыз. Ушундай татаал, кыйын сыноодо турганда, албетте, «Манас» менен Айтматов кыргыз элиниң жан дүйнөсүнүн тазаланышынын түпкү булагы, руханий азыгы болуп, Ааламды арайлай турган эки канаты сымал кызмат кылышына камкордук көрүшүбүз керек. «Манас» менен Айтматов – бири-биринен ажырагыс руханий бийиктиктөр турганда ар-намыстуу, адилеттүү, адамгерчиликтүү, мамлекет үчүн жоопкерчиликтүү болуунун үлгүсүн алыштан издөөнүн зарылчылыгы жок. Азыркы тескери иштердин бардыгын капитализмге, базар экономикасына шылтап коюп, эки жүздүү, абыйирсиз, алдамчы, амбициячыл болуп бара жатабыз. «Манас» менен Айтматовду ооздун учу менен айта бербей, конкреттүү, системаалуу, комплекстүү иш-чараларды мамлекеттик денгээлде, мамлекеттин көзөмөлү жана камкордугу менен зарыл, кечикирилгис маселелерди иштеп чыгуу маселеси турат.

– Азыркы бийлик эмне кылуусу керек?

– Айтматовдун жаркын әлесине жарашыктуу өч нерсе жасаган жокпуз. Эми азыркы өкмөткө бир топ маселелер менен кайрылдык, чечилип калаар.

«Өлгөндөр баркталмайынча, тириүлөр даңталбайт» деп әлибиз эң туура айткан эмеспи! Өкмөт атайы декрет кабыл алышы керек. Декретте мен 2008-жылы декабрь айында сунуш кылган 16 мәселе да кабыл алынса деген өтүнүчүм бар, алар өз мезгилинде «Кыргыз Туусу», «Ачык саясат», «Адабий Ала-Тоо» газеталарына жарык көргөн эле.

– Учурда Сиз эмне алек болуп жатасыз?


– Убакыт жетишиштей, а институттун иштери өтө көп. Тигил маселени, бул маселени чечүү керек. Каражат болсо жок. Чарчайсын, тажайсын дегендөй. Маанайың пас болот дегендөй. Өзүндүн жеке ишине убакыт калбай калат. Ошондой болсо да көнүлүн түшкөн маселени карайсын. Быйылкы жарым жылда «Кыргыз адабияты: Тарых жана мезгил» (939 бет) аттуу илимий жыйнагымы, «Рух дүйнөнүн асманында алп жатат» ырлар жыйнагымы басмадан чыгардым. Мындан тышкary манастаануучулар менен биргэ Сагымбай Орозбаковдун, Саякбай Каракалаевдин вариантындағы «Манасын» даярдоонун жана чыгаруунун камылгасында жүрдүм. Ал эми институттун кызматкерлеринин ондон ашуун эмгектерин чыгарууга каражат издең жардам бердим.

– «Манас» дединиз, Манасты кантип элге жеткирешибиз?

– Биз жакында «Хан Тенири» басмасы менен бирдикте 1840 беттик «Манасты» чыгардык, жогоруда айткандай Сагымбайдыкын. Дароо суроо туулат эмне үчүн мынчалык көлөмдө деп. Кийинки мезгилде ЮНЕСКОго Қытай тарабынан киргизилүүгө сунуш кылгандан бери элдин аң-сезими дүргүй түштү. Ал гана эмес, өз мезгилинде Чынгыз агай окубаса да, Жусуп Мамайдын 1000ден ашуун беттен турган «Манас», «Семетей», «Сейтек» ж.б. бөлүмдерүн көрүп таң кала түшкөн, аме-

рикалык журналисттерге көрсөткөн. Ал эми Сағымбайдын эле «Манасы» 1840 бет болуп жатпайбы?! А Саякбайдықын алсак, 6000ден ашуун бетти түзбөйбү?! Эн биринчиден, форматы, көлөмү менен окурмандын көнүлүн бурдук, атына жараша Манаска ушундай көлөмдөгү китеп жарашып турат. Мындан кийинки кадамыбыз «Туар» басмасынан Саякбай Карадаевдин «Манасы» чыгат, кудай буюрса! Андан кийин окурмандардын кызыгуусу менен өз алдынча көркөм сүрөттөр менен «Манастын балалык чагы», «Манастын үйлөнүшү», «Манастын баатырлыгы» ж.б. темалар алдында сеりяларды жарыялап, бала бакчадан, мектептен тартып, чондорго чейин чыгара берсе болот. «Манаска» жакшы мамиле кылгандардын жолу ачылат, ал эми «Манаска» тескери, кайдыгер карағандар пейилдеринен табат.

*Маектешкен Г. Мамасалы кызы,
«Жаңы Ордо», 28-май 2010.*



«АЙТМАТОВДУН СЕКСЕН ЖЫЛДЫГЫНА КЫРГЫЗДАРДАН МУРДА БАШКА ӨЛКӨЛӨР КӨНҮЛ БУРУШКАН»

— Абдылдажан агай, Айтматов менен өтө жаңын мамиледе болуп жүрдүнүз. Анын Бакиев бийлиги менен болгон мамилеси кандай эле?

— Чыңгыз агабыз, чындыгында жаңы бийлик менен келише алган жок. Муну Бакиевдин бийлиги да, өзү да сезип турду. 2005-жылкы март окуясынан кийин баарыбыз эйфорияга батып, жаңы бийлик келди деп кубанып турганда, Кыргызстанга эс алуусун өткөргөнү Айтматов келип калды. Бул – президенттик шайлоонун алды получу. Бакиев менен Кулов tandem түзүп, шайлоого аттанишкан эле. Бирок, бийликтен Айтматовду «келдинби» деген киши болгон жок. Ошондон уламбы экөөбүз сүйлөшүп отурганда, ары-бери басканда мейли чай үстүндө болсун, көп ойлонуп, көнүлү жок болуп жүрдү.

Ошондой күндөрдүн бириnde Маданият министри Султан Раев бизди эки-үч жолу чакырып, «жакында президент маданият өкүлдөрүн кабыл алат. 10 чакты адам болуп киресинер, маданияттын көйгөйлөрүн айтып, кенешесинер. Жыйындын акырында Чыңгыз агай жыйынтыктоочу сөз сүйлөйт» деп, маданият кызматкерлерин чогултуп баштады. Президентке кире турган адамдардын арасында Тургунбай Садыков, Жамал Сейдакматова, Улан Сарбагышев, Мар

Байжиев, мен жана башкалар бар эле. Бирок, президент менен жолугуша турган күн улам эле ары жыла берип, жолукпай жаттык.

– Аナン ошентип кабыл алынгандарды?

– Бир күнү мен Чыңгыз агайга айттым: «Чыңгыз ага. Эмне үчүн сизди биз менен бирге кабыл алат. Сиздин статусунуз башка, сизди бизге кошпой, өзүнчө атайын кабыл алышсын» деп. Чыңгыз агай менден «кантип» деп сурады. «Сиздин бул жерде жүргөнүнүздү баары эле билип жатышат. (Ошол кезде Президенттик аппаратта иштеп жаткан Шамшыбек Өтөбаев агай менен байланышып, ден соолугун, акыбалын сурап жаткан болчу). Мага уруксат берсениз, премьер-министрге чалып, кабарлайын» деп калдым. Агай макул дегенден кийин Куловдун кабылдамасына телефон чалып: «Азыр Кыргызстанда Чыңгыз Төрөкулович жүрөт. Эки-үч күндөн кийин Москвага кетиши мүмкүн. Эгер байланышбыз, сүйлөшбөз десе, чыгышсын» деп агайдын телефондорун таштап койдум. Ошол учурда, Чыңгыз агай, чындыгында эле Москвага кеткени жаткан. Анткени, орус тилдүү жазуучулардын чыгармалары боюнча калыстар тобунун төрагасы, ошондой эле, Антон Чеховдун адабий фондунун төрагасы болуп шайланган получу. Бир-эки күндөн кийин агайга телефон чалып, Кулов кабыл алды. Экөөсү бир жарым saat сүйлөшүптүр. Бул Курманбек Бакиевдин жаны президент болуп шайланып, ант берээринин алды болчу. Кулов «ант» берүү аземине катышыныз деп суранган экен, кийин ошого катышты. Бирок, жалпы иш-чараларда эле жолугуп калып жатканы болбосо, президент Айтматовду атайын кабыл алган жок.

– Айтматовдун элчиликтен чакыртып алуу демилгеси ким тараптан коюлду эле? Же Айтматов өзү кетейин дедиби?

– 2005-жылдын жай мезгилдеринен тарта эле гезиттерде «Айтматов элчиликтен кетет экен» деген сөздөр чыгып калып жатты. Ал кезде агай чыгармачылыгы менен кызуу иштеп, «Тоолор кулаганда» китебин жазып жаткан. 2007-жылы мага Маданият министри Султан Раев чалып калды. «Тышкы иштер министри Эднан Карабаев бир сунуш айтып жатат. Ошону сиз Чыңгыз Төрөкуловичке айтып көрбөйсүзбү. Агайды Түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданият министрлеринин биргелешкен органынын жетекчилигине сунуштап жатышат. Айлыгы, шарты аябагандай жакшы экен. Чыгармачылыкка да ынгайлуу» деп калды. «Эмне үчүн өзүнөр айтпайсынар» десем. «Биз айтсак, кандай кабыл алат, туура болобу, болбой калабы деп чочулап турабыз. Сиз Чыңгыз Төрөкулович менен жакын эмессизби» деп калды. Аナン мен кечинде элчиликке телефон чалдым. Жанымда кытайлык чыргыз Макелек Өмүрбай бар эле. Үчөөбүз бир топко чейин сүйлөштүк телефон аркылуу. Акырында өкмөттүн сунушун айттым. Чыңгыз ага «ойлонуп көрөйүн, бирок мага өздөрү чыгышсын» деди. Кайра эле Раевге чалып, «агайга айттым, бир сыйра маалымат берилди, бирок өзүнөр да байланышыла» дедим.

Бирок, мына күтөбүз жок, ана күтөбүз жок, убакыт созулуп кетти.

– Бу сапар да бийлик унчукпай калдыбы?

– Бир күнү Раевге чалып айттым: «Эмне болду? Мен орто жолдо агайга уят болуп жатам. Агай өзү да азыр бул жакта жүрөт, сүйлөшпөйсүнөрбү» десем. «Октябрь айында президент Түркияга атайын иш сапары менен барат. Ошондо өзү менен кошо ала кетет» деп жооп берди. Бир күнү эле президент Түркияга кетти деп жанылыктардан угуп кал-

дым, агайга барсам үйүндө отурат. «Эмне болду? Сизди ала кетишкен жокпу?» – десем, «жок» дейт. Ошентип, эмне болгону белгисиз, ал иш ошону менен калып кетти. Қыскасы ушул сыйктуу көп окуялар болду.

– **Айтматовдун сексен жылдыгына мамлекеттен кандай көнүл бурулду?**

– 2008-жыл кирип, агайдын туулган күнү жақындаپ келатты. Бирок, эч кандай иш-чара, юбилей жөнүндө мамлекет тараптан сөз болгон жок. 2008-жылы 9-январда «Вечерний Бишкектин» биринчи саны чыкты. Мен ошол гезитке маек берип, быйылкы жылды «Айтматовдун жылы» деп жарыялаш керек деп айттым. Аны Жазуучулар союзу, Маданият министрлиги да колдошту. Андан көп етпөй эле, февраль айында Азербайжандын президенти Илхам Алиев Чыңгыз агайды атайын чакырып, биринчи номурлуу «Достук» ордени менен сыйилап, чоң сый көрсөттү. Ошол замат эле, Чыңгыз аганы Казакстандын президенти чакырып, агай Бакудан шыр Астанага учуп кетти. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев агайды абдан жакшы тосуп алып, чыгармаларынын орус тилиндеgi сегиз томдугун басып, таратууга тапшырма берди. «БТА» банкынын кенешчиси кылышпайттар, Алма-Атадан үй белек кылды. Ошентип, агайдын сексен жылдыгына биринчи башка өлкөлөрдөн көнүл бурулду. Ошондон кийин гана биздикилер «Айтматов жылы» деп жарыялашкан.

*Маектешкен Заирбек БАКТЫБАЕВ,
«Алиби», 11-июль 2010.*



«МАНАС» – ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТҮН СИМВОЛУ»

– **Жакында республикасыздын басмаканаларынан «Манас» эпосунун вариантыны жарык көргөн экен. Сөзүбүздү ушул туурасында баштасак?**

– «Манас» эпосунун Сагымбай Орозбаковдун жана Саякбай Карадаевдин вариантында «Хан Тенири» жана «Туар» басмаларында жарык көрүшү коомчулук учун зор мааниси бар деп эсептейм. «Манас», «Манас» – деп ооз көптүрүп айтканыбыз менен «Манас» эпосун өзүбүзгө, кыргыз элине жеткире албай келбедикпи?! Мына, мындан он беш жыл мурун «Манастын» 1000 жылдыгын өткөрөбүз деп миллиондогон акчаларды ай-талаага чачып, бир жарытылуу, тарыхка кала турган иш жасай албадык го?! Ошондон бери он беш жыл өтүптур, «Манас» деп ураан чакырган мамлекетибиз да «Манаска» кайдыгер карап, каражат берүүгө жараган жок. Башкалар сыйктуу эле биз да эптеп-септеп демөөрчүлөрдүн артынан түшүп, эмгектерибизди жарыялап келе жатабыз. «Манасты» изилдөө учун манаастаануучуларды тарбиялоо учун камкордук керек. Анан кантип азыркыдай беш-алты илимий кызматкерлер менен «Манастын» жүгүн толук көтөрүүгө болсун. Дагы жакшы маркум агайыбыз Самар Мусаев менен эжебиз Айнек Жайнакова баштаган ж.б. күжүрмөн кызматкерлердин эмгектеринин негизинде «Манас» эпосунун қыскартыл-

баган тексттери түзүлүп чыкты. Бул тексттерди басмадан чыгарууну А. Алымжанова менен Т. Мураталиев колго алғандыгы кубандырат. Алар мамлекет жасабаган иштерди жасашты. «Манас» эпосубузду кытайлыктар тартып алды» деп турган учурда, өз убагында окурмандардын колдоруна тийди. С. Орозбаков менен С. Карадаевдин вариантына кытайлык кыргыздын атактуу манасчысы Жусуп Мамайдын варианты көркөмдүгү жагынан да, мазмуну жагынан да тен келе албайт. Көпчүлүктөр көлөмүн көрүп алыш эле баа берип жатышат. Эми минтип Сагымбайдыкы 1830 бетте, 170 000 саптан көп, Саякбайдыкы 1000 бетте, 80 000 сапта биринчи жолу негизинен толук окурмандарга сунуш кылышынды. Окурмандарга түшүнүктүү болуш үчүн атап кетейин, С. Карадаевде «Манас» 84 541 сап, «Семетей» 316 697 сапты, «Сейтек» 108 000 сапты, бардыгы 500 000 б.а. жарым миллион сапты түзөт. «Манас» дешсе окурмандар жогорудагы китеңтерди окуп, тарыхыбызды, каада-салтыбызды, үрпадатыбызды, улуттук мүнөзүбүздү жана өзгөчөлүгүбүздү билишсин.

– С. Орозбаковдун вариантынын өзгөчөлүгү эмнеде?

– Негизинен деп айтканыбыздын себеби, мисалы, С.Орозбаковдун вариантында тексттердин ичинде «Манас» айтып отурганда өзүнүн арманын, 20-жылдардагы айрым окуяларды, тарыхый адамдардын ысмын айткан жерлер бар. «Ленин кошогу» ошолордун бири. Кағазга түшүргөндө «Манас» эпосунун тексттери менен аралашып кеткен, тексттер үзгүлтүксүз жазылып олтургандыктан, «Манас» эпосуна улай эле жазыла берген. Мына ушундай эпостон тышкary тексттердин айрымдарын кыскартууга туура келди.

Ал эми Сагымбай Орозбаковдун вариантынын бир өзгөчөлүгү Манас баатырдын Меккеге ажылыкка барышы эмеспи. Бул окуя башка манасчыларда жолукпайт, ошондуктан традициялуу, түркүтүү сюжеттик окуядан манасчы четтеп өзүнүн фантазиясынан жараткандастын улам мындай тексттер азыр өзүнчө даярдалып жаткан академиялык басылыштага тиркеме катары берилип жатат. Бул, албетте, илим дүйнөсү учун керек. Академиялык басылыштагы таптакыр кыскартуу, ондоо, түзөтүү болбойт. Ошондуктан академиялык басылыштагы С.Орозбаковдун «Манасынын» 7, 8, 9 томдорун, С.Карадаевдин «Семетейин», «Сейтегин» чыгаруу башкы максатыбыз. Ал учун дагы эле болсо демөөрчү издеп жатабыз, ар-намыстуу жигиттерибиз табылат го деген ишенимдемин.

– Сиздин «Манаска» кызыгуунуз качан башталды эле жана эмне түрткү болду эле?

– «Манаска» кайрылып калганымдын себеби бала кезде Манасты окуп, таасирленип жан дүйнөбүздө эрдиктерге шыктануучулук болгону чын. Кийин адабият жана искусство институтунун директору болуп иштеген биринчи эле күндөрү Ч. Айтматовдун «Манас» эпосунун 1000 жылдыгын өткөрүү жөнүндөгү идеясын улап, академиянын жалпы чогулушунда 1992-жылы сүйлөй коём деп, академиянын жана мамлекеттин президенттеринен «таяк» жегени аз калгам. Ал жөнүндө ошол мезгилдердеги басма сөздөргө чыккан маектеримде эле токтолгон. Ошол жылдары «Манас» эпосунун академиялык басылмаларын даярдоонуу институтта пландаштырган элек. Кызматкерлер академиялык басылманын үстүндө күн-түн иштешти, анын үстүнө мындай иш практикалык жактан биринчи болуп жаткандастыктан, дароо иштин багытына түшүү бир топ түйшүктү

жараткан болчу. Биринчи-экинчи томдор жарык көрдү. Редколлегияга Ч. Айтматовдун ысмын киргизбей коюшту. Кантип мурдагы башкы редактор Айтматовду жөн эле редколлегияга киргизбей койгондоруна таң қалдым. Кийинки томдор чыгаарда институттун директору Окумуштуулар кенешинин төрагасы, академиялық басылмалардын башкы редактордун орун басары катары маселени Окумуштуулар кенешине кайрадан коюп, Ч. Айтматовдун ысмын жазып койдум. «Манастын» кийинки томдорунда Ч. Айтматовдун ысмы бадырайып жазылып турду. Бирок, мындай менин демилгем 1994-жылы 30-декабрда каражатты үнөмдөө деген формировка менен Адабият жана искусство институттун жоюлушуна себепкөр болгон. Бирок, «ак ийилип, сынбайт» дегендөй бир жыл бою ошо мезгилдеги бийликтөө менен күрөшүп жатып – «Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору» деп түзүүгө жетишкенбиз.

– Сиздин изилдөө ишиниздин тематикасынын башка нүкка бурулуп калышы эмнеге байланыштуу?

– «Манаска» құйуп-бышып жүргөнүмдү Чыңғыз агай жактырчу. Ошондон уламбы «Манас» эпосунун 1000 жылдыгы өтүп жаткан салтанаттуу кечеде сүйлөгөн сөзүндө манастаануучулар С. Мусаев, Р.Кыдырбаева, Э.Абдылдаев, К.Кырбашев, А. Жайнакова, Р. Сарыпбековдун ысымдары менен катар менин аты-жөнүмдү да атаганда бир аз чочуп кеткен жайым бар. Көрсө Чыңғыз агай мага алдын ала «аванс» катары айтып, жоопкерчиликти жана милдетти тагып койгон турбайбы?! Ошондон баштап Манасты пропагандалоо жана ага тиешелүү монографияларды, варианттардын тексттерин чыгарууга киришип кеттим. Азыр ойлосом, Чыңғыз агай


менин адабияттагы багыттымды океан сыйктуу чалкыш жаткан «Манаска», түгөнгүс фольклорго, оозунда шекери бар ақындар чыгармачылыгына бурган эжен. «Эл адабиятынын» 30 томдугу, «Залкар ақындардын» 7 томдугу, «Залкар комузчулардын» 125 күүсү ж.б. жыйынтыкты көрсөтүп турат. Чыңғыз агай бүгүн арабызда жок, бирок анын «Манаска» жасаган мамилесин улантуу менин эле эмес, жалпы кыргыз атуулдарынын милдети деп эсептейм. Чыгармачылық тагдыр буйруп ошондон улам Чыңғыз агайдын озуйпасын аткарып, анын ордуна 30 жылдан кийин улуу манасчылар С. Орозбаков менен С. Карапаевдин толук варианттарынын чыгышына башкы редактор катары кызмат кылышым мыйзамченемдүү болсо керек. Бул менин он беш жылдык «Манас» эпосуна болгон әмгегимдин жыйынтыгы болмокчу. С. Орозбаков менен С. Карапаевдин варианттарындагы жаны чыккан «Манас» – Эгемендуулуктун символу. Эгемендуулук болбосо бул манасчылардын варианттары советтик идеологиянын рамкасында камалып кала бермек э肯. Бирок, биз «Манасты» Эгемендуулуктун символу катары урматтай да, ардактай алдыкпсы?! «Манаска» камкордук кылдыкпсы?! Эгемендуулуккө жеткенден бери «Манас» деп тамагыбыз айрылганча кыйкырганыбыз менен «Манастын» кадыр-баркына жете алган жокпуз! Мына, көптөн күткөн референдум да өттү. Референдумдан кийин Убактылуу Өкмөттүн маданият жагындагы эң башкы иш-аракети «Манас» аркылуу элди, жерди бириктириүү болушу керек. Менин конкреттүү сунушум мындай, эгерде түшүнсөк, дагы «Манаска» кайдыгер карасак Сагымбай Орозбаков менен Саякбай Карапаевдин варианттарындагы «Манас» эпосу бириңчи жолу тарыхта ондоосуз, түзөтүүсүз чыкты, бул

кыргыз элинин маданий майрамы, руханий салтнанты болушу керек. «Манастын» 1000 жылдыгында да эпостун тексттерин толук чыгарып мактана, сыймыктана алган эмеспиз! «Манас» бизге дагы бир шанс мүмкүндүк берип жатат, биримдүү, ынтымактуу жашоого чакырып жатат.

Биз ушуну терең ойлошубуз керек. «Манастын» бүгүнкү күндө кандай тиешеси бар, «Манасты» көтөрүү артта калуучулук деп да айтып жаткандарды кездештирүүгө болот. Манастын духу, руху элибиздин жүрөгүндө орноп, аң-сезимибизди, арнаамыстуулукту ойготконуна мисал катары Эгемендүүлүк мезгилиниен кийинки эле өлкөбүздөгү саясий өзгөрүүлөрдү алсак жетиштүү болот. «Манас» турганда кыргыз эли түбөлүктүү да, Эгемендүү да болот.

*Маектешкен Чынайым КУТМАНАЛИЕВА,
«Астана kg», 8-июль 2010.*

Редакциядан: Биздин активдүү окурманыбыз Абдылдашан Акматалиевди Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги болуп шайланышы менен күттүктайбыз. Ишине дагы-дагы ийгиликтерди, бекем ден соолук каалайбыз.



«ЭРКИНДИККЕ ЖЕТҮҮ ОҢДЙ, АНЫ КАРМАП КАЛУУ КҮЙҮН...»

– 7-апрель өлкөбүзгө чыныгы эркиндик алыш келди. Баарыбыз жетине албай қубанып турабыз. Откон жылдардын митингисинде күн-түн жүрдүнөр эле. Бут кийиминдин жыртылып кеткени да эсимде. Деги 7-апрелде карааныңарды көрө албадык го?!

– Биз 2006, 2007-жылдардагы митингдердин катышуучуларыбыз. Анан кантип, бул 7-апрелдеги окуяга катышпай коёлу. Элдин адилетсиз бийликтен жадап, эркиндикти самап, күтүп келгенин 7-апрелдеги тарыхый окуя даана көрсөтүп койду. Бул күнү түшкө маал ишибизден чыгып, мен, Мукасов, Исмаилов Сокулуктун жаштары менен Ак үйгө чейин бардык. Балдардын революциялык духу бизди да шыктандырды, жан дүйнөбүз аларды көрүп кубанды, келечекке үмүт бар экендигине ишендик. Жаш жигиттердин деми менен Ак үйгө жетип барсак, ал жактан тарсылдактар угулуп, ок жаай баштады. Ошондо балдардын акыйкattык, адилеттик, чындык үчүн баштарын сайып койгон эрдигине, баатырдыгына, кайраттуулугуна, өжөрлүгүн баа бердик. Бизге болсо «байкелер аягына чейин туралы, кетпегиле, бирге бололу» деп жатышты. Экиүч жолу сүрүлүп барып токтодук... Жениш оной-олтоң келген жок, жада калса Баткендеги террористтерден да мындай көп кан аккан эмес болчу. Арман, кайғы, капа жан дүйнөбүздү бүлүнчүп, кан

менен ый аралаш болуп турса да, Чыңгыз Айтматов «Саманчынын жолу» повестинде Женишти сүрөттөгөндөй Женишти биз ат чабыштан озуп келе жаткан атты тосуп алгандай, сүрөп кеттик. Ант-песке айлабыз да жок болчу.

Эртеси күнү Мукасов экөөбүз Ак үй тараапка эрте бардык. Ак үйдүн айланасы кан, түтүн жыттанат. Менин көз алдымга сүрөттөн көрүп жүргөн экинчи дүйнөлүк согуштагы Сталинград келе түштү. Ысык-Көлдөн, Нарындан келген шакирттерибизге жолуктук, алар болсо шаардыктарга таарынып, «Биз адилет жашоо, келечек үчүн күрөшүп, жаныбызды аябай келсек, шаардыктар шаарды моминтип талкалап кетишти, морадерлукту жасашты, аларга караганда биз маданияттуу экенбиз. Ачка болгонубузга карабай Женишти колдон чыгарып жибербейли деп ак үй аянтынан кеткен жокпуз» – деп жатышты. Чындыгында эле революцияны жаштар, анын ичинде айылдардан келишкен карапайым жаштар жасашты. Акыйкат, адилет, чындык үчүн күрөшкөн баатырларга таазим этебиз!

– Ошондой эле деп ойлогом да! Женишибизди сактап калсак деген ниет жалпы баарыбызда болду. Сен да менчилеп түйшөлүп чыксан керек.

– 8-апрель өтө коогалуу болду, анткени провакациялар уюштурулуп жатты. «Эмне кылуу керек?!» деген суроо ар бирибиздин көнүлүбүздө турду. Кечинде белгилүү журналист Каныбек Абыкадыровго жолугуп калып (манастаануучу Самар Мусаевдин үйүндө, ал киши ошол күнү дүйнөдөн өтүп кеткен эле) революциянын ийгилиги жана кемчиликтери жөнүндө пикир алыша кеттик. Чоң портфель бөлүштүрүү жүрүп жатат деген сыйктуу чын-төгүнү аралаш сөз желдей тарап, кыжырданууларды да пайда кылды. Мындай учурда улуттук трагедия

болду деп теле-радиодон, басма сөздөрдөн аза күтүүнү жарыялап, туулар түшүрүлүшү керек, ошондо эл тынчый түшмөк. Ушул оюбузду Убактылуу өкмөткө билдирип коюу үчүн шаардын коменданты Турат Мадылбековго телефон чалып билдиридик, ал оюбузду кубаттады. Ал эми Каныбек Абыкадыров төле көрсөтүүдөн улуттук аза күтүү жарыяланат деп айтканы кетти.

Мурат Мукасов экөөбүз кийинки күндөрү да аянтка барып жүрдүк, куран окуттук, бирок бийлик күсөп тынчый албаган айрым жаштарды, балдарды көрүп, жан дүйнөбүз муздай түштү. Алар эптеп эле чыр чыгарууну көздөп, 300–400дөй бала Убактылуу өкмөт отурган жерди басып алалы дешип да барышты. Эки жаат болуп уруша да кетишти, эптеп убактылуу өкмөт жетекчилеринин бири чыксын деп Эмил Каптагаевге телефон чалдым, дежур болуп турган балдардан суралып, Өмүрбек Текебаевди издедим. Текебаев чыгып он-он беш минут сүйлөп жаштарды тынчытты. Мукасов экөөбүз аянтка келсек туубуз түшүрүлгөн бойдун жерге тийип турат, ар кимиси келип анын чексинен айрып, повязка кылып жатышыптыр, балким провакация кылып өрттөп жиберишсе дүйнөгө шерменде болмокпуз. Дароо Турат Мадылбековго телефон чалып, элдик күзөттөн киши жиберүүсүн, аза күтүүдө түшүрүлгөн тууну кайра көтөрүүнү унутуп калышканын кабарладым. Жигиттерден убактылуу күзөт коюп, кирип-чыгууга тыюу салынган лентаны тактырып койдук. Жаштардын лидерлери Чыңгыз менен Дайырга тууну кайтарып туроо өтүнүп, ушул эле оюбузду эң жакын мекеме маданият агенттигинин директору Рыскелди Момбековго кирип айттык.

Революциянын курмандыктары аң-сезимибизди, жан дүйнөбүздү, абийирибизди таразалоого чакырат. Эркиндикке жетүү оной, аны кармап калуу кыйын...

– Революция бир күн менен бүтпөй тургандыгын тарых тастыктап келет. Азыр Түштүктө болуп жаткан кайылуу окуялар келечегибизге тоскоол болууда.

– 2010-жылдагы Ош, Жалал-Абад окуялары баарыбызды кабатыр кылып турат. Улутуна, динине, жашына карабай тынчтыкты орнотууну жалпы эл көксөөдө. Бирок, өзбек-кыргыз элинин ортосуна от жагып, эски бийлик дагы эле болсо өзүнүн эки жүздүүлүгүн, арсыздыгын көрсөтүп жатат. Ушунчалык адамдын өлүмү боло тургандан кийин ниети таза эмстерди 7-апрелден кийин эле кармап салса болмок экен. Кан төкпөйбүз, гумандуу болобуз деп отуруп, «жоо аяган жаралуу» дегендей «боор ооруса боорго тээп» бийлиkti ала алышпаса да өздөрү айткандай, өз элин «канга боёп» жатышат. Бул кайылуу окуяларга маашырланып, рахаттанып сырттан карап тургандар карапайым, эптеп күн көргөн адамдардын өмүрлөрү менен ойношууда. «Бирөөлөргө өлүм тилегенче, өзүңө өмүр тиле» деген жакшы макал бар. Адамдын өмүрү түк эчтекеге турбай калганы – коомубузду манқуртчулук басып баратканын далилдейт.

– Мындан жыйырма жыл мурун Ош окуясына Чыңгыз Айтматов да күбө болбоду беле?!

– Ооба, 1990-жылдагы кайылуу Ош окуяларынын тынчышына Чыңгыз Айтматовдун зор салымы бар. Ал мезгилде Чыңгыз агай СССРдин Президенти Михаил Горбачевдун кенешчиси эле. Дароо атайын самолёт менен Москвадан Ташкентке учуп, Өзбекстандын мамлекеттик жетекчилери

менен сүйлөшүп, белгилүү жазуучулар Адыл Якубов менен Пиримкул Кадыровду Ошко ала келип, атышууларга карабай, өмүрүн тобокелге салып, уйку көрбөй, согуштун отун өчүрүп калган. Өзбектерге да, кыргыздарга да түшүндүрүп, сабырдуулукка чакырып, өзүнүн кадыр-баркын, аброюн салган, «Биз Ош жергесинде эзелтен бери жашап келген журтпуз. Каны да, тили да бирге түрк атасын балдарыбыз. Азыр кыргыз, өзбектин арасы душмандашшу коркунучунун абалында. Кан төгүлүп, кишилер майып болууда.

Эртеңки күнбүздү ойлонолу, бала, чака, неберелерибиздин убал-сообун ойлонолу. Булардын келечеги эмне болот? Акыл токtotуп сабыр күтөлү.

Мен силерге кайрылам, өзбек да, кыргыз да мен үчүн бирдей өз элим. Кеч боло әлекте бир-бириңерге кол сунгула, маселелерди акыл менен чечкиле. Күч – акылда! Зордук эч убакта әлге жакшылык алыш келе албайт. – деп кайрылган. Азыр да бул сез актуалдуу. Чыңгыз Айтматовдун бул бейпилдикти сактоо өмгегин коомчуулук да, мамлекет да жогору баалаган. Ошол мезгилде Кыргызстан Компартиясынын XIX съездиде өтүп жаткан, Чыңгыз агайга ыраазылык билдирилген.

Кийин аскер адамдары айтып жатпайбы, Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнөн коркups БТР менен танканын үстүнө чыгып сүйлөгөнгө урксат жок десек да болбой күнүнө үч-төрт жолу сүйлөп жатты деп. Чыңгыз агайдын ошондогу атуулдук эрдигин, көп адамдардын өмүрүн сактап калгандыгын унутуп калып, айрым ээн ооздор «Айтматов болбосо өзбектердин сазайын бермекпиз» дешип, ооздоруна эмне келсе ошону оттогонун да көрдүк.

Эл тынчып калганда агай Бишкекке келди. Биз аэропорттон тосуп алдык. Аябай чарчап, жүдөп,

чачы өсүп кетиптири. Көнүлү чөгүңкү. Баргандар әмне дәэрибизди билбейбиз, сөз баштоо өтө оор болду. Ошондо агай «Аманчылык эле болсунчу» деп койду. Пендебиз да, кийин Чыңгыз агайга асылуулар болуп турду. Ошондо Чыңгыз агай «Правда» газетасына жарыялаган «Көчкү үстүндөгү каргалар чуусу» деген макаласында аларга жооп берип келип мындай деген эле: «Ким кезенген эки тараптын ортосуна түшүп, арачы болгусу келсе, эки тарапка тең душман көрүнөт. Ортомчунун оор үлүшү ушунда».

– Айтматов касиеттүү адам эмес беле, сени бекеринен жанына алыш жүрбөсө керек?!

– Мен башкалардай болуп, «Чыке», «аке», «ага» деп кайрылчу әмесмин. Ар дайым «Чыңгыз агай» деп кайрылчумун. «Өзүмө ишенгендей ишенем» деп айтаар эле. Кат жазганда да ушул сүйлөмдү баса көрсөтчү. Бул мен үчүн өтө жооптуу – менин Чыңгыз агай менен болгон турмуштук, адамдык байланышымдын кредосу болуп калган. Баарын мага ишеним менен тапшырчу. Бир мисал. Агайдын уулу Эльдар үйлөнүп жатканда мени чакырып, үйлөнүү үлпөт тоюна кете турган каражаттардын бардыгын менин көзөмөлүмдө болуусун өтүнгөн. Ошондо ойлоп койгом, «әмне үчүн туугандарына, инилерине тапшыrbайт» деп. Көрсө, ортобузда ишеним турган әкен. Мен дайыма агайдын тапшырмасын өз убагында, так, өзү канaatтангандай аткарчумун. Бир жолу мындай окуя болуп калды. Чыңгыз агайдын 60 жылдык маарakesи Шекерде өткөндөн кийин таластыктар чон, кооз боз үйдү белек кылышты. Боз үйдү алыш келип тигип жатканда ырымдалап кан чыгарып коёлу деп калышты. Кой байланып турат. Жумуш аякталып калганда агайды чакырып, «малга бата кылалы» деп кал-

дык. Агай жаныбызга келгенде койду кармап турган бала коё берсе болобу, мына анан кармай албай жүрөбүз, бир маалда кой дубалдын жылчыгынан өтүп кетти. Балдар артынан чуркады, бир saat издешти, кайда житип кеткени билинбейт, таппай калдык. Агайга айтсак, «буюрабаган турбайбы, тим койгула» деп койду. Дегеле Чыңгыз агайдын мал-жанга, жада калса айбандарга жасаган мамилеси башкacha әмес беле! Ошол күндөрдү сагынып келем.


– Чыңгыз Айтматов 1974-жылды Илимдер академиясынын академиги болуп шайланган әкен. Ошондон бери – 36 жылдан бери адабият адистигинен орун берилбептири. Айтматов дүйнөдөн кайткандан кийин агайындын ордуна өзүң атаандаштык жол менен шайланыпсын, наамын куттуу болсун. Анын үстүнө Айтматов баш редактор болуп чыгарган Сагымбай Орозбаков менен Саякбай Карадаевдин вариантындағы «Манастарды» килемдип чыгарып, руханий жактан да канаттанып, агайындын традициясын улап турган чагын әкен...

– Өзүң айткандай, улуу манасчылардын вариантары алгач жолу Чыңгыз агайдын жоопкерчилиги менен чыккандыгына отуз жылдай болуп калды. Бирок ал мезгилде – советтик-партиялык идеологиянын чон көзөмөлүндө турганда «Манастын» тексттеринин, өзгөчө Сагымбайдын тексттери Айтматовдун аброюна, кадыр-баркына таянып чыгышы, окурмандардын колуна жетиши руханий чон эрдик эле. Ал үчүн Айтматовго күнөө койгондор да табылбадыбы. Ошентсе да, Сагымбайдын «Манасы» толук чыга элек болчу. Чыңгыз агайдын «Манаска» жасаган ишин улантып, Сагымбайдылын «Хан-Тенири», Саякбайдылын «Туар» басмаканаларынан чыгардык. Басмаканалардын генералдык директорлору Айнагүл Алымжановага,

Тилек Мураталиевге чоң ыраазычылык билдирем. «Манастын» жоопкерчилиги мага отуз жылдан кийин артылып отурганына жана аны абийириим менен аткарғаныма өзүн айткандай кубанып тұрам. Эки залкар манасчынын китептери Чыңғыз Айтматовдун баш сөздөрү менен ачылды, ал әми мен соңку сөздөрүн жаздым. Ошондуктан, бул Чыңғыз агайдын жарқын әлесине дагы бир жолу таазим қылғаным деп эсептейм. Ошону менен бирге Чыңғыз Айтматовдун ордуна академик болуп шайланышым да көп нерселерге милдеттendirет. Наам алып эле чиренип жатып калыш әмес, мен академиктик жолго маңдай тер ағызып, әмгек менен тайгак кечүү, тар жолдо чыгып келдим. Бул наам да мага наисип болгонуна ыраазымын.

Чыңғыз агай менен менин тағдырымдын өмүр жолдо бир чекиттен кезигиши жана турмушта сапарлаш болгонубуз капысынан, кокусунан әмес, мыйзамченемдүлүк деп эсептейм. Мен Чыңғыз агайдын жасабай кеткен идеяларын, ойлорун колдон келишинче аткарууну жашоомдун максаты деп билем. «Манас», Айтматов – менин руханий паспортум.

*Маектешкен Баратбай АРАКЕЕВ,
«Форум», 22-июнь 2010.*



АЙТМАТОВДУН АТЫ ЧОҢ ЖООПКЕРЧИЛИКТИ АРТАТ

– Адабият таануу илиминин азыркы абалы жана өнүгүү бағыттары кандай болуп жаткандыгына токтолсонуз?

– Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин алдында келечекке карай өнүгүүнүн өздүк стратегиялык бағыттарын аныктоо сыйктуу татаал маселе курч коюлуп турган учур. Бул маанилүү маселеге карата коомдун бардык тармактары өз үндөрүн кошууда, маселени чечүүнүн ар түрдүү жолдорун жана концепцияларын сунушташшууда. Илим менен техниканын заманы болгон доордун стратегиялык бағыттарын аныктоодо, албетте, илимий коомчулук алдынкы активдүү позицияда болуусу зарыл.

Кандай гана заман, кандай гана коом болбосун гармониялуу өнүгүүсү үчүн материалдык керектөөлөрдү камсыз қылуу бағытынdagы аракеттер, же-тишкендиктер, илимий изилдөөлөр менен катар коомчулуктун руханий керектөөлөрү, маданий деңгээли тууралуу кам көрүү да көнүл борборунан четте калбоосу керек. Ансыз, орустун даанышман жазуучусу Л.Н. Толстой айткандай, руханий маданияты төмөн коомдо адам мүмкүнчүлүктөрүн артырган ар кандай ачылыштардын адамзат келечеги үчүн пайдасы менен катар зыяндуу болуу коркунучу да бар.

Коомдук илимдердин катарында адабият таануу илими коомдун руханий-маданий денгээлин өстүрүгө, калыптандырууга таасир этүүчү, руханий керектөөлөрдү камсыз кылууга өз салымын кошуучу негизги илимий тармактардын бири болуп эсептелет. Ал элибиздин көркөм сөз мурастарын жана абын, жазуучуларыбыздын чыгармаларын изилдөө, талдоо, баалоо, түшүндүрүү, пропагандалоо аркылуу улуттун өзүн өзү таануусуна, ата-бабалардан калган нарктуу адеп-ахлактын салт-санаалардын, осуялтардын сакталышына, заманбап өнүктүрүлүшүнө, нравалык-этикалык, эстетикалык баалуулуктардын такталышына, жаштарды мекенчилдик, атуулдук активдүүлүккө тарбиялоо сыйктуу өрнөктүү иштерге да өз көмөгүн тийгизет.

Кыргыз адабият таануу илими бүгүнкү күндө улуттук көркөм сөз өнөрүнүн өнүгүш эволюциясына байланыштуу келип чыккан ички спецификалык талаптарга жана сырткы коомдук-саясий өзгөрүлөргө жараشا талаптарга ылайык өз милдеттерин жүзөгө ашырууга аракеттенип келүүдө. Коомдук-саясий системанын өзгөрушү жана өз алдынча мамлекеттик әгемендүүлүккө жетишүү буга чейин саясатшырылып, партиялуулук, таптуулук принципинен талданып, бааланып келген оозеки жана жазма профессионалдык көркөм сөз чыгармаларын нукура адабий-эстетикалык баалоочулук чен өлчөм менен кайрадан карап баалоону адабият таануу илимебиздин алдындагы башкы маселе катары күн тартибине койду. Коюлган бул иш чаранын жүзөгө ашырылгандыгынын бир далили катары «Кыргыз адабиятынын тарыхынын» 7 томдугун көрсөтүүгө болот.

Ошол эле саясатка байланыштуу себептерден улам Кол жазмалар фондусундагы көптөгөн ма-

териалдар жарык көрбөй же көптөгөн ондоп-түзөтүүлөр, кыскартуулар менен жарыяланган болсо, ал материалдар эч кандай кыскартуусуз, болгон вариантыны менен «Эл адабияты» деген сериянын алдында 30 том болуп жарык көрдү. «Залкар ақындар» сериясы 10 китеп болду. Бул китептер, 10 томдук да, 7 томдук да, 30 томдук да спонсорлук колдоолордун жардамы менен басмадан чыгарылды.

Адабият тарыхына жана теориясына байланыштуу бышып жетилген бир топ проблемалар – жанр, стиль, образдар системасы, фольклор менен жазма адабияттын байланышы, адабий таасир, көрүнүктүү жазуучулардын чыгармачылык өзүнчөлүктүүлүгү боюнча илимий изилдөөлөр жазылды. Албетте, муун менен адабият таануу илиминин бардык проблемалары чечилген деп айттууга болбойт. Мезгилдин өкүм талабына, айрым бир маселелердин толук айкындала электигине байланыштуу горизонталдык мүнөздө же үстүрт жүргүзүлгөн изилдөөлөрдү жекелештирип, ар бир проблемаларды өз-өзүнчө алышп, вертикалдык планда терендетип, иликтөө зарылдыгы бар. Маселен, Ч. Айтматовдун чыгармачылыгын изилдөөнү алыш карай турган болсок, анын проза сыннадагы эпикалуулукту өзүнчө, драматизмди өзүнчө, лирикалуулукту өзүнчө, трагедиялуулукту өзүнчө алышп, алардын теориялык негиздерин өтө кылдаттык менен караштырып, дүйнөлүк адабияттагы параллель көрүнүштөр менен салыштырып, зарылдыгына жараша философия, социология, психология, ж.б. илим тармактары менен биримдикте кароо сыйктуу толуп жаткан маселелер бар.

– Илим системасын модернизациялоо проблемалары, ошондой эле илим, билим берүү, өндүрүштү интеграциялоо маселесичи...

– Соңку мезгилдерде саясий системалық зор өзгөрүүлөргө учуралан КМШ өлкөлөрүндө, өзгөчө Орусия мамлекетинде илим, билим берүү жана өндүрүштү интеграциялоо, модернизациялоо, илимдин натыйжалуулугун арттыруучу инновациялык жолдор жөнүндө көп талкуулар болуп, көптөгөн мамлекеттик расмий чечимдер кабыл алынды.

Илимди интеграциялоо, модернизациялоого болгон мындаи кызыгуучулук мамиле жөн жерден чыгып отурган жок. Ал мезгил, коом талабына байланыштуу төмөнкү негизги факторлор менен түшүндүрүлөт:

– биринчилен, коомдук-саясий системанын өзгөрүшү, аны менен катар илимий изилдөөчүлүк иштерге мамлекеттик заказ, концепция жана каржылоолордун мүнөзүнүн өзгөрүшү;

– экинчилен, маалыматтык-коммуникативдик технологиялар прогрессинин өтө тез темп менен өнүгүшү жана ушуга байланыштуу экономикалык, саясий, маданий глобализация;

– учүнчүдөн, адам менен жаратылыш мамилелерине жаңыча түшүнүк. Мурда «адам – табият кожноону» түшүнүгү ар кандай илимий изилдөөлөрдүн борбордук негизин түзүп, чектелүү коом жана адам кызыкчылыгы жетектөөчү роль ойноп келген болсо, XX кылымдын экинчи жарымынан тарта өзгөчө курчуй баштаган экологиялык проблемалар жаңырган кылымдын илимпоздорунун алдына изилдөө парадигмаларын (үлгүлөрүн) өзгөртүп, адамды жаратылыштын бир бөлүгү катары карап, пендечилик өзүмчүлдүктөн алыстoo зарылдыгын күн тартибине койду.

Мына ушундай жаңылануу зарылдыгын жараткан түйүндүү факторлордун негизинде илимдин бардык тармагы – табигый, так илимдерде да,

педагогикалык-усулдук жана коомдук илимдерде сезилээрлик бурулуштар, жаңыланууга умтулуулар жүрүүдө.

Ооба, илим, билим берүү, өндүрүш – бирин-бiri толуктап, өз ара интеграциялык байланышта болуусу зарыл. Илим кадр даярдап жаткан билим берүү системасын, ЖОЖдорду заманбап илимий адабияттар, илим тармагындагы жаңы ачылыштар, жаңы усулдук ыкмалар тууралуу маалыматтар менен толукталган окуу китеңкери менен камсыз болушуна түздөн-түз катышуусу зарыл. Адабият таануу багыттында соңку он жыл аралыгында бул багытта бир топ иштер жасалгандыгын белгилеп кетүүгө болот.

– Адабият таануу илиминин приоритеттүү багыттары жана изилдөөлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатуу жолдору кандай?

– «Манас» эпосу жана Ч. Айтматовдун чыгармачылыгы – булар кыргыздын көркөм сөз өнөрүндөгү эки бийик чоку. Дүйнөлүк адабият, фольклордун бийиктигинен туруп караганда деле алардын салтанаттуу жана сүрдүү бийиктиги өз денгээлиниен төмөндөбөйт. Алар качан да болсо улуттук фольклористика жана адабияттаануу илимибиздин приоритеттүү темаларынан болуп кала берет. Бул эки улуттук сыймыгыбызды дүйнөлүк коомчуулукка дагы кенири таанытуу жайылтуу багыттында үзгүлүксүз комплекстүү изилдөөлөр жүргүзүлүп турушу зарыл.

Муну менен катары жаңы муундуун адабий-эстетикалык талаптарына ылайык оозеки жана жазма адабияттын үлгүлөрү да изилдене бермекчи.

Илимдин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн төмөнкүдөй иш-чаралар колго алынуусу зарыл:

а) кадрларды даярдоо маселеси. Илимге таланттуу жаштарды тартуу жана кармап калуу үчүн алардын айлыгын жогорулатуу, максаттуу грант, стипендияларды уюштуруу зарыл;

б) илимий булактарды, сейрек кездешүүчү кол жазмаларды заманбап техникалык, электрондук үлгүгө өткөрүү маселеси;

в) илимий изилдөөлөрдүн практикалык маанисine көнүл бөлүү, жазылган илимий иштерди жалпы коомчулукка жеткириүү үчүн басмадан чыгаруу иштерине каражат бөлүү;

г) өрнөктүү илимий жетишкендиктерди өздөштүрүү, тажрыйба алмашуу үчүн илимий командаировка, стажировкаларга атайын каражат бөлүү.

Кыскасы, илимге көнүл, камкордук мамлекеттик денгээлде бурулуп, негизги каржылоону мамлекет өз мойнуна алганда талап да, жоопкерчилик да болот.

– Адабият таануу илимин өнүктүрүүгө байланыштуу келечек пландарды кандай деп ойлойсуз?

Жалпысынан, төмөндөгүдөй багытtagы иштер жүрүш керек го деп ойлойм:

– улуттук жазма адабияттын проблемаларын маданий мурас, этнография, тарых, философия, педагогика, психология, коом таануу маселелери менен тыгыз карым-катнашта комплекстүү изилдөө иштерин жүргүзүү;

– улуттук көркөм сөз эстетикасынын спецификалык өзүнчөлүктүүлүгүн көнүлдүн борборунда туттуу менен адабият теориясы, искусство таануу багытында ата мекендик жана чет өлкөлүк изилдөөлөрдөгү жанылыктарды өздөштүрүү, таянуу менен адабият теориясын жазуу;

– Айтматов таануу багытындагы илимий иштерди улантуу, чыгармачылык бул феноменге дүй-

нөлүк адабияттын, маданияттын масштабынан баа берүүгө аракеттенүү, «Айтматов энциклопедиясын» чыгарууну колго алуу.

– Сиз Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институтун эки жылдан бери жетектеп келе жатасыз. Тил илими багытында да жетекчи катары жооп беришиңиз керек да.

– Туура айтасыз, тил илиминин жоопкерчилиги менде болгондугунан улам эки жылдан бери «Кыргыз тилинин сөздүгүн», «Азыркы кыргыз тили» деген фундаменталдуу эмгектерди жетектеп, чыгарууга жетиштим. Бүгүнкү күндө «Махмуд Кашгаринин «Түрк тилдеринин сөз жыйнагы» – «Дивани лугат-ит түрк» жана кыргыз тили, адабияты, маданияты» деген комплекстүү илимий проектини жетектеп жатам. Махмуд Кашгаринин жыйнагы азыркы кыргыз тилинин өзөгүн түзөт. Бирок, ушул мезгилдерге чейин кыргыз окурмандарына жеткириүүгө илимий журтчулук аракет кылган эмес. Мындан үч-төрт жыл мурун Алма-Атага барып, Махмуд Кашгаринин сөздүгүнүн казакча катормосун көрүп, биздин тилчилердин әмдигиче сөздүктүү колго алып иштешпегенине таңкалдым. «Түрк тилдеринин сөз жыйнагы» түрк, өзбек, уйгур, кытай, азербайжан, түркмөн, татар тилдерине каторулуп жарыяланган.

Илимий проектинин негизги максаты – биринчиден, «Түрк тилдеринин сөз жыйнагын» азыркы кыргыз тилинде чыгаруу, экинчиден, азыркы кыргыз тилиндеги он кылым аралыгында пайдала болгон тыбыштык жана грамматикалык кубулуштардын өнүгүп-өзгөрүүлөрүнө баам таштап изилдөө жүргүзүү, үчүнчүдөн, фольклор, акындар чыгармачылыгы менен байланышын анализдөө, төртүнчүдөн, жашоо,

турмуш маданиятыбызды үйрөнүү, бешинчиден, педагогикалык, таалым-тарбиялык мааниси. Бул проект Ч. Айтматов атындагы институттун илимий жүзү болмокчу, Айтматовдун ысмын алыш жүргөндөн кийин менде да, коллективде да жоопкерчилик зор. Айтматовдун аты чоң жоопкерчиликти артат. Ушул проект боюнча алгачкы жыйынтык чыга баштады. Тактап айтканда, «Махмуд Кашгаринин сөздүгүндөгү макал-лакаптар» деген китечке жарык көрдү. Карап көрсөн, сөздүктөгү макал-лакаптар азыркы учурда жашпоо-турмушубузда кенири жана активдүү колдонулат. Мисалы, «эмгек талаада калбайт», «эринчээкке булаттуун көлөкөсү жүк», «итти каппайт, атты теппейт дебе», «көк чөп күйбөйт, элчи өлбөйт», «зулум эшикten кирсе, мыйзам түнүктөн чыгат», «көздүү бермет жолдо калбайт», «кыш коногу от» жана башкалар. Котормонун биринчи тому жакында жарык көрмөкчү.

– Ал эми дагы бир мурасыбыз Жусуп Баласагындын «Күттүү билими» Сиздердин көз жаздымыныздарда калган жокпу?

– Жусуп Баласагындын чыгармасынын илимий мүнөздөмөсү З.Мусабаева менен Э.Кожанын катормосу менен жарык көргөн. Ал эми академиялык басылмасы Сагалы Сыдыков тарабынан даярдалган эле. Азыр кол жазманы системага салып, басмага даярдасакпы деген ойдобуз. Эгерде бул максатыбыз ишке ашса – Институт коомчулук алдында негизги милдетин толук аткарған деп эсептесе болот. Анткени, өзүнүз калыс болунуз, Сагымбай Орозбаковдун, Саяkbай Карадаевдин «Манасы», Махмуд Кашгаринин «Сөздүгү», Жусуп Баласагындын «Күттүү билими», коллективдин «Кыргыз тилинин сөздүгү», «Азыркы кыргыз тили», «Кыр-

гыз адабиятынын тарыхы» (7 томдук), «Эл адабияты» (30 томдук), «Залкар ақындар» (10 томдук) ж.б. әмгектердин жаралышы эле илимий бийиктики көрсөтүп турат. Мынданай әмгектер керек болсо совет мезгилинде дагы колго алынган эмес. Ошондуктан, биз илимий әмгектерибиз менен кыргыз коомчулугунда гана эмес, коншу өлкөлөргө да сыймыктана алабыз.

*Маектешкен А. Арзыбай кызы,
«Кызыл Туусу», 20-иуль 2010.*



АДАМЗАТТЫН УЛУУ, АСЫЛ ИДЕЯСЫ – «МАНАСТА», АЙТМАТОВДО

Абдылдажан агай экөөбүз «Манас» китептеринин бетачарынан кийин жолугуп калдык да, мен дароо суроо узаттым.

– Бул китептерди ким даярдады, ким басып чыгарды?

– Зулпукар, сен менен өткөндөгү бир маектешүүдө «Манас» эпосунун тексттери каражат жогунаң толук чыкпай жатат деп кейип-кепчигеним эсингеби. Ошол жан дүйнөдөгү бир арман минтип эми орундалып, Сагымбай Орозбаков менен Саякбай Карадаевдин варианттарындагы «Манас» окурмандардын колуна тийип отурат. Бул иштин басмага чейинки жүзөгө ашыргандардын ичинде белгилүү манастануучулар Самар Мусаев менен Айнек Жайнакова жана мен бармын, ал эми басманын каражатын көтөргөндөр Айнагүл Алымжанова менен Тилек Мураталиев. Сагымбайдын варианты 1000 нускада, Саякбайдыкы 2000 нускада жарык көрдү. Президентибиз Р.Отунбаева дал ушул «Манас» эпосунун китебин Казакстандын Президенти Нурсултан Назарбаевдин 70 жылдык маракесине барып тартуу кылганы эле «Манастын» маданий мааниси зор экендигин күбөлөп турбайбы! Роза Исаковна Астанадан келээри менен эле «Манастын» китептеринин бетачарын республикалык масштабда өткөрүү демилгесин көтөрүп, анан өзү ага каты-

шып, мазмундуу сөз сүйлөгөнү – «Манаска» карата мамлекеттик деңгээлде жаңыча мамиле қылуунун үлгүсүн көрсөтүп жатпайбы! Мындай жылуу мамиле бизди толкундардып койду, себеби «Манастын» 1000 жылдыгынан бери, башкача айтканда, он беш жыл бою «Манаска» мамлекеттеги кайдыгер карап келген болчу. Президенттин сөзү иши менен төп келсе деген тилеметин.

– Азыркы учурда Сиздин оюнузча «Манастын» жашоо-турмушубуздагы баалуулугу эмнеде?

– Бекеринен дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов «Манас» – кыргыз рухунун туу чокусу» деп атап, аны чалкып жаткан океанга салыштырабаса керек. «Манас» кечэеки да, бүгүнкү да, эртенки да жашоо-турмушубузга түздөн-түз катыштыгы бар экендигин, «Манастын» улуу сабагы кыргыз эли үчүн түбөлүктүүлүгүн баса белгилегим келет. Эн башкы маселе – бул элдин биримдиги, ынтымақтуулугу. «Манас» эпосундагы бул Улуу, асыл идея адамзаттын кайсы доору, кайсы коому болбосун актуалдуу жана түбөлүктүү. «Манас» эпосунун жалпы адамзаттык философиясы дал ушунда ачыкайтын көрүнүп жатпайбы! Демек, мамлекеттин экономикасы, маданияты гүлдөшү үчүн элдин бүтүндүгү, биримдиги керек. Биз азыр мезгилдин зор сыноосунда турабыз. 7-апрель, андан кийинки Ош, Жалал-Абад окуялары бизди көп нерсеге милдеттендирет. Тагыраак айтканда, элдин, улуттун биримдик ынтымагына шек келтириүү, зыянын тийгизүү атуулдук наамды булгоого барабар.

«Манастагы» саптар улуттук ан-сезимди, ар-намыстуулукту ойготуп, ар бир инсандын жан дүйнөсүндө орун алыш керек деп ойлойм. Эгерде ушул идеяны ар бирибиз көнүлүбүзгө тутуп, аны ишке ашырууну атуулдук парзыбыз деп түшүнсөк, Мам-

лекеттүүлүгүбүздүн бүтүндүгүн, туруктуулугун, келечегин камсыз кыла алабыз.

Улуттар менен элдердин достугу, коншулаш жана алысцы өлкөлөр менен байланышы жана тынчтыкта жашоосу, бири-бирин урматтоосу, сыйлоосу, бир максатты көздөшүүсү, Кыргызстанды социалдык-маданий, экономикалык жактан гүлдөтүү идеясын ишке ашырууга аракеттенүүсү Манастын урпактарынын гана эмес, жалпы кыргызстандыктардын ыйык парзы, милдети деп эсептейм. Бирок, кыргыз улутуна, әлине башка улуттардын, әлдин үстөмдүк кылышына жол бербейбиз. Манастын урпактары эркиндикти сүйгөн, бирөөгө үстөмдүк кылбаган, меймандос, кечиримдүү, айкөл, адамгерчиликтүү, абийирдүү, момун, боорукерлик сыйктуу Манас бабабыз аздектеп келген асыл касиеттерге ээ.

Атуулдук ариет ар-намыстан жарапат. Ар-намыс, атуулдук ариет идеялары биз 7-апрелден кийин жаныдан куралы деп жаткан демократиялык курулуштун жүрүшүндө жалпы калайык-калктын, журттун активдүүлүгүн жогорулатуунун фактору болуп саналат.

– «Манасты» окуп олтурганда адамдын жандуйнөсү окуяларга аралашып кетет эмеспи!

– «Манас» эпосун укканда ыйлаганыныз барбы?» деген суроого Чыңгыз агайыбыз «Манасты» укканда ыйлабаган кыргыз болбойт» деп жооп берген эле. Мен да «Манасты» окуп жатып ыйлаганым эсимде. Ал гана эмес өткөндө эле Ашым Жакыпбековдун «Тенири Манас» романынын «Чон казат» окуясын окуп жатканда көзүмө жаш алганмын. Бул эпостун өтө ыйыктыгын, асылдыгын, улуулугун, касиеттүүлүгүн билдиret. Ооба, совет учурунда «Манас» эпосуна жакшы эле көнүл бөлүнгөндөй болду. Улуу манасчылардан эпостун

тексттери жазылып алынды. Бүгүнкү күнгө чейин басмадан чыкпай, окурмандарга жетпей турат. Совет мезгилинде «Манастагы» салттык жөрөлгөлөр, үрп-адаттар идеологияга туура келбекендиктен, эскини самоо, улутчулдуқ, диндик жана башка реакциячыл көз караштар катары кыскартылыш, ондолуп тыюу салынып калган. «Манас» эпосунун 1000 жылдыгын майрамдоо учурунда да негизги көнүл «Манаска» бурулбастан, миллиондогон каражаттар «кумга синген суудай» жок болуп, талаага чачылган. Жогорудагылардын кесептинен жана кайдыгер мамиледен улам «Манас» эпосунун тексттери толук чыкпай келгендигин моюнга алышыбыз керек. Анан кантип кийинки муун «Манасты» окуп, тарбия ала алат?! Анан кантип, Чыңгыз Айтматов айткандай, «Манасты» угуп кайгырып да, кубанып да ыйлай алат?!

Мына, Зулпукар, сен өзүн манастаануучу болуп кызыгып жүрөсүн. Сени эч ким «Манасты» изилде деп мажбуrlаган жок. А сендей «Манаска» кызыккан жаштар аз болуп жаткандыгы тынчсыздандырып жатпайбы! Бүгүнкү күндө манастаануучуларды тарбиялап чыгаруу окумуштууларга гана байланыштуу эмес, мамлекеттик камкордук керек. Керек болсо Жогорку окуу жайларынын филология, тарых, философия, география ж.б. факультеттеринде жаштарды «Манастаануучу» адистигине тарбиялап чыгаруу керек. Алар барып, мектептерде жаш жеткинчектерди тарбиялайт, илимий мекемелерде изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Болбосо, манастаанууда чыныгы адистер азайып, ал эми популист окумуштуу сөрөйлөр көбөйүп баратканын көрүп жатпайбызы! Алардын «изилдөөлөрү» «Манасты» таптакыр башка жакка сүйрөп, окурмандардын башын ман кылууда. Адис манастаануучулардын эмгек ай-

лыктарын көбөйтүп, үй-шарттарына көмөк көрсөтүү керек. Ошондо «Манаска» кызыгуу жана ага берилүү чон болот.

Бүгүнкү күндө «Манас» боюнча жогорку окуу жайлары жана мектептер үчүн атайын окуу китечи жок. «Манас» энциклопедиясынын» эки томдугун кайрадан толуктап басып чыгаруу керек. Бул энциклопедиянын адабий, маданий, илимий баасын алигиче түшүнбөй келе жатабыз. Ушул эле энциклопедияны негиз кылыш алыш мектептерде жана жогорку окуу жайларында окутсак, анан ар бир кыргыз баласы окуп чыкса, аны башка тилдерге которсок, «Манас» боюнча түшүнүгүбүз төрөндөй түштөт эле. «Манас» энциклопедиясы» – кыргыздын илимий руханий байлыгы. Келечекте «Манас» эпосунун Тоголок Молдонун, Молдобасандын, Шапактын, Акматтын, Мамбеттин, Дунканын, Кабанын, Шабанын ж.б. варианттары басмага даярдалып, жарык көрүшү керек, азыркы техниканын «тилине» салынышы керек, негизги чет тилдерге которую да зарыл.

– Сиздердин жамаатыныздарда «Манас» боюнча иштеген окумуштуулардын көбү...

– Жакында «Манас», «Семетей» китептеринин бетачары болгондон кийин институтта иштеп, көзү өтүп кеткен манастаануучуларды эскердик. Булар залкар окумуштуулар – Самар Мусаев, Кенеш Кырбашев, Эсенаалы Абылдаев, Райкул Сарыпбеков. Агайлардын кажыбас эмгектери – биз үчүн үлгү, өрнөк. Алардын монографиялары, макалалары манастаануу илиминин калыптанышы жана өнүгүшү үчүн зор роль ойногон. Балким, манастаануунун гүлдөө мезгили агайлар иштеп жүргөн мезгилге туш келет деп айтсам ашыкча болбос. Алар «Манаска» байланыштуу бардык иштерди жасашты: манасчы-

лардын өз ооздорунан эпостун үчилтигин жаздырып алышты, тексттерин басмага даярдашты, теориялык эмгектерди жаратышты, чет элдерге пропаганда кылышты ж.б. Ар бири бир институт жасай турган иштерди аткарышты. Мамлекеттик сыйлыктын лауреаттары, илимге жана маданиятка эмгек сицирген ишмер болушту. Бирок, менин оюмча, алар дагы «Манас» орденине татыктуу болушчу. «Манас» орденин «Манастын» 1000 жылдыгында, Президенттик шайлоодон, Тоо жылынан кийин кимдер гана алган жок! «Манасты» окубаган, «Манасты» сүйлөгөн, «Манас» жөнүндө бир ооз сөз сүйлөбөгөн же жазбагандар алышканда күйбөгөн жерибиз күл болот экен. Эсимде, 1000 жылдык маракеден кийин «Манас-1000» эстелик медалды да айлам кеткенде, Президенттик аппаратта иштеген К.Кененбаева аркылуу Ак үйдүн подвалынан алыш, институттун Окумуштуулар Кенешинде С.Мусаевге, К.Кырбашевге, Э.Абылдаевге, Р.Сарыпбековго тапшырганмын. Агайлардын элеси биздин жүрөгүбүздө ар дайым сактала бермекчи.

– Өзбекстан менен Айтматовдун байланышы дагы кандай эле?! Сиздин өткөндөгү газетабызга чыккан макалалыздан кийин окурмандар кызыгышы жатышат.

– Өзбек калкынын залкар адамдары Абдулла Каххар, Асхад Мухтар Чыңгыз Айтматов Лениндин сыйлыкка татыктуу болгондо эн биринчилерден болуп телеграмма жиберишп күттүкташкан эле. Өзбек акын-жазуучулары менен чыгармачылык байланыш өтө терендеп кеткен. Хамза атын-дагы өзбек мамлекеттик театрында «Кызыл жооплук жалжалымды» көрүүгө бир эле сезондо 15 мин адам келген. Айтматов А.Каххардын «Королу чымчык» повестинде «жеке адамдардын мүнөздөрү таа-

сирдүү чагылдырылгандыгын» белгилесе, А.Якубовдун «Улугбектин казынасы» романынын «көркөмдүк жагынан прозанын үлгүсү», «өзүмдүн түрк элиниң өкүлү болгондугума сыймыктанам» деп баа берет. Ал эми Чыгыш поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Зульфиянын тоо булагындай тунук поэзиясы менен сыймыктанат. «Еш ленинчи» газетасына Чыңгыз агайдын 1976-жылы, 17-апрелде «Өзбек жаштарына аталык салам» деп кайрылышы эле өзбек окурмандары менен тыгыз байланышын көрсөтөт. «Правда» газетасына минтип жазган: «Өзбекстан пахта чанактары – ... бул өзбек элиниң улуттук даанышмандыгы, анын таланты жана мәннеткечтиги». Айтматовдун өзбек жазуучулары Өлмөс Өмүрбековго, Өткүр Хашимовго, Учкун Назаровго, Тимур Пулатовго тийгизген таасири жана камкордугу зор болгон. Бул маселени бир макала менен айтып бүтүү мүмкүн эмес.

– Сиз дайыма «Манас» менен Айтматовду ажырагыс бирдикте карап келесиз.

– Мен үчүн «Манас» менен Айтматов бир түшүнүк. «Манассыз» Айтматовду, Айтматовсуз «Манасты» элестетүү мүмкүн эмес, булар кыргыз элиниң руханий эки канаты. Биз ушул эки канат менен дүйнөнүн төрт бурчунан учуп жүрөбүз. Чет элдиктердин кызыкканы, суктанганы, толкунданганы – Адамзаттын Улуу, Асыл идеялары «Манас» менен Айтматовдо камтылып турғандыгында. Айтматовдун чыгармаларынын түпкү булагы – «Манас». Аны дайрага айландырып, 170 тилге жеткирген Чыңгыз ага. Ошондуктан, булар кыргыз элиниң гана эмес, дүйнөлүк маданий кенч болуп, адамзат турганда кылымдан кылымга жашап, тура берет.

*Маектешкен Зулпукар САПАНОВ,
«Алиби», 27-июль 2010.*



АЙТМАТОВ ТААРЫНЫЧЫН ИЧИНЕ САКТАДЫ, АНЫ КИМГЕ АЙТАТ ЭЛЕ...

– Абылдажан агай, Чыңгыз аганын жанында көп жүрдүнүз. Балким ошондо турмуш-тиричилигине байланыштуу маселелерди да байкап, бушайман болсонуз керек...

– Чыңгыз агайга мамлекеттик камкордукту Президенттер, Премьер-министрлер, спикерлер көрүшү керек болчу. Қалмыкиянын Президенти Қирсан Илюмжанов атактуу жазуучу Давид Күгүльдиновго бардык шарттарды түзүп бергенин басма сөздөрдөн окуп калганым бар, ал турсун Чыңгыз агай езү да кеп салып калаар эле. Чыңгыз агайга жада калса транспорт бөлүнүп берилбегендиктен, ар бир таанышынан «тигил жакка, бул жакка жеткирип көйсүнбү?» деп сурап калчу эле. Алма-Атага чейин узаткан күндөр болгон, а казак агаиндардан ГАИНИН коштоосу менен үлкөн жетекчилер тосуп алаар эле. Ошондо мамлекеттин улуу жазуучуга кайдыгер болгонуна аябай капа болчумун, Чыңгыз агайды үйрөнчүк мага окшогон айдоочулар да машинада ташып жүрүшчү. Менин жигулиме түшкөндө ар дайым ойлоор элем – Чыңгыз агайдан сүрдөп, тердеп «бир кырсыкка учуратып албасам э肯» – деп. Светофордун жашылы күйүп турса, машиналар аз болсо женилдеп калаар элем. 60–70 көрсөткүчтөгү ылдамдык менен айдаганыма агай

ыраазы болбогондой башын чайкан, «100–120 менен айдабайсыңбы» деп калчу. Чет жерде жакшы жолдо, жакшы машинада көнүп калса керек. Мага агайдын ар кимдин ар кандай машинасына түшө бергени жакчу әмес, кырсық болуп калышы мүмкүн эле да. Ооба, Чыңгыз агай жөнөкөй болчу, бирок агайды жөнөкөй деп эле шалдыраган машиналарда алып жүргөндөрүбүз да туура әмес. Бир күнү Чыңгыз агай ишіме телефон чалып Кино үйүнө тез келишимди өтүнүп калды. Эптең бир таксины карман барсам, агай эшикте күтүп туруптур. «Азыр бир жакка барып бирөөгө куран окутуп келели, машинаны көө бербе» деп калды. Мен уялыш кеттим. Чакырган жерге барганда күтүп турғандарга «Замир, Смальтбек, ушунунар туурабы, агайдын машинасы жок әкенин билесинер, өзүнөр жакшы машина таап алыш кетпейсіндерби?» деп ачуум менен бир тийгем. Агайдын кулагы чалып калды оқшойт, мени акырын тыыйып койду. Анын үстүнө Кыргызстан компартиясынын мурунку биринчи секретарлары мамлекеттик камкордукка алышып, резиденциядан үй-шарт берилип, тамак-ашы белен-делип, акыркы маркадагы татынакай транспорту алдыларында турса, әмне үчүн дүйнөлүк атагы бар, коомдук ишмерге андай мамиле кыла албаганы-бызга жан дүйнөмдө келише албадым. Ушул маселени көтөрүп, кат жазып ошол мезгилдеги Жогорку Кенешке кайрылдым. Менин катыма оозеки түрдө гана «коомдук ишмерге мамлекет тараптан, бюджеттен әч нерсе каралбайт» деген жооп узатышты. Кайра мага «Айтматовго әмне жетишпейт?! Акчаларды әмне кылат?!» деген суроолорду жаадырышаар эле. Мына ушундай. Ал эми фонтан он-догонго, маракелерге, салтанаттарга миллиондо-гон каражаттар кетсе, депутаттарга үйлөр салын-

са, жаны маркадагы машиналар алынса, бир чиновникке эки-үч машина, эки-үч жардамчы кызмат кылып турса ага мүмкүндүк, шарт бар да, Чыңгыз агайга келгенде жок болуп калганы кызык. Көрсө, анын коомдук ишмердиги тоскоол, жолтоо болуп жаткан тура! Ооба, Чыңгыз агайдын өзүнүн каражаты өзүнө жетmek. Ага баарынан да моралдык колдоо зарыл болчу. Көздүн карегиндей сакташыбыз керек эле. Ар бир минуттук, ар бир saatтык өмүрүнө жоопкерчилик менен карап, камкордук жасоо милдетибиз болчу. А биз, тескериисинче, айкөл жүрөгүн аябадык, жан дүйнөсүнө бүлүк салдык. Эмне деген ушак-айындарды басма сөздөргө жазып, «атың чыкпаса жер ерттө» кылдык. Айтматовду адилетсиз сындал жатканда мамлекеттин жетекчилери кайра кубанып, кол чаап турду. «Койгула, антпегиле, уят болот, бир адамды таза кармайлы» деп трибуналдан айтканга да жарашкан жок. «Айтматов бийлик талашат, Айтматов төңкөрүш деп айтып салды» – дешип, тескери, каршы материалдарды өздөрү уюштурушту. Айтматовдун кадыр-баркын кетириүүгө, моралдык жактан сындырууга аябай аракеттеништи. Жада калса, күнүнө түшүп жүргөн бассейнге киргизбей коюшу, кышында үйүндөгү жылуулуктарды, светтерди өчүрүп салышы ж.б. әмне дегенди түшүндүрөт. Айтматов кимге барып даттанмак эле?!. Баарын ичине сактады. Чындыгын айтып коюш керек, Аманбек Карапкулов президенттин администрациясына жетекчи болуп келген убакта гана өкмөттүк гараждан керек учурда гана машинаны чакырып алууга укугу болгон. Бирок, ал деле көп узаган әмес.

Дайыма ойлончумун, Өкмөт Чыңгыз агайдын жанына кинопратор, дарыгерлерди әмне үчүн бекитип койбойт деп. Дарыгер ар дайым саламатты-

гын карап турмак. Өзгөчө жүрөгү ооруган жылдасы бүткүл дүйнөдөгү окурмандар тынчсызданып, айыгып кетишин тилебеди беле! Ошондо академик Мирсаид Миррахимов үйүнө келип-кетип жүргөнүн байкадым эле. Системалуу түрдө дарыгерлерди ка-роосунда болгон жок. Сахарга карата дары-дармеңти да издең калаар эле. Доктордун жанында дайыма жүргөнүн зарылдыгы бар болчу.

Кинооператор-журналист болсо жергебизде жана чөт мамлекеттерде болуучу жолугушууларды, күн-дөлүк турмушун тартып турса кандай эстелик-архив болмок эле. «Айтматов» деген Гернштейн, Велинский менен Орозалиев тарабынан мындан отуз-кырк жылы мурун тартылган болгону документалдуу эки фильм бар. Биз ошону көрсөтүп мактанып келебиз. Бул уят. Эмнебизге мактана-быз?! Айтматовдун жыйырма жылдан берки, башкача айтканда, 60 жылдык мааракесинен бери бирда документалдуу тасма жок, ошол аралык кыргыз искуствосунун, маданиятынын актай барагы болуп калды. Аны эч ким, эч качан толтура албайт. Бул биз үчүн чоң арман. Эми эмне кылуу керек?! Менин оюмча, азыр алдыбызда кечикирилгис бир чоң милдет турат. Чынгыз агайдын Кыргызстандан тышкары жерлерде жүргөндүгү жөнүндө көп материалдар телестудияларында, мамлекеттик архивдеринде бар. Мына ушуларды бүгүн-дөн баштап алардан көчүрмөлөрүн алууга аракет кылышыбыз керек. Бул – мамлекеттин иши.

Айтматовдун көзүнүн тирүүсүндө эле Казак Республикасынын Президенти Н.А.Назарбаев көңүл буруп, атаян кабыл алышп, Алма-Ата шаарынан чыгармачылык шарт түзүп берген, сегиз томдук чыгармалар жыйнагын орус жана казак тилдеринде чыгарууну дайындалган. А бизде эмне болду?! Көзү

тирюүсүндө чыгармалар жыйнагын чыгарганга карат жатпай, окурмандардын жазылуусу менен басмадан чыкканы эле баарын түшүндүрүп турбайбы?! Албетте, Чынгыз агайдын үйү, машинасы бар болгон, бирок бул мамлекеттик камкордуктун зарылдыгы жок дегенди билдирибейт эмеспи!.. А бүгүн деле Чынгыз агайдын Рухуна мамлекет камкордук кыла элеги ырас.

– **Кийинки мезгилде Айтматовдун чыгармалары боюнча тартылган кинотасмалардын бетачарлары байма-бай болууда, Сиздин пикириңиз кандай?**

– Айтматовдун чыгармачылыгына кийинки кезде жоопкерчилик менен мамиле кылынбай келе жаткандыгы да жан кейитет. Өзгөчө, буга мисал катары «Мосфильм» менен «Казахфильмдердин» тарткан кинотасмаларын айтсак болот. «Казахфильм» жараткан «Гүлсарат» тасмасы жөнүндө терс пикиримди башка бир маекте билдириген элем. Жакында «Ала-Тоо» кинотеатрында москвалык режиссёр «Чынгызхандын ак булуту» деген тасмасын бетачарын жасады. Биздин кино ишмерлер, киносынчылар кандай кабыл алды билбейм, биз жөпжөнөкөй көрөрмандар аябай нааразы болдук. Айтматовдук идея таптакыр жок. Болгону Чынгызхандын башында айланчыктап жүргөн Ак булут эле жакшы тартылыштыр. Каармандардын аттары жүргөн менен сюjetи тенирден тескери болуп калган. Айтматовду окубаган адам, билбеген адам Айтматовду көп жазуучулардын бири катары кабыл алышаарына күмөн санабайм, бул Айтматовдун ысымына көө жапкандык, шек келтирүү деп эсептейм. Таланттуу режиссёр Айтматовдун идеясын улап, терендетип кетет. Мисалы Болот Шамшиевдин «Ак кемеси», Геннадий Базаровдун «Саманчынын жолу». А москвалык режиссёр, опе-

раторлор бөлүнгөн чон каражатты жабуу үчүн эп-теп эле кино тартылды деген отчёт бергендей болуп калыптыр. Эгерде кинону көрсөнүз, картина-дагы пейзаждык сүрөттөөдө машиналардын жүргөн жолдору жатат. Чыңгызхандын мезгилиnde качан эле машиналар болгон эле. Электр столбалары ли-ниялары менен турат. Чыңгызхандын учурунда свет болду беле?! Чыңгызхан светтин жарыгында жүрдү беле?! Боз үйдүн жанында казан асылып турат, а казандын астында чөп өсүп турат. Очокто чөп болобу, күл болобу?! Тасмага кыргыздын бел-гилүү артисттери тартылыптыр, ошолор эмне үчүн ушундай тескери жөнөкөй көрүнүштөрдү айтып коюшпайт. Каармандардын ысмын которуп койсо анын Айтматовдун чыгармасына тиешеси бар эке-ни эч кимдин оюна да келбайт. А Айтматовду оку-гандары болсо киного тартылуудан баш тартыш-мак эле, режиссёр, сценарист, операторлор менен талаш – тартышка түшмөк. Биздин кино жаатын-дагылар бул кинотасманын кемчиликтерин көрүп турушса да көз жумуп койгондоруна таң калам. Бул кинону жараксыз катары өндүрүштөн алыш таштоо керек жана Айтматовдун романынын не-гизинде тартылган фильм катары окурмандарга көрсөтүүгө толук каршымын. Экинчиси, Чыңгыз агай жөнүндө документалдуу кино экен, «Россия» кинотеатрында июль айында бетачары болду. До-кументалдуу тасма болгондуктан, Чыңгыз агайдын өмүрүнүн акыркы жылдарындагы кадрларды көрөм го деген ой менен баргам. Бирок мында да көнүлүм кайт болуп, жан дүйнөм муздалап калды. Көрсө, алар Чыңгыз агайдын Ысык-Көлдөгү «Белек» пансио-натына кызыгып келгендөр экен, ошол жерге има-рат куруу жөнүндөгү проектини талкуулоого алышыптыр. Чыңгыз агайдын ошол учурдагы гана кад-

ры документалдуу болбосо, калганынын баары биз көрүп жүргөн эски, көнүмүш материалдардын мон-тажы экен. Кинонун убактысын чооу үчүн «Жа-мийла», «Кызыл алма», «Саманчынын жолу», «Ман-курт», «Бороондуу бекет», «Ак кеме» ж.б. көркөм тасмалардан пайдаланылыптыр. Чыгармачылык из-денүү таптакыр жок. Эгерде биз ушундай денгээли төмөн, идеясы жок, бурмаланган, эстетикалык та-биятка туура келбegen кинотасмаларды мактай бер-сек – Айтматовдун кадыр-баркын түшүрүп алабыз. Тескериинче, бөгөт, жолтоо болушубуз керек, мен ушуга кино искуствоосунда жүргөндөрдү чакыраар элем.

– Айтматовдун өзүнө кинотасмалар боюнча ой-пикириңизди бөлүшкөн учур болду беле?!

– Мен Чыңгыз агай тириүү кезинде эле агайга чыгармаларынын экрандаштыруудагы айрым кем-чиликтер жөнүндө оюмду ортого салып, жада кал-са басма сөз беттеринде түрктөр тарткан «Кызыл жоолук, жалжалым», «Ак кеме», «Фудзиямадагы кадыр түн», «Жоргонун жүрүшү» («Гүлсарат», Уру-севский), «Кайрылып күштар келгиче» («Бетме-бет») кинотасмалары боюнча пикиримди билдирип келгем. Анткени, китең окуу ар адамдын убакты-сына, шартына, көнүлүнө ж.б. байланыштуу бо-лот жана чыгарманы окуп жатканда ар бир окур-ман жан дүйнөсүндө өз алдынча кабыл алат. А ки-нодо болсо бир жарым – эки saatтын ичинде бир эле көрүүдө беш жүз – алты жүз киши көрөт, ка-былдайт. Кино адабиятты адамга тез жеткирет. Ошондуктан, ал чыгарманын идеясын, мазмунун бурмалабай, так, ачык-айкын жеткирүү керек. Эсимде, Чыңгыз агайга «Фудзиямадагы кадыр түн» кинотасмасы менен чыгарманын ажырымы, дал келишпестүүлүгү тууралуу онго жақын принци-

пиалдуу көз карашымды билдириген макаламды алып барып берген элем. Негизинен агай менин оюма кошулган жана «сценарийге менин фамилиямды кошпогула деп каршы болсом, кошуп коюшуптур» деп жооп узаткан. Кино сынчы болбосом да, үч-төрт көркөм жана документалдуу тасмаларга көнешчи болуп, алардын өндүрүштүк-чыгармачылык изденүүлөрүнө аралашып калган жагдайым бар. Өткөндө телевизордон «Мосфильм» бир кино көрсөттү, карышкырлар, алардын бөлтүрүктөрүн уурдагандар, андан жапа чеккендөр жөнүндө Айтматовдун таасири көрүнүп турат, жакшы деп айтаар элем. Айтматовдун «Кыяматындагы» Акбаранын эле окуясы. Садырбаевдин тасмасы «Акбаранын көз жашына» окшошуп кетет.

Эгерде бизде күчтүү киносынчылар болсо – ошол кино жаратуучуларды жарга такап, «Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган» деп жаздырып койсо эң туура болоор эле.


– Ата-Бейитке барып турасызыбы, акыркы жолу качан бардыңыз эле??!

– Айына жок дегенде бир жолу барам. Агай менин жан дүйнөмдө сүйлөшөм. Көлдөн келээрим менин бардым. Ата-Бейит сумсайып турат. Гүлдөр да соолуп, чөптөр саргайып... Бул жолу да өткөн-кеткендөрди эстеп көпкө чейин турдум. Айтматовду жылдыз дейбиз?! Кандай жылдыз, кайсы жылдыз?! Анан бир ой келди: Айтматов – Чолпон жылдызы деп экөөнү бирге атасак, барабар жазсак, эмне болот?! Айтматов-Чолпон жылдызы... куп жарашып тургандай. Асманды карайм – Чолпон жылдыздардын баарынан мурун чыгып турат, анан баарынан кеч батат. Жер шарын айланат. Урматтуу окурмандар, Сиздерге кайрылам, биз окурмандар Чолпон жылдызга Айтматовдун ысымын кошолучу. Ооба,

«Айтматов Чолпон жылдызыбыз» деген эпитетти жөн эле колдонбой, чынында астрономиялык аталаш катары реалдуу ыйгарсак эмне болот?! Ата-Бейиттен келе жатсам, қулагыма агайдын конур, жагымдуу үнү жанырат: «... Мен болгону үйүрүндө учуп бараткан канаттуу күшмүн. Мен каркырамын. Карапы түндө жылдыздарды көздөй учуп баратып өз оюмду ойлой берем. Кудайга жана адамдарга айтып ыйлай берем. О, адамдар, Жерге этият болгула, ийининер женилдесин! Силерди, адамдар, кырсыктардан, жалбырттап өчпөй тутангандар, тыйылбаган кандуу уруштардан, кайрадан оңолуп ордуна келбegen жаман иштерден сактасын...»

Маектешкен Күнболов МОМОКОНОВ,

«Алиби», 23, 27-август 2010.





«МАНАС» САЯСАТТЫН КӨЛӨКӨСҮНДӨ КАЛБАШЫ КЕРЕК?

Кийинки кездерде «Манас» эпосунун текстерин жаш манасчылардан эмне үчүн Улуттук илимдер академиясы жазып албайт деген суроолор пайда болуп жатат?

– Түшүндүрүп кетейин, совет учурунда манасчылардын жазып алуу үчүн атайын каражат, техника жана транспорт бөлүнүп, манасчыга гонорар чегерилип, чыгармачылык шарттар түзүлүп берилген. Ошонун негизинде азыр «Манас» үчилтигинин 80ге жакын варианты окумуштуулар тарабынан жазылып, институттун кол жазмалар фондусунда сакталып турат. Мисалы, С. Орозбаковдун «Манас» варианты 1922–1926-жылдар жазылган. Көлөмү 180378 сап ыр. С. Карадаевдин «Манас» варианты 1935–1937-жылдар жазылган, көлөмү 84513 сап ыр. Ш. Ырысмендиевдин «Манасы» 1935–1938-жылдар жазылган, көлөмү 24588 сап ыр. Тоголок Молдо өзү жазып өткөргөн, көлөмү 53045 сап ыр. Б. Сазановдун «Манасы» 1938–1940-жылдар жазылган, көлөмү 41147 сап ыр. М.Мусулманкуловдун «Манасы» 1944–1945-жылдары жазылган, көлөмү 57718 сап ыр.

Бүгүнкү манасчылардан жазып алуу үчүн 1991-жылдан б.а. Союз кулагандан бери каражат, техника барбы, бөлүнөбү деген суроо берген эч ким

жок. Жардам кылайын деген Өкмөт да, демөөрчүлөр да, коомчулук да жок. Ал эми «Манасты» популистик менен өздөрүнүн жеке кызыкчылыгына, пайдасына, атын чыгарууга аракет кылгандар көбөйүп кеткени тынчсыздандырат. Мен таң калып келем, «Манас» эпосунун өзүнө каражаттар табылбайт да, «Манастын» тегерегиндеги шоуларга асмандан түшкөндөй акчалар жаап турат. Түшүнбэйм.

Сиздердин институтта «Манас» боюнча элүүдөй кызматкер иштейт деп укпадык беле? Азыркы манастаануучумун дегендерге көз карашыныз кандай?

Андей болсо гана. «Манас» бөлүмүндө болгону беш-алты киши иштейт. Бөлүмдө бир дагы компьютер жок, айлыктары 4000 сом. Бир кызматкерди да алуу мүмкүн эмес, ага кошумча каражат бөлүнүп, штаттык орун ачылышы керек. Манастаануучу Самир Мусаев бар кезде өзүнүн иштеген иштери, тажрыйбасы менен эле бир институттун ишин аткарып жүргөндөй болчу. Жүргөн-турганы, сүйлөгөнү, караганы бизге моралдык күч берип турчу. Азыр Самир агай бизге жетишпей турат. Манастаануу илиминин акыркы могиканы эле. Бул бийиктикке жетүү үчүн ал өмүрүнүн алтымыш жылын сарптаган. Бүгүнкү жаштар мындай бийиктикке качан жете алат?! Чыдай алышабы?! Ким билет?!...

Манасчылардын чыгармачылыгына кызыккандар материалдарды кайдан тапса болот?

– «Кыргыз адабиятынын тарыхы» китебинин 2-томунда жыйырмадан ашуун манасчылардын чыгармачылык портреттери берилген. Том, дагы атаяын, «Манастаануу жана манасчылар» деп аталат. Манастаануу илиминин калыптанышына жана өнүгүшүнө абдан көнүл бөлүнгөн. Манас илиминин ар түрдүү проблемаларына Б. Юнусалиев, З. Бекте-

нов, К. Карасаев, К. Рахматуллин, Т. Байжиев, С. Мусаев, Р. Кыдырбаева, К. Кырбашев, Э. Абылдев, А. Жайнакова, Р. Сарыпбеков, сыяктуу окумуштууларыбыз кайрылышкан. Булардын әмгектери Союз мезгилиндеги жарык көргөн. Ал әмгектерди азыр китепканалардан да табуу кыйын. Ошондуктан, мамлекеттик колдоонун негизинде «Манастын» үчилтиги боюнча фундаменталдуу әмгектерди кайрадан көп нускалар менен чыгаруу зарыл. Манасчылар менен манастаануучуларды пропагандалоо максатында республикалык, областтык, райондук маштабдарда фестивалдарды, конференцияларды, симпозиумдарды өткөрүү, көргөзмө уюштуруу, басма сөз беттеринде атايын беттерди ачуу, радио-теле укутууларды, көргөзүүлөрдү системалуу берүү керек. Мектептерде сочинение, Жогорку окуу жайларында курсук, дипломдук иштер жазылып, КВН сыяктуу оюн-шооктор кенири уюштурулса жакшы болоор эле.

Манастаануу илиминин жемиштүү баскычы – 1970–2000-жылдар. Окумуштуулардын ири плеядасы калыптанды. Бирок азыр чоң проблеманын үстүндөбүз. Кадр маселеси түйшөлтөт. Чыныгы жаш манастаануучуларды тарбиялоонун жолун табуу керек. Материалдык жана моралдык жактан колдоо зарыл. Үй шартына да кол кабыш жагын ойлоо керек. «Манастаануучумун» деген айрым бир популисттер «Манасты» илимий принциптин негизинде изилдебестен, үзүп-чолуп алыш, илимге каршы жыйынтыктарды чыгарып жатышат.

Мен айткан китепте манасчылар Келдибек, Балык, Тыныбек, Чоюке, Шапак, Сагымбай, Багыш, Молдобасан, Дункана, Акмат, Саякбай, Мамбет ж.б. жөнүндө әң кенири материалдар бар. Манас-

чылык өнөрдүн негизги үч баскычы дайыма әлдин көз алдында болуп келген.

Бириңчиси – үйрөнчүк учур. Мында манасчылыктын сырын түшүнүп, эпостун сюjetи менен таатышып, устатьнан жаттап үйрөнгөнүн айтат.

Экинчиси – чала манасчылык учур. Бул топко эпостун мазмунун кенири өздөштүрүп, айрым эпизоддордо өз кошумчаларын кошуп айткандар кирет.

Үчүнчүсү – манасчылык өнөрдүн әң жогорку жеткен чеги – чоң манасчы болуу. Биз жогоруда атаган манасчылар чыныгы манасчылык денгээлгө өсүп чыгышкан. Илимде манасчылык негизинен ушундай классификацияланат. Бүгүнкү манасчыларды дал ушул принциптин алкагында бөлүштүрүп, электесек, ким кандай әкендиги чыга келет. Мурун илим – билим менен иши жок ата-бабаларбыз манасчылык өнөргө жооптуу карашып, ар кимдин ордун аныктап койгон. А азыр болсо биз бардыгын төң эле манасчылар деп бир менен чоң денгээлгө чыгарып коюп жатабыз. Бул туура эмес. Фольклордо текстологиялык изилдөө деген бар, бир да манасчынын тексттерин башка манасчыга кенири салыштырып чыга әлекпиз. Жада калса Жусуп Мамай деп бирде көкөлөтүп, бирде сындал келе жатканыбыз менен текстологиялык теришириүү боло әлек, жазгыч манасчынын өзгөчөлүгү терен көрсөтүлө әлек. «Манастагы» туруктуу сюжеттик негизги окуялар төмөнкүлөр: Манастын төрөлүшү жана балалык чагы, алптык эрдиктери, Манастын Каныкейге үйлөнүшү, «Көкөтөйдүн ашы», Чоң Казат, Манастын өлүмү. Азыркы жаштар «Манасты» толук айтышабы?! Ким кандай эпизоддорду айтат?! Бул сыяктуу суроолорго жооп табуу кыйын.

– Манастын урпактары тууралуу сөздөр айтылбай келет? Эмне үчүн?

Туура айтасын, «Манас» эпосунун көлөкөсүндө «Семетей», «Сейтек» эпостору калып, көпчүлүк учурда алар айтылбай келет. Биз училтики бирге карасак жакшы болоор эле, бирок, «Манас» деген «Манас» болуп жатпайбы!

«Семетейди» айткандарды (Дыйканбай, Жаныбай, Жакшылык, Сейдене ж.б.) семетейчилер деп бекеринен айткан эмес. «Семетей» да чет элдик окумуштууларды кызыктырып келген. Бекеринен Чокан Валиханов «Семетей» буруттардын (kyргыздардын) «Одиссеясы» деген жыйынтыкка келбесе керек. Эн уникалдуу көрүнүш – Кенжекарадан жазылган «Семетейдин» үзүндүсү фондо жазууга кыл кыяк менен жазылып калган. 1925-жылы Тыныбектин «Семетейи» Москвадан жарык көргөнү эле билдирип турат. Сагымбай Орзбаков «Семетейди» менин пиirim – деп эсептеген. Эпостогу «Каныкейдин Тайторуну чапканы», «Каныкейдин жомогу», «Айчүрөктүн окуялары» сыйктуу сюжеттик эпизоддор угармандардын эстетикалык талабын кангааттандырып келген. Саякбай Карапаевдин айтуусунда «Семетей» 316000 саптан көп. Мындай көлөмдө болушунун бир себеби – «Манастагы» айрым окуяларды «Семетейде» Саякбай Карапаев кайрадан кыскача эскертип отурганында. «Манастагы» баатырларды сыппаттаган айкөл, шер, кабылан, көк жал, арстан деген эпитеттер «Семетейде» кенири кездешет.

«Сейтек» – «Манас» трилогиясынын жыйынтыктоочу бөлүгү эмеспи. Бул эпостун материалдарын С. Карапаевдин, М. Чокмировдун, Ж. Сарыковдун жана Ы. Абдрахмановдун варианттары түзөт. «Сейтек» эпосу Тоголок Молдодо 2.230 сап

ыр, Шапакта 11.600 сап ыр, Ы. Абдрахмановдо – 7. 840 сап ыр, Багышта – 5.580 сап ыр, Мамбетте – 23.340 сап ыр, Саякбайда – 108.000 сап ыр, Жакшылыкта – 27.000 сап ыр. Бирок, окурмандарга «Сейтектин» варианттары да «Манас», «Семетей» эпосторунун варианттары сыйктуу жете элек. Кыргызстандык кыргыздарда эле Манастын урпактары катары Кенен, Алымсарык, Кулансарыктар жеңүндө айтылып келген. Бирок, алардын көркөмдүгү солгун жана варианттарында композициялык түркүтүлүк жок болгондуктан жана эпикалык жүктүү көтөрбөгөндүктөн алар эл ичинде кабыл алынбаган, ошондуктан «Манас» трилогиясынын генеологиялык цилициясынын корутундусу «Сейтек» болуп саналат.

– Сагымбайдын тексттерин реакциячыл деп эсептөп жүрүшпөйбү?

– Сагымбайдын текстинде ислам дини кенири берилген. Сагымбайды панисламист, пантюркист деген туура эмес. Ошондон улам 50-жылдарда «Манас» эпосуна каршы чабуул башталып отурбайбы! Сагымбай чоң манасчы катары ислам динин эпоско киргизбей кое албайт болчу. Себеби кылымдар бою синип калган кыргыз элиниң ан-сезиминен жана өзүнүн жеке ишенүүсүнөн исламды алыш таштабайт эле. Ошондуктан, Манастын Мекеге барып сыйынып келиши өндүү материалдардын текстке кириши законченемдүү көрүнүш болчу. Ал эми бил варианттагы Манастын Түндүк менен Батышка жоортулунун орун алышы эпизоддордун да өзгөчөлүк катары кароого болот. Алсак, Радлов жазып алган вариантта орустардын ак падышасы менен Манастын достук мамилеси сүрөттөлөт эмеспи! Албетте, мындай окуялар эпостун негизги түркүтүү тексти катары кабыл алынбайт. Ошондой

эле Сагымбайдын үй-бүлөлүк оор шартына жара-ша кайғы-капасы, арыз-муңу текстке кирип кет-кени да манасчынын эпосту айтып жатканда көңүлү бир жерде әместигинен кабар берет. Жардам беребиз деп, убада кылышкандар манасчыга жардам жасашпагандан улам алардын аты-жөнү да айтылып кеткен. Манасчыдан «Манасты» жазуунун ошол мезгилдеги шартын көз алдыга әлестетип көрчү. Калем сапты сыйя чөлөкке улам малып, ак баракка жазып отурганды. 180.378 сап ыр. Мына ошол кол жазма болгону бир әле нуска, болгондо да араб арибинде жазылган, шурудай тизилген, азыр биздин институттун кол жазмалар бөлүмүндө сакталып турат. Совет бийлигинин алгачкы жылдары оор шарттарга карабай «Манасты» жаздырып алууга ар-намыс, каражат жетсе, а бүгүнкү илим-техника өнүккөн заманда «Манасты» жаздырып алууга кайдыгер болуп отурабыз. Мындайда кумга синген суудай болгон миллиондогон кара-жаттарды ойлоп, биз «Манаска» кандай камкордук, әмне кылдык деп, жооп таба албай, буштайманбыз. Жок дегенде кол жазмаларды ирәэтке келтирип, компьютерге салып, дисктерге түшүрүп сактоого каражат табылбаганы абдан өкүндүрөт. Бул бир кишинин жеке иши әмес го, мамлекеттик жоопкерчилик керек деп айтып келе жатам. «Манас» боюнча небак әле маанилүү даярдалган декретке әмдигиче әмне үчүн кол коюлбай, жарыкка чыкпай жатканына түшүнбөйм. «Манас» саясаттын көлөкөсүндө калбашы керек.

*Маектешкен Ч. КУТМАНАЛИЕВА,
«Слово Кыргызстан», 16-сентябрь 2010.*



АЙТМАТОВ ЖАШООНУ ЭМГЕК ДЕП ТУШУНГӨН...

– Абдылдажан агай, Чыңгыз Айтматовдун бийлик менен болгон мамилеси көпчүлүк окурмандар үчүн кызыгуу туудуруп келет, ушул жагдайдан кеп салып берсениз?

– Чыңгыз агай өлкө башчыларынын ичинен Сталиндин режими менен келише албаганын өмүр баянынан да, чыгармачылыгынан да жақшы билебиз. Атасы Төрөкул ак ниет коммунист, мамлекеттик ишмер болгондугуна карабай 1937-жылы атылып кетпедиби! «Атасы үчүн баласы, баласы үчүн атасы жооп бербейт» деген социализмдеги акыйкаттуу лозунг оозеки түрүндө гана жашап, а чынында репрессияланган үй-бүлөнүн запкысын анын бардык мүчөлөрү көрүшпөдүбү! Чыңгыз агай жалан бешке айыл чарба институтун аяктаса да, аны атасынын айынан аспирантурага албай коюшкан әмеспи! Бирок, бул тоскоолдук, жолтоолук тескериシンче, Чыңгыз агайга чындалп келсе Бакыт-Таалай тартуулады чынады, бүлөдү десек болот. Дүйнөлүк адабиятка чоң жол ачты, улуу жазуучууга айланты. Бийлик жана инсан маселеси жазуучунун чыгармаларындагы негизги темалардан болуп калды. «Кылым карытаар бир күн», «Кассандра тамгасы» чыгармаларында Сталиндин сүрдүү, айбаттуу, куу, айлакер әлеси көркөм чагылдырылды. Автордун бүткүл дүйнөлүк пролетариаттын жол башчысын

карата терс көз карашы окурмандарга ачык эле байкалды.

Ал эми Хрущевдун, Брежневдин, Андроповдун, Горбачевдин заманында Чыңгыз агайдын коомдук да, адабий да жылдызы жанып турду. Бардык сыйлыктарга өз әмгеги, таланты менен жетип, адабияттын маршалы болду. «Казак Мухтар Ауэзов менен француз Луи Арагон эле жөн жерден эле көтөрүп коюшкан» деген суу кечпеген айындарды тык тоクトотту. Ар бир чыгармасы классикага айланып, СССРдин бүт аймагына миллиондогон нуска менен таралып турду. Чет мамлекеттер суктанып басып турду. Чыңгыз агай бийликтен тартынып калбай, «Гұлсарат», «Ак кеме», «Кылым карытаар бир күн» чыгармаларында социалисттик реализмдин рамкасына сыйбаган идеяларды жазды.

Республикалық масштабдан алганда Усубалиев, Масалиев, Акаев, Бакиев менен мамилелери ар кандай болду. Бирде жакын, бирде калыс, бирде алыс...

– Тунгуч Президентибиз Аскар Акаев макалаларында жана маектеринде Чыңгыз Айтматовду терең сыйлаарын билдирип келет. Сиздин кошумчаныз барбы?

– Аскар Акаевди Чыңгыз агай окумуштуу, адамгерчиликтүү, кичи пейил адам катары Президент болгуча эле сыйлап келген. Тунгуч Президентибиз шайланғандан баштап 2005-жылкы 24-марттагы окуяга чейин, менимче, жакшы эле мамиледе болгон. «Чыңгыз Айтматов Аскар Акаевдин Президент болуп калуусуна кандай тиешеси бар» деген суроо окурмандардын бүйрүн кызытып келет. Аскар Акаев Президент болуп турганда бардыгы эле «мен президенттикке көрсөткөм» деп чыга келишкен. Ал эми 2005-жылдан кийин теске-

рисинче, жоопкерчиликтен качышып, Чыңгыз Айтматовду «Аскар Акаевди алып келди» дешип кайра күнөөлөп келгендери эсибизде. Кыргызстан демократиялык кыймылдын лидерлери жана ошол кездеги Жогорку Кенештин 114 депутаты А.Масалиевге оппозиция түзүп, жаны президенттин кандидатурасын издең, ал гана эмес Чыңгыз агайга Москвага телефон чалышып, «Чыңгыз Төрөкулович президент болуп бериниз» деп кайрылышканда, Чыңгыз агай «Мен чарбага жокмун, жашым да келип калды, менден жашыраагын, мисалы, Аскар Акаевдин кандидатурасын карап көргүлө, жаш, окумуштуу, СССР Жогорку Советтин депутаты, академиянын президенти» деп айткан экен. Бул ойдун тактыгын Казат Акматов «Окуялар, адамдар» деген китебинде 1998-жылы эле минтип жазып койгон: «Мына Аскар Акаев бар. Азыр Москвада жүрөт. Көрсөткүлө Акаевди. Мыкты, жарай турган жигит» – деп айтыптыр Чыңгыз ага. Ошондогу телефондогу сүйлөшүүгө Төлөмүш Океев, Мар Байжиев да күбө болуптур. Сессияда Аскар Акаевдин кандидатурасын 114 депутаттын колдоосу менен Имам Садыкжан Камалов айтып чыккан. Ошондон кийин гана Аскар Акаевди конокто москвалык академик Самарскийдин үйүнөн Ильгиз Айтматов, Абырганы Эркебаев, Жаныбек Шаршеналиев телефон аркылуу таап отуруштайбы. Аскар Акаев Президенттикке шайланғанда бардыгы эле кошоматтанып, Жеништин авторлору болуп чыга келишпеди беле! Ошондо эң биринчи сунуш кылган Чыңгыз агай четте сүрүлүп калган. Аны Аскар Акаев чынында билбесе деле керек. Чыңгыз агай да маани бербесе керек. Кийин Москвадан экөө жолукканда күттүктаганда Чыңгыз агай башкалардай болуп «мен сени президенттикке көр-

сөткөн элем» деп мактанат беле?! Ага Чыңгыз агайдын улуу дүйнөсү жол бермек эмес. 2005-жылы Аскар Акаев Москвага кеткенден кийин Чыңгыз агайга журналисттер тишишп кайрылышканда «андай болсо Казакстандын Президенттигине Нурсултан Назарбаевди да мен көрсөткөм» деп айнан жарылбады беле! Аскар Акаевдин Чыңгыз агайдын 70, 75 жылдыктарын эн жогорку денгээлде өткөргөнүн коомчулук жакшы эле билет. Бул иш-чараларга өзүм да түздөн-түз катыштым, азыр да көз алдымда турат. Өткөндө ошондогу уникалдуу кинокадрларды издеттирсем, эч жерде жок болуп чыкты. Айтматовдун 70, 75 жылдыгындагы кинотасмалар кайда, эмне үчүн жок кылышынды, өчүрүлдү?! Кинокадрларды кырка беребизби?! Аскар Акаев Чыңгыз агайды официалдуу күттүктаганы мамлекеттин атынан эмеспи! Тарыхыбызды, басып өткөн жолубузду кырка берсек, тарыхыбыз 2200 жылдан эмес, кайсы президент качан келсе – мурдагыларды чийип, сзыып, улам жаны мезгилден башталып турганы манкуртчуулук эмеспи! Өткөндө 2008-жылы Ата-Бейитке барып, музейге кирсем, Аскар Акаевдин, Чыңгыз Айтматовдун, Апас Жумагуловдун, Медеткан Шеримкуловдун, Түгөлбай Сыдыкбековдун Ата-Бейитке 1937-жылы репресияланган улуу адамдарыбызды коюу аземиндеги, 1991-жылдагы тарыхый окуяны чагылдырган сүрөттү бийликтин өкүлдөрү келип алдырып салышып, К. Бакиевдин сүрөтүн кошоматтанып кооп коюшуптур. Бул тарыхты бурмалоо. Курманбек Бакиев деле «менин сүрөтүмдү койгула» дебесе керек.

Чыңгыз агай менен Аскар Акаевдин ортосунда мамиле дайыма ыпсызык болуп турду десек аша чапкандык болоор эле. Өзгөчө, 1995-жылы әкин-

чи жолу президенттикке шайлоо учурунда аларды карама-каршы коюуга аракет кылышкан пендeler да болгон. Аны жашырганда эмне?! «Аятолла Айтматов» деген макала да чыкканы эсимде. «Айтматов президент болсо Акматалиев госсекретарь, Жакшылыков спикер болот» деп чалма ыргытышкан. Бирок, Чыңгыз агай да, Аскар Акаев да таза, бийик, терен, жогорку интеллигент катары майда-чүйдөгө көнүл бурушкан эмес.

Айтматов 2005-жылкы 24-марттагы окуяны кандай кабыл алгандыгын көпчүлүк билбей калгандай. Албетте, коомубуздагы ошол мезгилдеги кемчиликтерге, проблемаларга токтолуп келип, революция эмес, төңкөрүш катары эсептеген. Жан дүйнөсүндө болгон окуяны кабыл алган эмес, дайыма кабатыр болуп келген. «Экстренный переворот» деген макаласында минтип жатпайбы: «Но будущее будет зависеть от того, насколько данный переворот дает позитивные результаты. Пока что выплеснулось на торговые улицы повальное мародерство... да, произошел своеобразный государственный переворот...» Орус философу Николай Бердяев «Каждый успешный переворот называют революцией, а каждый неудачный – мятежом» дебеди беле!

– Курманбек Бакиевдин мезгили Чыңгыз Айтматовго моралдык жактан оор болду окшойт?

– Экинчи Президент Курманбек Бакиев Чыңгыз агай менен жакшы мамиле түзө албады. Түзө албагандын бир себеби – ал киши башынан өндүрүшчүл болгондугу, руханий дүйнөгө анча маани бербегендиги болду. Алар официалдуу жыйындарда, иш-чараларда бир-эки жолугушканы, кенешип эки-үч кинокадрга түшкөнү жана 80 жылдыгына карата он беш мүнөт кабыл алганы болбосо, чер

жазышып, маектешишкен эмес. А чынында эмне-ни сүйлөшүшмөк эле?! Чыңгыз агайга иштен му-рун моралдык колдоо керек эле. Иштебесе эле өзүн бош адамдай көрөөрүн байкап калгам. Эсимде, чай ичиp отуруп, «агай башкалардай болуп пенсия офор-мить этип койбайсузбу», – деп калсам, таң калыштуу көз караш менен карап, «мен али иштей турган алым бар» – деп койгон. Агай пенсияга чыккысы келбegen. Пенсионер десе алдан тайган кишини түшүнчү. Жашоону эмгек деп түшүнгөн, Чыңгыз агай эмгекти тандап алган. Ар бир мунёттү текке кетирчү эмес. Коомдук, мамлекеттик иштер, жолу-гушуулар, чыгармачылык... Эмгексиз жашоосу ток-топ калчудай сезчү өзүн. Тынымсыз өмүр айлампа-сында жүргөндү каалоочу. Чарchoону билбечү, эс алуунун өзү чыгармачылык болчу.

Чыңгыз агай әлчиликтен кетпей, ордунда иш-теп калаарын президенттин өз оозунан уккан. Ошондуктан, үй ичин жыйнаштыrbай, кандай бол-со дал ошондой калышын үй-бүлөсүнөн суранган. Ишке мурдагыдай маанай менен киришиp, жаны пландарды түзүп жатканда артынан тымызын түрдө жаңы әлчи жиберилип отурбайбы! Аны да Чың-гыз агай биздин Тышкы иштер министрлиги тара-бынан эмес, Бельгиянын Тышкы иштер министрли-гинен билип отурбайбы! Мындай калпычылыкты, алдамчылыкты Чыңгыз агай жан дүйнөсүнө көтөрө албаган. Анын үстүнө мындай калпыс иш болгон-дон кийин Чыңгыз агайды ыраазычылык билди-риp, салт боюнча әлчиликтен жакшылап узатып коюшса болмок. Чыңгыз агайды Казакстандын Бельгиядагы әлчилигингде башка өлкөлөрдүн әлчи-лери узатышкан экен. Бул факт.

Эсимде, Чыңгыз агай бир жолу менден Прези-дент жөнүндө капысынан сурап калды: «кандай

киши» деп. «Өндүрүшчүл, практик» дешет. Бирок билбейм, Сиздин атыңызы бир чогулушта таппай калып, «жанагы «Биринчи мугалимди жазган» де-гени жакпай калды» дедим. Агай унчуккан жок.


– **Жаңы бийликтен эмне күтсө болот, Чыңгыз Айтматовду түшүнө альшаар бекен?**

– Бийлик Айтматов үчүн эмес, Айтматов бий-ликтен керек болуп келген. Биз ушул түшүнүктү Чыңгыз агайдын өмүрү өткөнчө түшүнө албадык.

Роза Исаковна Отунбаеванын Чыңгыз агайды урматтоосу, сыйлоосу бүгүн эле башталып отурган жок. Тээ советтик мезгилдин 80-жылдарында эле үй-бүлөлүк карым-катнашта болуп келишкен. Роза Исаковнаны агайдын үйүнөн көп эле көрдүм, Роза Исаковна оппозицияда жүргөндө, өзгөчө Чыңгыз агай дүйнөдөн кайткандан кийин бийликтин агай-га жасаган кайдыгерлигин бир нече жолу баса белгилеп, әлдин алдында жалындалп, чындыкты ай-тып чыгып сүйлөгөнү – ички дүйнөсүнүн тазалы-гын билдирип турат. Роза Отунбаеванын президент-тик башкаруусу учурунда Чыңгыз агайдын жар-кын элеси түбөлүк калат деген терең ишенимдемин.

Маектешкен Құнболот МОМОКОНОВ,

«Алиби», 12-октябрь 2010.





«МАНАСТЫ» ЧЕТ ЭЛДИКТЕР ГАНА ИЗИЛДЕП КАЛАБЫ ДЕП КОРКОМ

– Конституциянын талкууга коюлган долбоорундагы артыкчылык-кемчиликти байкай алдыңызбы?

– Конституциябызды окуп жатабыз. Эн башкысы – системаны өзгөртүү керек, бийлик элге кызмат кылуусу керек. Бул жагынан алганда Конституциянын 2-беренесинде «мамлекет... бүткүл комомго кызмат кылат» деп эн туура белгиленген. Ошону менен бирге «бир да жеке адам бийлики түштүк алтууга укуксуз» – деп баса көрсөтүлгөн.

28-беренеде айтылгандай, ар ким ой жүгүртүү, сөз жана басма сөз эркиндигине ээ болушу демократиянын кайра калыбына келишинен кабар берет. Теле-радио, басма сөздөр коомдук болгону жакшы, бирок анын механизмин толук иштеп чыгуу талап кылышат. Антпесе, бир ууч топ, өз кызыкчылыгы үчүн уюшуп алып, коомдук пикир жаратып коюшу мүмкүн.

Ошону менен бирге 47, 48-беренелерде илимге, кыргыз тилине, адабиятына, маданиятына, көркөм өнөрүнө абдан атайы көнүл бөлүнүп, алардын өнүгүшүү үчүн мамлекеттик камкордук көрүшүнүн жана зарыл шарттарды түзүшүнүн орун алышы кубандырат.

Конституциянын жаңылыгы – бир эле адамдын әки жолку мөөнөтке Президент болуп шайлануу-

сұна тыюу салынышы, беш жылга гана шайлоо жана президенттен кол тийбестики алыш салышы. Ошентсе да, президенттин укуктары кенейтилген күчү кадимкideй. Өзгөчө кырдаалды «айрым жерлерде алдын-ала жарыялабай туруп киргизет» дегени өтө кооптуу. Ал эми жоопкерчиликтери, милдеттери так көрсөтүлүп жазылбай калган. Президент кыргыз мамлекетинин символу катары калып, тышкы саясат менен алектенүүсү керек, ички кадр маселесине кийлигишүүсүнө дагы чек коюу зарыл.

Конституциядагы эң башкы маселенин бири – бул кыргыз тили. Мамлекеттик тилди жөн эле конституцияга жазып койгондон пайда чыкпайт, анын иштөө механизми ачык көрсөтүлүшү керек. Президент да, премьер-министр да, спикер да өзүнүн негизги милдеттеринин бири – мамлекеттик тилдин өсүп-өнүгүшүнө, жайылышына камкордук кылышып, зарыл шарттарды түзүп, үлгүлүү болушу керек. Конституциянын айрым беренелери кыргыз тилинде чоркок, түшүнүксүз жазылган. Алсак, 8-беренеде «Кыргыз Республикасында саясий көп түрдүүлүк таанылат» деп жазылса, 14-беренеде «Ар бир адам ажырагыс жашоо укугуна ээ» деген мааниси түшүнүксүз сүйлем жүрөт.

Ошону менен бирге «Кыргыз Республикасынын азыркы чек арасындагы бүт аймагы кол тийгис жана бүлүнгүс» дегенде 3-беренеде «азыркы» деген сөз ашыкча. Анда биз Каркыра сыйктуу жерлеребизди кайра кайрып ала албай калабызбы?!

– Абдылдажан агай, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын иликтең жүргөн адамсыз. Эмне үчүн Чыңгыз аганын ашы мамлекеттик денгээлде өткөн жок? Буга ким күнөөлүү?

– Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн кайтышына мына жакында әки жыл болот. Мурдагы өкмөт

Айтматовдун арбагына да кайдыгер карап, эч нерсе жасабаганын әл жакшы билет. Мен өз убагында бир топ маектерди бердим, ошондой эле макала да жаздым: Эмне үчүн Чыңгыз агай Татарстанда, андан кийин Германияда ооруп жатканда бийлик атайды кабар алган жок? Эмне үчүн ақыркы сапарга узатканда аза күтүүнүн төрагасы Президент болгон жок? Эмне үчүн КМШнын президенттерине официалдуу кабар берилип чакырылган жок? Эмне үчүн жок дегенде келүү ниетин билдирген түрк тилдүү мамлекеттердин башчылары келе алган жок? Эмне үчүн ашы кенири өтулгөн жок? Эмне үчүн 80 жылдык мааракеси жакшы уюштурулган жок, эмне үчүн президенттин, өкмөттүн, спикердин катышуусу менен өткөн жок?

Меймандар да суроо салат кадала,
Неге кетти Президент да шашыла.
Кана премьер, кана спикер, шаар мэри, –
Үйлөрүндө жаткан беле жашына?!

Эмне үчүн әмдигиче эстелик коюлган жок? Эмне үчүн китептери мамлекеттик каражат менен чыккан жок? Эмне үчүн?! Эмне үчүн?!. Ыр саптарды да жаздым. Бул эмне үчүндөргө жооп издең «Аш өтүлөт арбак ыраазы болгондой», «Рух дүйнөнүн асманында алп жатат», «Суук тийбесин тосуп тураар Ала-Тоом», «Бушайманмын жамгыр жааса, кар басса» деген өндүү көлөмдүү ырларымда кийинки мезгилдерде Айтматов тириүү кезинде да, дүйнөдөн кайткандан кийин арбагы да барк билбес бийликтин, түшүнбөөчүлүктүн чоң кысымында болгонун чагылдырып келдим. Ата-Бейит болсо томсоруп турат. Убактылуу өкмөт әлдин рухун, ан сезимин, ар-намысын көтөрөбүз дешсе, «Манас» эпосу менен Чыңгыз Айтматовдон баштап, улут-

тук руханий символдорубузду кайра жандандырып, дүйнөнүн суктанышына жетишибиз керек. Ошондуктан Убактылуу өкмөткө бул маселелерге кайдыгер карабай, тез аранын ичинде иш-чараларды иштеп чыгууну сунуш кылам жана алар колдойт деген ойдомун. «Манас» эпосу жана Чыңгыз Айтматов боюнча маданий декреттерди кабыл алса – улуттук сыймыктарыбызга жогорку денгээлде көңүл бурулгандай болуп, улуттук идеологиябызды түптөөдө жакшы негиздердин бири болуп берет беле деп ойлойм. Саясий-экономикалык чечимдерди абайлласа, этияttаса, шартка жараша караса болот, ал эми маданий-адабий, руханий-нравалык, этикалык чечимдерди күтүп туруунун зарылдыгы жок, тескерисинче, күн өткөн сайын жан дүйнөбүз жакырланып, бөксөрүп жатат. Маданият, адабият, илим убакытты, саясатты карап отурбайт.

– **Биздин тенденши жок «Манас» эпосубуз бар. Ага көз арткан мамлекеттер да жок эмес. Убактылуу өкмөт «Манас» эпосун коргоо, сактоо жана өнүктүрүү» деген атальшта декрет кабыл алса туура болчудай. Буга сиздин пикириниз кандай?**

– «Манас» эпосу боюнча закон кабыл алынбай калганы чын. Жогорку Кенештин комитетинде каралып токтол калды. Азыркы убактылуу Өкмөт ошол законду «Манас» эпосун коргоо, сактоо жана өнүктүрүү» деген атальшта декрет аркылуу кабыл алса туура болчудай. Бул законду ишке ашырууга түздөн-түз тиешеси бар мекеме – биздин Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту. Эпосту жазып, сактап, жарыялап, изилдеп, анын түбөлүк жашоосун камсыз кылып келе жатат. Кол жазмалар бөлүмүндө 80ге жакын «Манас» үчилтигинин вариантындары бар. Менин же жеке пикиримче, «Манас» эпосуна тиешелүү иш алып барышкан или-

мий кызматкерлердин айлыгын жок дегенде 50% га жогорулатуу керек. Антпесе, бүгүнкү күндө жаштарды «Манасты» изилдөө иштерине кызыктыруу, тартуу кыйын. Башкаларга караганда эпостун материалдары менен таанышып чыгуунун өзү эле бир топ убакытты талап кылат. Жаш илим-поздорду бир чети материалдык жактан кызыктырып тартсак, экинчиден, тиричилик көйгөйлөрү жеңилдесе, алардын илимий иштеринин сапаты жакшырып, манастаануучулардын саны өсүп, улуттук символубуздунизилдөө келечеги боло түшөт. Антпесек, «Манасты» кыргыздар әмес, жалаң чет әлдиктер изилдеп калабы деп корком, бушайман болом. Илимий жактан алганда да «Манас» эпосунун руханий борбору Кыргызстан болуп турушу керек.

Бүгүн Сагымбай Орозбаков менен Саякбай Карадаевдин вариантынын академиялык басылмасы даяр болгону менен каражат жогунан он жылдан бери коомчулукка жетпей отурат. Бул маселе, албетте, мамлекеттик денгээлде жакынкы күндөрдө чечилиши зарыл. Ал эми С.Орозбаковдун негизги текстин «Хан-Тенири» басмасы окурмандарга жеткирсе, С.Каралаевдин текстин «Турар» басмасы май айында жарыкка чыгарат.

– Чыңгыз Айтматов өз ажалы менен эле каза болдуу?

– Агайдын жашап жүргөнүн көрө албагандар болду. Чыңгыз агайдын өз ажалынан өлгөнүнө ишенбей кетем. Ошондон уламбы «Сиздин өлүм табышмактуу, жашыруун», «Сиздин өлүм керек беле бирөөгө», «Бир күн ичи кеткенинiz жок болуп, Шектендирет көп нерсени сүйлөөгө» деген сыйктуу саптар Жан дүйнөмдө бекеринен жазылбаса керек.

– Айтматов Айтматовдой баркталбай калгандай?

– Ооба, ырларымда саясий лириканын боёктому да бар. Айтматов Айтматовдой баркталбай калбадыбы?! Тириүсүндө колунан келбей, көлөкөсүндөй ээрчип алышкандар арбагынан өч алгысы келишти. Ошондо тартынбай эле «Ата-Бейит ичиркенип үн катпайт, Кекерсинген бийликтүүлөр жүз бакпайт, Кыянаттык Айтматовго кылгандар, Қөрөсүнөр, эртели-кеч жер таптайт», «Бюрократ, курсак менен ойлогон, Жамандар бар маңкурт өндүү кенкелес» деген сыйктуу саптардан турган ырларымды өз убагында 2008–2009-жылдары эле басма сөз беттерине жарыялаган болчумун.


– Мен Чыңгыз агайдын жаркын элеси ар бир кыргыз баласынын көкүрөгүндө болсо, түштөрүнө кирсе деп ойлойм. Ошондо абиийирибиз тазара түшөт, акыйкатка, адилетке умтулабыз. «Күн нурунчай чачыратып мәэримди, Ар адамдын түштөрүнө кирсениз» деп да жазгам.

– Айтматовдун жанында жүрүү – урмат-сыймык менен бирге, бул – чоң жоопкерчилик. Турмушун да, ишин да, айлана-чөйрөн да, жан дүйнөндө да тазалык, ак ниеттүүлүк, абиийирдүүлүк, адамжерчилик, акыйкаттык сыйктуу сапаттарга негизделип турушу керек. Ошондо гана Улуу, алп Айтматов менен бир сапарга жол тартсан болот. Күн – айга, ай – жылга айланып жүрүп, арадан жыйырма сегиз жыл өтүп, «мен өзүмө ишенгендей өзүнө ишемин» деген сөзгө татыктуу болгом. Ал гана әмес, өз колу менен чет элден жазган каты сакталып турат.

«Айтматовду жактайсын» деп, бир топ эле көрүнө да, жашыруун да тоскоол, жолтоо кылгандар да, кысымдар да болду. Айтматовду жаштар сыйлыгы менен чектеп куюуга болбойт, эл аралык

сыйлык уюштуруу керек, борбор шаарыбызга, Ата-Бейитке эстелик коюу, Чүй проспектисин Айтматовдун проспектиси же Эркиндик бульварын Айтматов бульвары деп атоо керек, шаарыбыздын Биринчи май районун Айтматов району деп атоо керек, Айтматов энциклопедиясын даярдоо, чыгаруу керек, Айтматовдун айкелин дүйнөнүн ар кай мамлекеттеринде турушуна камкордук көрүү керек, ашын мамлекеттик денгээлде өткөрүү керек деген конкреттүү көп сунуштарым суу кечпей калды. Жогорудагыдай сунуштарды үстөккө-босток айтып турсам мени кантип жакшы көрүшсүн.

*Маектешкен П. РЫСМАНБЕТОВА,
«Асман kg» 20-май, 2010-жыл.*



АЙТМАТОВДУН РУХАНИЙ ПАСПОРТУ «МАНАС» ЭЛЕ

Кыргыз калкы нечен кылымдык тарыхты карытып, айтылуу «Манас» баштаган элдик оозеки чыгармачылыктын эң сонун үлгүлөрүн жаратып, аларды кийинки муунга мурас катары калтырып келишпеби. Алтын кенчтер мурас катары ададардын аң-сезиминде гана жашап кала бербестен, кыргыз маданиятынын, адабиятынын пайда болушунун жана калыптанышынын негизги булагы болуп саналган.

«Манас» эпосу Чынгыз Айтматовдун жан дүйнөсүнө балалык мезгилде эле синген. Жазуучунун чон энеси Айымкан, чон эжеси Карагыз жомоктор, элдик ырлар, уламыштар, макал-лакаптар, дастандардын өзүнчө бир кенчи боло турган. Чон энелерин ээрчиp жайлодо тоо-тоолоп жүрөт, айыл-ападагы тамашаларды сонуркап көрөт, элдин үрп-адатын, үй-булөлүк салтын билип, ар бир кыргыз баласы сыйктуу ариб тааный электе «Манас» баштаган эң асыл мурастарды угуп, таалим алышп, көркөм дүйнөнүн укмуштуудай сыйкырдуу касиетине аралашат. Таластан «Биринчи ирет манасчынын үнүн уктум» дейт жазуучу. Чолпонбай, Дүйшөнкул сыйктуу баатырлардын эрдигин өз элин, жерин жоо-душмандардан коргогон Манаска салыштырып, ыйык тутуп, өздөрүн да баатырлардай сезишпип, бири-бирине ант беришкен балалык күндөр көп эле болгон. «Манас-

тын» духу менен турмуштагы кыйынчылыктарды, азап-тозокторду көтөрүп, женишке умтулуп келишкен.

Жазуучунун чыгармачылыгынын башатына жол ачкан көркөм булактар жөнүндө кеп козгогондо да «Манас» эпосу алгачкылардан болуп айтылат. 1952-жылы «Манас» тууралуу илимий негиздеде кара сөз түрүндө проспектини орус тилинде жазат. Ошондо жазуучу кыргыз элинин дүйнөлүк маанидеги эң залкар мурасты – «Манас» жараткана на дагы бир жолу ынанат. Балалык мезгилде кулакка синген жагымдуу саптардын дүйнөсүнө өзү киял чаргытат. Бул Айтматовдун «Манаска» илимий чыгармачылык жаатында кайрылган алгачкы кадамы эле.

Айтматов менен «Манастын», башкача айтканда, дүйнөлүк элдин эки залкар көркөм дүйнөсүнүн байланышын негизинен эки багытта кароого болот: биринчи, «Манас» эпосуна Ч.Айтматовдун чыгармачылыгында кайрылышы; экинчи, Ч.Айтматовдун «Манас» эпосун пропагандалашы.

Алгач айтып коюучу кеп Ч.Айтматов ар бир чыгармасында эле «Манаска» кайрыла бербейт. «Манас» анын көркөм дүйнөсүндө да ар дайым жашап, чыгармачылык шык, эргүү берип турат, ал бүтүндөй жазуучунун чыгармачылыгы менен өзөктөш, тамырлаш. Белгилүү сынчы К.Асаналиевдин сөзү менен айтканда, «эпос жазуучунун көркөм акыл-эсинде кандайдыр бир айрым үзүндүлөрү, же кээ бир белгилери менен әмес, баарынан мурда синкреттик искуствоонун улуу туундусу катары өзүнчө бир бүткөн система түрүндө жашайт».

Айтматов өзү да эпос жөнүндө дайыма ой-толгоодо болоорун, элдик акылмандыктын көп кат-

марлуу, көп кырдуу чыгармасын чыгармачылыгында жөн эле пайдаланбастан, өздөштүрүлгөн түрүндө пайдаланаарын бир нече жолу баса белгилеген эле. Ошентип, анын «Манас» эпосуна айрым бир учурда гана көркөм зарылдыктан кайрылып келгендигин чыгармачылыгы шарттайт. Бул кайрылуу чыгарманын тематикасына, идеялык-естетикалык маанисине, көркөм образдар системасына, философиялык, адеп-ахлактык проблемасына байланыштуу болот. Ч.Айтматов алгач «Жамийла» повестинде эпостун башкы каарманынын атын гана аттайт: «Кен талаа, колдо! Касиеттүү тууган жер, колдо! Манас, колдо!» Бирок, жазуучу Манастын атын атоо менен терең ойду камтып жатат. Согуш мезгилинде Манастын образы элдин, журттун патриоттук сезимин түшүрбөө үчүн, кайраттуулукка, эркүүлүккө, женишке үндөө үчүн чөн роль ойнот келгендигин жазуучу анын маанисинин чыпчыргасын коротпой таамай көрсөтө алган.

«Ак кеме» повестиндеги Энесай легендасынын мазмунунун түбү да «Манас» эпосуна барып такалат. Кыргыздардын «Манаста» Алтайда ак калпактуу Ала-Тоого, «Ак кемеде» Энесай боюна көгүлтүр Ысык-Көлгө көчүп келиши элдин башынан өткөргөн тарыхый жалпылыкты билдиret. Айтматов өзүнүн идеясын терендетип окурмандарга жеткируүдө «Манас» эпосуна таянат.

Жазуучунун «Кайрылыш күштар келгиче» аттуу ангемесинде (чыгарма толук жарык көрө элек) Сенирбай баласы Элемандын түшүн «Манас» жомогу аркылуу жоруйт. Көк өгүздин минип адашып жүргөндө баласына жолуккан ак боз атчан көк ала сакал карыяны Бакай, же Кошой, а балким Манастын өзүдүр дейт.

«Эрте жаздагы турналар» повестинде баатыр Манастын образы «Ак-Сай десанттары» менен кошо чыга келет. Тыналиев согуш учурундагы фронттогу жана тылдагы оор абалды, Ак-Сай дыңын багындыруу керектиги жөнүндө айтып жатканда өспүрүмдөрдүн көз алдында башкарма эмес, Манастын өзү тургансыды. Ал эми өздөрүн анын чоролору катары сезишти. Мына ушундай духта тарбияланышкан балдар наадандык, адилетсиздик менен күрөшүүгө түздөн-түз чыгышты.

«Кылым карытаар бир күн» романындагы манкурттун образы да «Манас» эпосунан чыгып отурбайбы!

«Баланы карман алалык,
Башына шири салалык.
Үйгө алып барып кыйнайлык,
Алты зубун калмактын,
Аяк-башын жыйнайлык».

Албетте, эпосто айтылган билүүлүк болуп, Ч.Айтматов бүгүнкү күн менен байланыштырып, өзүнүн манкурт жөнүндөгү легендасын жаратып, дүйнөлүк мааниде анын «сырын» чечмелеп берет.

«Жамийладан» «Кыямат» романына чейин жазуучунун чыгармачылыгына көз салсак, анда «Манастын» стихиясы каармандардын мүнөзүн, ички дүйнөсүн сүрөттөөдө, гуманисттик, философиялык ой айтууда, адеп-ахлактык проблемаларды козгоодо кызыл сызык сымал чыгармалардын «жүлүнүнөн» өтүп тургандыгын байкоого болот. Ч.Айтматов «Манас» баштаган элдик оозеки чыгармачылыктын алтын казынасына кайрылуунун, аны иштеп чыгуунун эң сонун үлгүсүн өз чыгармачылык тажрыйбасында бүткүл дүйнө адабиятына көрсөтүүдө.

Ч.Айтматовдун «Манасты» пропагандалоосунун багыты ар түрдүү экендин көрөбүз. Ал «Манас» эпосу – кайталангыс жана катасыз көркөм тажрыйба аркылуу адабияттын бардык проблемаларына, тематикаларына ой жүгүртүп, анын бийик гуманизмин даңазалаган эркиндик, көз каранды әместик идеясын, терең философиясын, имандык сабагын, укмуштуу фантазиясын, оптимисттик трагедиялуулугун, поэтикалык көркөмдүгүн, пафосун, структуралык табиятын, стилдик чен-өлчөмдөрүн, сөздөрдүн ыйыктыгын, образдардын ички дүйнөсүнүн кылдат ачылышинын, жаратылыштын ар түрдүү кубулуштарынын сүрөттөлүшүн талдайт: «Маселе бил жерде таамай, так айтылган салыштыруу, эпитетте гана эмес. Кеп, кылымдар боюн өз ичине камтыган көп катмарлуу эпостун адам турмушунун ар түрдүү жактарын, социалдык-турмуш, сүйү-лирикалык, моралдык-этикалык маселелерин, байыркы кыргыздардын географиялык, медициналык, астрономиялык, философиялык көрүнүштөрүн бүтүндөй камтыган эпостук мазмунга, бир учу жомоктон, мифтен, фантастикан башталып, бир учу реализмге (фольклордук маанидеги) келип жеткен көркөм форманын бипбирдей жанаша өсүп, бир бүтүн гармония түзгөндүгүнүдө».

Жазуучу уникалдуу «Манасты» жараткан элдин акылмандуулугуна, генийлигине, укумдан-тукумга жеткирген Сагымбай, Саякбай сыйктуу «легендарлуу эпик», «азыркынын» Гомери, «ХХ асырдын рапсоду» деп аталган индивидуалдуу залкар көркөм сүрөткерлердин ролуна чоң баа берет. Сагымбай жөнүндө мындай дейт: «Сагымбайдан жазылып калган тексттерди кунт коюп окуп чыккан ар бир адам Сагымбайдын сез байлыгына, акындык чеберчилигине, сүрөткер күдүретине баш ий-

бей койбайт. Бул бир ааламда укмуш жараган уникалдуу талант. «Манас» – «Манас» болгондон берки эпостун тамчыга тамчы кошуулуп, сөзгө сөз, ойго ой қыналып, байыркы қыргыз журтунун бүткүл чыгармачылык кубатын Сагымбай бир өзү дилине сыйғызып тургандай сезилет». Сагымбайдын айтуусундагы вариантка башкы редакторлук кызмат аткарып «Байыркы қыргыз рухунун туу чокусу» деген баш сөз жазды. Ал эми, Саякбай Карадаевдин өз оозунан «Манасты» угуп, өзү менен кошо күлүп, бирге ыйлап, ата-баладай мамиледе жүргөнү баарыга белгилүү. Ч.Айтматов «Ал океан сындуу «Манастын» миллион сабын жат билген» деген макаласында улуу манасчылардын эң акыркысы Саякбайдын портретин жандуу тартат. Манасчынын фантазиясына, артисттик талантына, ашкан өнөрүнө таң берет: «Карадаев «Манас» айтып жатканда андан көнүлдү тартып алалбай, кирпигинин ирмелишинен тартып колунун жансашына чейинки ар бир кыймылыша арбалып, көрөнгүнүн көөр таштай чанда бир кезиге турган шыбагасы даарыган бул адамдын абазына кулак төшөп, муюп олтуруп анын жасат-жаны эпикалык уюткунун өзүнөн бүткөнбү деп ойлоп кетесин». С.Карадаевдин сөөгүн коюу зыйнатында жазуучунун кабыргасы кайышып, «дүйнө жүзүндө өзүнчө жалгыз гана болгон улуу талант асмандан кулаган жылдыздай жарк этип өчтү» деп улутунуп турбадыбы!..

Ч.Айтматов «Манасты» оозго алганда казак элинин улуу жазуучусу Мухтар Ауэзовдун ысымын бирге эскерет. 1950-жылдары М.Ауэзов эпостун элдүүлүгүнө шек келтиришкендеге каршы турup, бул чыгарма қыргыз элинин гана эмес, бүткүл совет элинин сыймыктана турган эпопеясы экен-

дигин көрсөтүп, 1952-жылы «Манас» эпосуна байланыштуу илимий конференцияда «Манас» эпосунун элдик вариантын түзүү керек деген темада доклад жасаган. Ошондогу казак жазуучусунун жан талашып, таш жарган билимине таянып «Манасты» обу жок айыптоолордон коргоп, сактап калгандыгы Ч.Айтматовдун көз алдында турат. «Ауэзовдун атуулдук азamatтыгын, жазуучулук эрдигин биздин эл эч качан унутпайт» – дейт ал. Айтматов менен «Манасты», Сагымбай, Саякбай менен «Манасты» ажырым кароого дегеле болбайт. Айтматов чет олкөлүк окурмандардын «кай жерликсиз?» – деген суроосуна: «Манас» жараган жана Ауэзов туулган жерденмин» – деп ар дайым сыймык менен жооп берет.

Ч.Айтматов «Манас» эпосун дүйнө, совет элдеринин арасына пропагандалап, эпостун которулушуна дайыма камкордук кылып келет, бир топ чет тилдерге которулуп басылды. «Манас» эпосун өзбек тилине белгилүү абын Миртемир которгондо Ч.Айтматов да баалуу кенештерди берген. Котормочуга эл алдында жылуу пикир айткан: «Ал бул чон жана татаал ишке канчалык жан дили менен берилип мамиле жасагандыгын мен азыр толкундабай эске-ре албайм... Эпостун өзбекче котормосу «Манастын» өзүнүн гениалдуу оригиналына тете монолиттүү, колориттүү чыкты». Азыр болсо белгилүү орус абыны В.Солоухин «Манастын» орусчасын калың элге жеткирүү үчүн Ч.Айтматовдун тапшырмасы менен иштеп жатат. «Өз элиниң тарыхына жана чыгармачылыгына сыймыктанбаган жан болбос. Ошентсе да «Манас» эпосун ойлой калсам, анын минтип жалпы совет элиниң орток маданий байлыгына айланып отурганын эстеп, мартабам артып, байманам ташыгандай өзүмчө эле кудундал, териме батпай

кетем» – дейт ал. Бул анын эпостун жалпы дүйнөгө тароого жасаган камкордугунун жемиши катары баалоого болот.

Ал «Манастын» 1000 жылдык юбилейин өткөрүүнүн демилгечиси болуп келе жатпайбы! Ошондой эле «Манас» аэропортунун атальшында салымы бар. А.Жакыпбеков менен К.Жусуповдун «Манасты» кара сөзгө айландыруу идеясын да Ч.Айтматов берген.

В.Коркиндик «Манас» эпосун укканда ыйлаганыңыз барбы? деген суроосуна жазуучу «Манасты» укканда ыйлабаган кыргыз болбойт» деп жооп берши эпостун ар бир кыргыз баласы учун өтө ыйыктыгын, асылдыгын, улуулугун, касиеттүүлүгүн билдириет. «Манастын» улуттук ан-сезимге синиши эне сүтүнө, эне тилине борбор, аны менен бирге чогуу келген табигый көрүнүш. «Манасты» билбеген адам өз элин, тилин, жерин билбегендик» деген сөздүн афоризмге айланып кетиши бекеринен эмес. Ошондон улам азыркы учурда дагы бир жаны учкул сөз жанырып калат: «Кыргыз адабияты «Манас» эпосунан Чыңгыз Айтматовдун эпосу на чейинки доорду басып өттү». Ооба, кыргыз эли дүйнөгө ушул эки көркөм маданияттын бийик ұлгусу катары, эки эстетикалык дүйнөнүн эриш-аркак далма-дал келиши, тогошуусу менен сыймыктана алат. Дүйнө менен алакада болуп, аралашып, дүйнөнү көрүп туруу учун «Манас», Айтматов сыйктуу түбөлүктүү муундан-муунга аңыз болуп жашай турган улуу бийиктиker керек. Биздин көркөм дөөлөттөрдүн кыл чокусунда кечээ да, бүгүн да, эртең да туу катары кармаганыбыз да, карманганыбыз да – дал ушул «Манас» менен Айтматов экендигин эч ким тана албайт. Кыргыз адабиятынын Казакстандагы күндөрүнүн салтанаттуу ачылышын-

да белгилүү акын Олжас Сулейманов: «Элибиздин географиялык жана экономикалык картасында Кыргызстандын алган орду балким, анчалык чон эмес чыгаар, а бирок СССРдин адабий картасы жасала турган болчу болсо, калемдештерибиздин эмгеги менен женип алынып өздөштүрүлгөн жер андан алда канча чон аянтты ээлемек», – деп айткан. Бул жерде эн алгач «Манас» менен Айтматовдун чыгармалары өске алынып жатканы байкалып турат.

Совет мезгилинде Сагымбайдын вариантын чыгаруу өтө кыйын болгондугун азыркы жаштар билишпейт. Анткени советтик идеологияга туура келбegen идеялар «Манастын» вариантында жыш кездешкен. Панисламисттик, пантүркисттик идеялар, диндик түшүнүктөр эпосто орун алгандыктан Сагымбай Орозбаковдун варианты кол жазма түрүндө гана сандыкта катылышып, жабылып турган. Айтматовдун гана дүйнөлүк кадыр-баркы, атак-данкы гана Сагымбайдын «Манасын» жалпы окурмандарга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн. Айтматов бардык жоопкерчилиktи өзүнө алган. Бул ошол мезгилде өтө кооптуу эле. Кийин Кыргызстан Компартиянын экинчи секретары Киселёвдун айдактоосу менен Айтматовго Сагымбайдын «Манасын» чыгарганга башкы редакторлук кылгандыгы учун асылуулар башталган болчу. Айтматов Айтматов болгону учун гана С. Орозбаковдун варианты коомчулукка жетип отурганын эч ким тана албайт. Айтматовдун атагына Киселёвчулар асылып көрдү, бирок Айтматовдун кылын қыйшайта алышкан жок.

Айтматов болбогондо «Манас» эпосунун 1000 жылдык мааракеси көтөрүлмөк да, өткөрүлмөк да эмес. Ал кыргыз элинин мурасын дүйнөгө көрсөтүп сүктангысы келген. Урматтуу окурман, Айтматов-

суз «Манас» эпосунун маарекесин бир мүнөт әлестетип көрүнүзчү. Эч кандай маарекенин көркү да чыкпайт болчу жана эч качан өтпөйт болчу. Айтматовдун демилгеси жана кадыр-баркы менен маареке өтүп, кыргыз эли дүйнөнүн төрт бурчуна белгилүү болбодубу.

Чыңгыз Айтматовдун башкы редактору, кадыр-баркы менен гана «Манастын» Сагымбай Орозбаковдун 4-тому, Саякбай Карадаевдин 5 томун өз өзүнчө вариант болуп чыккан. Чыңгыз Айтматовдун ааламды аралап данкы менен 1995-жылы «Манас» эпосунун 1000 жылдыгы белгиленип, түрк тилдүү әлдердин Президенттери толук катышкан.

«Манас» эпосу менен, Манастын образы Айтматовду ар дайым толкундатып келген. Ал жөнүндө мен өзүмдүн бир топ маектеримде белгилеп келген әлем. Ал эми лирикалық планда болсо төмөнкүдөй саптар поэмаларымда жараганын сыймыктануу менен айта алам.

Ак булутсуз дүйнө әлине тааныткан,
Кыргыз әлин, Манас атын жайылткан.

Заманыбыз болсо дагы башкача, –
Келген өндүү Манасыбыз тирилип.

Сизди, ооба, Манасыбыз дечү эле,
«Манасты» Сиз жеткирдиңиз чет әлге.
«Манас» Сизден айрылганда айтылды, –
Кара жерге сөөгүнүздү берээрде.

Баары ыйлашты Манас эми өлгөндөй,
Манас менен Сизди кошо көмгөндөй.

Сиз кеттиңиз Ааламына Манастын,
Сыйрып алыш Элибиздин жаратын.

Жан дүйнөнүз Ала-Тоодой Бийиктик,
Манасты биз Сиз менен бир «Тирилттик».
Манас, Кыргыз Чыңгыз – ураан чакырып, –
Дүйнө әлин таң калтырып ийилттик.

Манас менен жолугушуп Ааламдан,
Сырынызды төктүнүзбү – армандан.

Манас-ата кучагына алгандыр,
Ыраазы болуп, өзүнүзгө калгандыр.
«Кыргызыма Бакыт Уулу келәэр» – деп, –
Дагы тиләэр, күткөн кыял армандар.

Ооба, Манас Сизди тилеп кылымдап,
Келсе керек элибизге ырымдап.

Манас ашы өтпөгөнгө таң калып,
Манас ашын берүүгө Сиз камданып.
Курултайда маселелер көтөрүп, –
Жүргөнүнүз әлестелет шанданып.

Аш берилди мин жылдыкта, жакында,
Турдуңуз Сиз Рухий иштин башында.
«Бүгүн мына Манас» – дешти Сизди да, –
Президенттер Манас бабам ашында.

Албетте, бул саптарды мен Чыңгыз Айтматов кеткенден кийин жаздым. Жан дүйнөмдө «Манас» менен Айтматов ар дайым жуурулушуп турат.

Айтматовдун жүрөгү «Манас» деп өтүп,
«Манас» деп токтоду. Айтматов Манас ааламына түбөлүк кетти ...



ЫРЛАР

МЕЗГИЛ ӨТПӨЙТ, АДАМ ӨТӨТ ДҮЙНӨДӨН

Адам барбы арман кылыш күйбөгөн,
Адам барбы Жашоо, Өмүрду сүйбөгөн.
Менин оюм, Тирүүлүктөн карасак, –
Мезгил өтпөйт, Адам өтөт дүйнөдөн.

Максат өндүү өлүү дүйнө топтомой,
Жашап жатсак Мезгил агат токтобой.
Бул жашоонун кем-карчына карабай, –
Жашасак не, Жан дүйнөбүз онтобой?..

Адам менен Мезгил эгиз, бүтүндүк,
Келдик, кеттик, биз әмнени түшүндүк.
Өмүр деген асмандагы жылдызыбы,
Жанып барып жарым жолдо үзүлдүк.

Мезгил менен Айтматов эч бөлүнбөй,
Мелт-калт болгон Жан дүйнөбүз төгүлбөй.
Ойлогонбүз Түбөлүктүү дегендей, –
Көрсө ажал андып жүргөн көрүнбөй.

Айтматовду байкап көрсөм кайрадан,
Мезгилинең эрте келген көрүнөт.
Айтматовго чейин, андан кийин деп, –
Мезгил дагы эки башка бөлүнөт...

Мезгил болсо чалкып жаткан асмандай,
Булут өндүү Адам сызат шашкандай.
Шамал жүрсө булут кетээр таралып, –
Жамгыр болуп жаңы өмүр тапкандай.

Дарактардын жалбырагы түшкөндөй,
Ар адамдын жашоосу – анан бүткөндөй.
Мезгилинең кала берет адамдар, –
Бир жашоосу бир үзүмгө түткөндөй.

Мезгил дагы жаңыланат, жашарат,
Адам келет, адам кетет, тазарат.
Артыбызга кылчайганда билгендей, –
Улуу адамдар тарых бетин жазалат.

Мезгил катаал, алды карай чамынган,
Байге алчу күлүк аттай чабылган.
Сулдуу кыздай адаштырат, мас кылат,
Көз тайгылткан түрдүү кийим жамынган.

Жаштык мезгил – жашыл гүлү өмүрдүн,
Таза, аппак, тунук кези көнүлдүн.
Убакыттын кымбаттыгын билбейсин, –
Ойго келбейт укуругу өлүмдүн.

Анан зуулдап өтүп кетээр жаштыгын,
Карылыкка жетип бараар – баттыгын.
Өмүр, Жашоо секунддардан башталат, –
Кудай гана өлчөп тураар тактыгын.

Жашагын Сен, Мезгил менен үндөшкүн,
Бошон болбо, артта калба – күрөшкүн.
Канат каккын, кезегинде ойнот күл, –
Токтолкондой saat жебесин мүнөттүн.

Мезгил, мезгил маанайларды көтөргөн,
Кәэ учурда көңүлдөрдү чөгөргөн.
Мезгил мага дал ушундай сезилет, –
Наристени ат үстүндө өнөргөн.

Мезгил шашпа, Адамга ызаат карагын,
Улам ачсын жаныруунун барагын.
Жашап өтсүн бир келүүчү өмүрдө, –
Бүркөлбөстөн ачып дайым кабагын.

Өтүп кетээр өмүрдү эч андабай,
Адам келет Мезгилди эч тандабай.
Заманынан алга озуп кетишкан, –
Эрлер чыгат эр жүрөктүү тайманбай.

Мезгил – кайык, Адам калак айдаган,
Мезгил – дарак, Адам мөмө байлаган.
Кайгы-капа басып турса көңүлдү, –
Мезгил – дары унуттуруп алдаган.

Кечәэ – тарых, басып өткөн жолубуз,
Бүгүн – жашоо, тирүүлүктө тоюбуз.
Эртең – үмүт, жетебизби ким билет, –
Тизмектелет чырмалышкан оюбуз.

Адам барбы арман кылыш күйбөгөн,
Адам барбы Жашоо, Өмүрдү сүйбөгөн.
Менин оюм, Тирүүлүктөн карасак, –
Мезгил өтпөйт, Адам өтөт дүйнөдөн.

СИЗ ЖОК КЕЗДЕ КЫРГЫЗ ЭЛИН МУНКАНАТ...

Сүрөт карайм, сүйлөшөмүн, жооп күтөм,
Неге мынча телмиресиз, тиктейсиз.
Эмне болду, өзүм дагы бушайман, –
Көптөн бери түшүмө да кирбейсиз.

Алыс жакта жүрдүнүзбү сапарлап,
Күткөн бекен окурмандар катарлап.
Көңүл калыш чолосу жок бийликтен, –
Кеттицизби же болбосо атайлап.

Откөн бийлик кадыр-баркка жетпеди,
Эсинизде болсо керек... кектеди.
Рухунуз тур, маселени чечпеди, –
Эскерме жок, эстелик жок, кечтеди.

Бизде болсо элдик Жениш болгондой,¹
Бакыт-кушу элибизге конгондой.
Талкаладык, ойлободук, тонодук, –
Манкуртпузбу сезимибиз ойгонбой.²


Женилдедик, жендик дедик, кубандык,
«Калыс бол» – деп жаңы
Өкмөттөн сурандык.
Баягы эле ат минерлер башкарыйп, –³
Жер карадык, жер жүзүнөн уялдык.

¹ 2010-жылдагы 7-апрелдеги революция жөнүндө сөз болуп жатат.

² 2005-жылдагы 24-марта , 2010-жылдагы 7-апрелдеги моредерлук тууралуу ой камтылып жатат.

³ 2010-жылдагы техникалык өкмөттүн мүчөлөрү жана бийликтө калган бакиевчилир жөнүндө.

11-июль, 2010-жыл.



Билбейм неге революция жасалды,
Эки-үч күнгө Сыдыковдор камалды.
Өзбектер «бөлүнсөм» деп кыргыздан,—
Маалыматтар ачык-айкын таралды.¹

Озүнүз жок, сөзүнүз жок баягы,
Элдештирип, айыктырган жараны.²
Бакиевдер, чагым салган күчтөр бар,—
Азыр дагы пайда кылат санааны.

Кайсы жолдо, кандай жолдо барабыз,
Үмүт өчпөйт, үзүлбөйт да – жанабыз.
Партия көп, достор болсо сатышып,—
Кастык менен ажырымдайт арабыз.

Мансапкорлор өз максатын өтөгөн,
Бийлик талаш мурдагыдан күчөгөн.
Согуш болду кинолордон көргөндөй,—
Жан кыйылып, үйлөр күйүп түтөгөн.

Чабыштырып эки элди алдуулар,
Качып кеткен, небак эле камдуулар.
Жашоо кыйын, алдамчылар андан көп,—
Басынтышат жансыздарды жандуулар.

Учүнчү күч... эки эл кагышып,
Кәэ бирөөлөр айры, союл алышып.
Өлүк деген батпай кетти үйүлүп,—
Бир тарабы курал менен атышып.

¹ Басма сөз беттериндеги ой пикирлер эске алынды.

² Ч. Айтматов 1990-жылдагы кыргыз-өзбек чатагына ССРдин Президентинин Көнешчиси катары атайы келип, өзүнүн кадыр-баркы менен кан төгүүгө жол бербей калган.

Адашабы, адашпайбы замана,
Ок жыттанат, кан жыттанат айланы.
Кечээ күнкү коррупционер дегендөр,—
Дале жүрөт баш көтөрүп шандана.

Анан кантип Чындык келет заманга,
Жолугушсак ар бир кадам жаманга.
Жыйырма жылда бир багытта боло албай,—
Жаралганбы кыргыз эли арманга?!

Сиз жок кезде кыргыз элин мунканат,
Жер сатылып, алтын кендер уурдалат.
«Манасыбыз»... ага дагы ээ кылбай,—
Кытай тараф койду окшойт қулпулап.¹

Баары кетсе Кыргызстанда не калат,
Байлыгына чет элдиктер там салат.
Келечекте бирөөлөргө күл болуп,—
Кыргыздардын мандайынан тер агат.

Биз ушуга макулбузбу, атуулдар,
Токтолсун дейм элдин мүлкүн сатуулар.
Тазаланып Адилетке, Чындыкка,—
Тартип керек – эл көзүнчө атуулар.

Кетиришет манкурт сымал айланы,
Жазбаптырысyz бекеринен «Тамганы».²
Тазаланып арамдыктан арылса,—
Кыргызындын түбөлүккө жанганды.

¹ ЮНЕСКОго «Манас» эпосунун Кытай мамлекети тарабынан катталган болчу.

² «Кассандра эн тамгасы» жөнүндө.

Кыргыз, кыргыз кылымдарды карытаар,
Күбөлөгөн кытай жазуу – тарыхтар.
Сизди окуган, урматтаган, сыйлаган, –
Башчы болсо өлкөбүздү жарыктаар.

Сиздин насаат – Акыйкаттуу башкаруу,
Эл мүдөөсүн, эл талабын аткаруу.
Бардыгы тен бийлик тарап умтулат, –
Ойлоп койбайт сезими жок – апкааруу.

Анан кантип турмушубуз онолот,
Ыдырап да, мамлекет да жоголот.
Кыргызстанда кыргыз үчүн жашоо жок,
Кыргыз элим кыргыз жерде кордолот.

Башка улут кыргыз тилде сүйлөбөйт,
Мүшкүл түшсө, башын катат үндөбөйт.
Атка минээр, бийлик ээси, билерман, –
Кыргыз элим бөтөн жерде гүлдөбөйт.

Айтматовдун Руху турса жаңырып,
Биз келебиз касиетти жашырып.
Чыга келди кызыкчылык ойлогон, –
Саясатчы Айтматовго жамынып.


Жаңы Өкмөт Сизге көнүл бурушаар,
Эл алдында абийир сактап турушаар.
«Айтматов» деп ураан турса алдында, –
Жаштарыбыз Адил заман курушаар.

Ошол мезгил келәэр әртең жарк этип,
Жетишпестер, кемчиликтер бат кетип.
Кубанаарбыз Айтматовдун эли деп, –
Төбөбүз да жылдыздарга так жетип.

Көлүнүзгө, көлүбүзгө мен бардым,
Толкун урат, менден сурайт, сагынат.
Сүрөтүнүз турган экен фойеде, –
Карап турсаң эл көрүүгө агылат.

Кайда элеңиз, кайра бизге келинiz,
Күтөт Сизди Ардак менен элиниz.
Жаңы бийлик жаңы жасаар мамиле, –
Баарыбыздын түшүбүзгө кириниz.

Чолпон-Ата,
7-август, 2010-жыл.



ДОСТОР БҮГҮН ДОСТОР ЭМЕС БАЯГЫ...

Нанды бөлүп, бирге жеген – тамагы,
Достор бүгүн – достор эмес баяги.
Кекирейтет, сөөмөйлөрүн чычайтат, –
Колундагы бийлик деген таяги.

Чын достуктун кеткен өндүү арааны,
Пайдакеттик ээлеп алган санааны.
Той-топурда жолугушса капыстан, –
Атын айтпай, тергеп калат «жанагы».

Билбей келем, достор неге болушат,
Балдарынын аттарын да коюшат.
Бардыгы тен жалган болсо, калп болсо, –
Кымыз тартып, козуларын союшат.

Аялдары күйөөлөрүн түртмөлөп,
Өзгөрүшүп, түлкү сымал күйпөлөп.
Жактырбастан турса дагы ичинен, –
Сылап-сыйпап, беттен өбүп, сүймөлөп.

Достор болсо жаны тааныш эмдей,
Колдун учун аран созот кебелбей.
Кара очкисин улам-улам түзөлтүп, –
Басып турат, үстүн ондоп – желбегей.

Ичи тардык, менменсинме айынан, –
Ийилишпейт, түшпөс хандай тагынан.
Мамиле жок, бардыгын тен унтушкан, –
Жакындашат байлык, бийлик жагынан.

Көрпенделек, көздү анан май басып,
Бир-бирине аёо кылбай, көө чачып.
Бир кезекте сырдаш болсо, а бүгүн, –
Жамандашып, абийирлерин бүт ачып.

Майда-чүйдө таарынычтар – чатышкан,
Достор, достор байлык үчүн сатышкан.
Бийлик, байлык – «досу» болуп алардын, –
Жада калса өмүр қыйып атышкан.

Бул жашоого устун болуп көрүнүп,
Дүйнө жыйнап, өлбөчүдөй көрүлүп.
Достор, достор коркуп койбой эч кимден, –
Кудайды да оозго алып... сөгүнүп...

Достор кана Аккан достой чыныгы,
Мүшкүл түшсө – көтөрүшөөр қыйыны.
Достук деген бараткансыйт алмашып, –
Келип-кетип, тамак ичүү жыйыны.

Азыр кызык, маңкурттан да кыпкызык,
Досторун да сатып ийет «ыпсысык».
Достукту мен так ушундай түшүнөм, –
Ак баракка кош чийилген түз сыйык.

Доско досту душман кылган жамандар,
Түрдүү-туркүн ойлонушуп – амалдар.
Эзилишкен достор чыгып кас болуп,
Достук дагы көз ирмемде тамандар.


Досум дешет, жалган «достор» көбөйдү,
Билбей келет «досторунан» «өлөрдү».
Турмуш татаал, алыс сапар жол салсан, –
Билип жүргүн ким менен сен жөнөрдү.

Достук әмне? Көпүрөбү өткөндөй,
Чакмак ташпы бирде күйүп, өчкөндөй.
Достук деген күн нурундай чачырап, –
Кубат берәэр көнүлдөргө көктөмдөй...

Достук келбейт, бир күн, бир saat ичинде,
Достук болот Ишенимде, Сезимде.
Ал бир келет Бакыт болуп өзүнчө, –
Байлык да жок, Бийлик да жок кезинде...

*Кара-Кужур, Лахол айылы,
22-август, 2010-ж.*

PS: Достор бүгүн – достор әмес баяғы,
Көрүнбөйт го көлөкөсү, карааны...



БАЙЛЫГЫМ МЕНИН–ШАКИРТТЕРИМ ЭЭРЧИГЕН...

Байлыгым менин – шакирттерим ээрчиген,
Тагдырлары мен аркылуу чечилген.
Турмуш деген татаал жолдо келатат, –
Кыркар тарткан кырк чородой сезилген.

Түрдүү-түмөн ойлор менен алышып,
Казуу үчүн илим кенин карышып.
Өткөөл заман кыйындыкка карабай, –
Келаткандай ат чабышта жарышып.

Байге алгыла – ар кимиңер өзгөчө,
Ак әмгектүү жетет ага, көздөсө.
Жайгаштырып, келсем улам тизмелеп, –
Мамлекет сыйктанат өзүнчө.

Желектери тураар бийик асылып,
Күлкү-шаттык мандайында чачылып.
Эл-жер үчүн кызмат кылса чын дилден, –
Такшалышат, тажрыйбасы артылып.

Дүйшөндүн да болгон бир кез мектеби,
Ысык-суукка чыдап келген эстеби?!
Шакирттерден күтүп келем мен дагы, –
Алтынайдай академик кездеги.

Билим жолун кетсе алдыга узартып,
Ойлорумду жаңылашып улантып.
Эл алдында жүзүм жарык көрүнөт, –
Шакирттерим турса мени кубантып.

Жолун тосуп көрө алbastар кайдагы,
Ушагына тумандатса жаш жанды.

Ишенбедим, ишенгеним «Абийир» – деп,—
Мамилемден өзгөрбөдүм мурдагы.

Душмандардан ичке кирген – азыткы,
Сактай албай тебелеткен актыкты.
Көлөкөдөн корккон айрым суу жүрөк,—
Аナン чыкты кәэ бирөөлөр сасыткы.

Кечегүнкү камкордукуту унтушуп,
Жан дүйнөнүн тынчын алып, бузушуп.
Ичи арамдын ити өлүп ичинде,—
Башка дилди, башка динди тутушуп.

Кошаматчы, манкурт сымал жан багаар,
Дагы кимин – байлык берсе алданаар?!
Абийир таза, менден деги кетпеди,—
Аман болсок мезгил элеп, такталаар.

Шакирттерим, куулук жолун ойлобо,
Өзүмчүлдүн арамдыгын колдобо.
Бөлүп жаарар, бузаакылык көп болот,—
«Бирөө айтат» – деп, отту кармап ойнобо!

Жан дүйнөдө дудук болуп көз көрбөй,
Бийлик берсе бир заматта өзгөрмөй.
Арамдыктын аягы кууш, жолу – адаш, –
Турмушумда көптү көрдүм – өзгөрбөй.

Пенде болуп ачуум менен тийдимби,
Зордоп, кордоп мен Силерди ийдимби.
Баарыбызды Қудай турат калыстап,—
Жолтоо болуп, артың түшүп – чийдимби?!

Адил болуу – өмүрдөгү максатым,
Илим жолун ар кимиңе такташтым.


Шакирттерим, ачык болсун жолунар,—
Элим үчүн илиминер жактаттым.

Мезгил өтүп, Силер ээлеп устатты,
Күтөсүнөр кадыр – баркты, турпатты.
Доору менен кадамдатып илимди,—
Милдетинер тарбиялоо урпакты.

Кырк чоромдун – кырк мүнөзү ар кандай,
Бири түнт да, бири шайыр – ак маңдай.
Заман қыйын, татаалдыктан тартынбай,—
Умтулушат тоскоолдуктан жазганбай.

Байлыгым менин – шакирттерим ээрчиген,
Тагдырлары мен аркылуу чечилген.
Турмуш деген татаал жолдо келатат,—
Кыркар тарткан кырк чородой сезилген.

Алма Ата, 26-август, 2010-ж.



КӨНҮЛ

Көнүл калуу кандай кыйын баарынан,
Муздай түшүү ысып турган табынан.
Калтырабыз көнүлдөрдү заматта, –
Болоор-болбос пендечилик айынан.

Пендебиз го мүнөздөрдү ондобой,
Ооздун желин аябайбыз, ойлобой.
Келсек кана сабырдуулук карманып, –
Катуу кетпей, ачуу сөздөн кордобой.

Көнүл деген гүл сыйктуу көктөгөн,
Тамчы суудан жагалданып көрктөгөн.
Жабырланат, гүлүн ачпай бүрүшөт, –
Орой сууктан назиктики жектеген.

Көнүл-маанай, ачык турган асмандай,
Нурлуу мээрин ар адамга чакандай.
Ойлор чалкып, сезим балкып көшүлөт, –
Кооз кыялдын бешигинде жаткандай.

Көнүл – катуу, ачуу уулу жыландай,
Заарын төгөөр учур күтүп тургандай.
Тунук булак агып жатса киргилдеп, –
Ак көнүлгө кара көнүл куйгандай.

Көнүл барда иш жасалат жакшылап,
Турган ишти алга сүйрөйт тарткылап.
Көнүл өзү – ден соолуктун негизи, –
Өмүрүндүн таттуулугун так курап.

Көнүл жокто жашоо бопбош көрүнөт,
Жан дүйнөн да түбү тешик, төгүлөт.

Даамы, тусу, жыт, өңүнө келе албай, –
Пендечилик пастыктарга көмүлөт.

Көнүлүндө болсоң эгер адамдын,
Гүл мейкинде басып тураар кадамын.
Шаттык дагы, кубаныч да көп болот, –
Жан дүйнөндө бөксөрүлүп арманын.


Көнүл айтуу жакындардын белгиси,
Мамилени жакшыртуунун эмчиси.
Кирди кууп да, көнүлдөрдү тазартып, –
Жаркын өмүр булагынын элчиси.

«Көнүлүнө кетет» дейбиз, аяйбыз,
Чындык сөздү жашырабыз, камайбыз.
Көзүн көрүп, дүйнөн туюп турса да, –
Көнүл коштон тартынабыз, тарайбыз.

Көнүл алуу кошоматтап – күнөөлүү,
Чын жүрөктөн, көнүлдөрдөн сүйөлү.
Бийлигине, байлыгына карабай, –
Калтырбастан көнүлдөрдү жүрөлү.

Көнүл калуу кандай кыйын баарынан,
Муздай түшүү ысып турган табынан.
Калтырабыз көнүлдөрдү заматта, –
Болоор-болбос пендечилик айынан.

*Ош шаары,
1-сентябрь 2010-жыл.*



САГЫНДЫК БИЗ ӨЗҮНҮЗДҮ БИЛСЕНИЗ....

Сагындык биз Өзүнүздү билсениз,
Рухунузду мажүрүмдөй ийсениз.
Бозон түшүп, Рух дүйнөнүн шаны жок,
Жарық чачаар шоола сындуу кирсениз.

Жетишпейсиз, кезикпейбиз, кантебиз,
Сагындык биз, сагындык биз, издейбиз.
Кудай-таалам кайра экинчи жаратса,—
Бизге керек – «Манас жана Сиз» дейбиз.

Сагындык биз, Сезимибиз толтура,
Маектешсек чер жазышып, олтура.
Билбептирбиз, көнүлгө да албаппыз,—
Айтканыңыз бардыгы тен ой туралы!

Сагындык биз бирге басып жүргөндү,
Чын пейилден, каткырышып күлгөндү.
Боорукерлик, Сезимталдык, Тазалык,—
Жаштарыбыз Өзүнүздөн үйрөндү.

Абийирди Сиз Бийик, Ыйык туттунуз,
Адабият жарыштардан уттунуз.
Жакшылыктан үрөөн сепкен дыйкандай,—
Жердин шаарын чарк айланада учтуңуз.

Сагынышты чет әлдиктер бизчилеп,
Алган алар небак эле энчилеп.
Дипломат кызматыңыз жарайбы,—
Келинизчи көз ирмемге – әлчилеп.

Ар бир үйдө сүрөтүнүз илинип,
Баары турат көзүнүздөн билинип.

Кенпейилдик, Айкөлдүк да, кенендик, —
Мээрим чачат сырдашканга «тирилип».

Кайгы-капа окурманга бүт үйүп,
Кеткенинiz капысынан ич күйүп.
Ойлободук, ойдо дагы болгон жок,—
Сагынарыбыз улутунуп, үшкүрүп...

Чыкпай келет ички арман, бугубуз,
Жашоо уланат, Чыңгыз ага, угунуз.
Кубанычтан сүйүнчүлөйм, Сүйүнчү,—
Уулду болду Эльдар деген уулунуз

Кайдасыз Сиз, сезген бекен рухунуз,
Кулак төшөп, Чыңгыз ага, угунуз.
Кубанычтан сүйүнчүлөйм, Сүйүнчү,—
Кыздуу болду Шириң деген кызыңыз!

Эх, дүйнө ай, ушуладарды көрсөнүз,
Мандайынан искең, жыттап өпсөнүз.
Арман болбой, көнүл толмок менимче,—
Анан гана Манас айыл көчсөнүз.

Үйүнүздө бала үнү жаңырат,
Аз да болсо жүрөгүбүз айыгат.
Кыргыз эли жашап турса дүйнөдө,—
Ошончо жыл Сизди күтөт, сагынат.

Сагындык биз Өзүнүздү билсениз,
Рухунузду мажүрүмдөй ийсениз.
Бозон түшүп, Рух дүйнөнүн шаны жок,
Жарық чачаар шоола сындуу кирсениз.

ЧоңАрык
26-сентябрь, 2010-жыл.

ИШЕНИМДЕН КЕТКИМ КЕЛБЕЙТ ТҮШТӨ ДА...

Өзүнүздөн ишенимден кетпепмин,
Түшкө кирип, сүрөт берип кеттииз.
Таарынбасызы, таарынтууга оюм жок, –
Жан дүйнөмдүн түпөйүлүн чечтииз.


Түшкө кирбей калган кезде ойлогом,
Эмне болду?! Бушайманмын, толгоном.
Абийир таза, чыккынчылык кылбадым, –
Күндүр-түндүр суроо салып койбогом.

Женилдедим, Жан дүйнөмдө кубаныч,
Толкун келсе, сел капитаса урагыс.
Мени көрүп, окурмандар айтышат, –
«Айтматовдун идеясын улагыч».

Сыймыктанам, толкунданам – баркласам,
Өмүрүмдө ишенимди актасам.
Сиздин сөздөр окурманга дал келет, –
«Ишенемин» сөзүнүздү тактасам.

Ишенимден кетким келбейт түштө да,
Сиз менен мен жолукласак, бүтсө да.
Абийиримди таразалап, тазартып, –
Рухунуз тур Көңүлдө да, Көктө да!

*Алма-Ата шаары,
1-октябрь, 2010-жыл .*



ЗАМАНА, БИЗ СЕНИ БУЛГАДЫҚПЫ?!

Чиновниктер кызматты ээлегендер,
Бийликтин отургучун мәэлекендер,
Министрлер, депутаттар, жеп-ичкендер,
Үй камакка чыгарышып тергегендер,
Ээ бербей байлыкка жулунгандар,
Абийири таза әмес куулгандар,
Эки ортодо сөз ташып шуулдагандар,
Эл мүлкүн талап-тоноп уурдагандар, –
Замана биз сени булгадықпы?!

Келечек үмүтүндү уурдаттықпы?!

Кулатып дөөдөй болгон СССРди,
Канакей, жаны заман куралдықпы?!

Замана, кайда кетип баратабыз?!

Жүрөктү неге мынча канатабыз?!

Эсирген бийликтى ээрчиp алып,
Олкөнү биротоло таратабыз.

Адашып заманада келебизби?!

Замана жакпай калса кечебизби?!

Жакшыны жаман кылган пендelerбиз,
Күнөөбүз бар экенин сезебизби?!

«Заманаң түлкү болсо түлкү бол» – дейт,
Адамдар замананы бузуп салып.

Астыртан жооптуулуктан бәзе качып,
Заманга оодарабыз күнөө тагып.

Замана алып кетчи шарың терең,
Адамга жетелетпей, ичин кенен.

Өзүнду нары түртүп, бери түртпей,
Жашайлыш аз да болсо өзүн менен.

Замана бирде бала ойноктогон,
Кыз сымал боюн түзөп койкоктогон.

Карасам жылуу маанай, мәэрим төгүп,
Кары адам бейкүттүкта коноктолгон.

Замана кайдан чыгат, кайдан келет?!

Кулачын канча созот, канча керет?!

Пенделер топ-таш кылып ойной берсе, –

Замандын кусуру уруп кетет!..


Алма-Ата – Бишкек
23-октябрь, 2010-жыл.

P.S.: Замандаш, четте турбай бери келсен,
Кайдыгер карабастан жардам берсен.
Акыйкат туусун көтөр, башты салбай, –
Замандын керегине жарайм десен.

Кан төгүп, жаш төгүлүп армандалган,
Кыйылыш жаш өмүрлөр каармандалган.
Кармалып, тунгуюкта камалып тур, –
Заманаң күрөш менен женип алган.

Үндөр чыгат, үндөр чыгат ар тараптан,
«Заманды баштайбыз деп ак барактан».
Заманаң оңолобу, жоголобу, –
Билсе биләэр кудайым бир жараткан!..

Замана, биз сени булгадыкпы,
Келечек үмүтүндү уурдаттыкпы!..



РЕЦЕНЗИЯЛАР

ОН ОПРАВДАЛ НАУЧНОЕ ЗВАНИЕ

Член-корреспондент НАН Кыргызской Республики А.Акматалиев широко известен не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами, как крупный ученый – литературовед, внесший колоссальный вклад в развитие отечественной науки. Его научные труды, посвященные исследованию кыргызской литературы и литературоведения, вызывают большой интерес у общественности. Их отличает фундаментальное и академическое исследование актуальных и глубоко не изученных, а в некоторых случаях и совершенно не исследованных проблем кыргызского литературоведения. Я был первым оппонентом его докторской диссертации, которая отличалась оригинальностью решений поставленных проблем, широтой диапазона, глубоким знанием основ отечественной литературы. И в последствии я внимательно следил за его научной деятельностью, за его творческим ростом, и поэтому я очень хорошо знаком с его научными работами. Поэтому, можно сказать, что становление А.Акматалиева, как крупного научного деятеля происходило на моих глазах. Самое ценное в трудах А.Акматалиева, что не может не вызвать к себе уважения, заключается в том, что ему удалось

познакомить ближнее и дальнее зарубежье с кыргызской литературой и литературоведением.

Творчество представителей национальных культур Евразии стало одним из центров мировой литературы в конце XX века. Одну из ярчайших страниц здесь составляет наследие Ч.Айтматова, благодаря чему в международных филологических исследованиях утвердился термин, обозначающий новое авторитетное научное направление – айтматоведение. Кыргызстан и его Национальная академия наук в последние годы стали всемирным айтматоведческим центром.

Работа доктора филологических наук А.Акматалиева актуальна, ибо изучение и исследование литературных взаимосвязей выявляет вклад каждого народа в развитие мировой культуры, закономерности развития отдельных национальных литератур. Что касается литературных взаимосвязей литератур, то их изучение дает возможность выявления роли крупных писателей, поэта в развитии этих литератур, именно поэтому в данном исследовании творчество Ч.Айтматова рассматривается в его взаимодействии с национальными литературами Средней Азии и Казахстана.

Процессы этого взаимодействия сложны, нередко противоречивы, могут исследоваться многогранно и с различных сторон. В исследовании А.Акматалиева творчества кыргызского писателя исследуется усвоение эстетического опыта Ч. Айтматова, подробно анализируется «Белый пароход», «И дольше века длится день», «Тавро Кассандра», «Плаха», «Когда падают горы» и др. в его взаимосвязях с русской и мировой литературой.

Его труды переведены на многие языки мира: английский, немецкий, французский, русский, ка-

захский, турецкий, что свидетельствует о необычной популярности и научном интересе к его трудам в мире.

Он неутомимый организатор и инициатор кыргызской науки. Можно сказать, что он «генератор» самых ярких, новых и оригинальных идей, которые с успехом претворяет в жизнь. Благодаря его усилиям кыргызская филологическая наука на сегодняшний день имеет такие монументальные научные труды, как: академическое издание эпоса «Манас» (9 томов), серия «Народная литература» (30 том), «История кыргызской литературы» состоящая из 7 томов и др.

Труды А.Акматалиева, изданные в период обретения Кыргызстаном независимости, насчитывает порядка 400. Он не только прекрасный научный деятель, но и замечательный руководитель, который в период жесточайшего мирового экономического кризиса, не сложил руки, а активно искал и находил спонсоров и, тем самым вложил огромный труд и энергию в развитие кыргызской литературы и литературоведения.

И в этом смысле заслуга А.Акматалиева, как перед отечественной наукой, так и перед Национальной академией наук Кыргызской Республики неоценима. Он как руководитель Института языка и литературы им. Ч. Айтматова провел и продолжает проводить колossalную работу в целях повышения престижа НАН КР в мировой научной среде. Научными трудами А.Акматалиева НАН КР может только гордиться, так как они представляют собой бесценную кладезь национальной литературы и культуры.


Я высоко оцениваю научные труды А.Акматалиева и руководимого им института, так как яв-

ляюсь членом Ученого совета института уже 20 лет, и рождение этих академических трудов происходило на моих глазах. А.Акматалиев своей ответственностью и добросовестностью, своим трудолюбием, широтой взглядов и фундаментальностью своих научных исследований, а также огромным вкладом в развитие кыргызской литературы и литературоведения, оправдал научное звание члена – корреспондента академии наук Кыргызской Республики, которое было ему присуждено в 2000 году.

Поэтому я твердо убеждена, что директор института языка и литературы им. Ч.Айтматова, член-корреспондент Абдылдажан Акматалиев достоин звания академика НАН Кыргызской Республики и поддерживаю его кандидатуру.

Ч. ЖОЛДОШЕВА,
член-корреспондент НАН КР,
доктор филологических наук, профессор.

«Күт билим», 21-май 2010.



РЫЦАРЬ НАУКИ

«В лице Акматалиева А.А. академическая наука приобретает очень серьезного, деятельного учёного и активного организатора исследовательских работ. Необходимо учесть акматалиевский интеллектуальный имидж, достойно проявившихся в последние годы на многочисленных международных конференциях и симпозиумах, чему в ряде случаев я сам свидетель. Вместе с тем, не маловажно отметить и оценить исключительную работоспособность Акматалиева А.А., благодаря чему Институт НАН КР сохранил и поднял научную активность и дееспособность в труднейшие кризисные дни, присущие нынешней эпохе».

Ч. Айтматов, Брюссель, 2003

Задумывались, ли вы когда-нибудь о том, что является самой сильной чертой киргизской нации? Главная черта киргизов, на мой взгляд, уникальная, в своем роде, гуманитарная одаренность, великий поэтический дар. Да, именно у нации, а не только у отдельных ее представителей.

Это многие отмечали, и об этом многие писали, начиная с Абрамзона и кончая современными последователями.

«Киргиз всегда говорит красиво и складно, очень красноречиво, соблюдая определенный ритм и плавность в своей речи».

Не ручаюсь за точность цитаты, но за смысл отвечаю в полной мере. Киргизы – кочевники и свой творческий гений они воплощали в слове.

Отсюда – величайший на планете эпос «Манас», отсюда великолепная устная поэзия, отсюда скавительское мастерство акынов-импровизаторов, отсюда Ч.Айтматов и А.Осмонов.

Ч.Айтматов писал об этом в своем последнем романе «Когда падают горы»: «позволю себе прибегнуть к древним метафорам в постижении исконного понимания универсальность слова как такового, понимания, унаследованного от кочевых философов давно минувших времен: «Слово выпадает Бога на небесах, Слово доит молоко Вселенной и кормит нас тем молоком вселенским из рода в род, из века в век. И потому вне Слова, за пределами Слова нет и Бога, ни Вселенной и нет в мире силы такой, превосходящей силу Слова, и нет в мире огненного пламени, превосходящего жаром пламя и мощь Слова».

Это наше главное качество, наша основная характерная черта, определяющая нашу уникальность, и значит, в этой сфере гуманитарной науки, в сфере исследования словесного наследия, в сфере изучения современного художественного слова мы, безусловно, находимся на самых передовых, продвинутых позициях, так как именно в этой сфере интеллектуальной деятельности мы наиболее аутентичны. Что вполне объяснимо. И, пожалуй, одним из наиболее преданных, последовательных и ярких деятелей в этой филологической («Филология – наука о слове!») является д.ф.н., проф., чл.-корр. НАН КР А.А. Акматалиев.

Всю свою жизнь он положил на алтарь служения филологической науке, на алтарь служения великому Слову. Он настоящий рыцарь Слова, рыцарь литературоведческой науки, наверное, столько –

сколько он знает, о художественном Слове, не знает в нашей стране никто.

Мы сейчас переживаем не лучшие времена, но профессор А. Акматалиев относится к той категории людей, которые, несмотря, ни на какие трудности, подвижнически делает свое дело, упорно, не жалуясь и не возмущаясь, возделывает, образно говоря, свой сад, героически и с любовью служит своей науке, как самый преданный ее рыцарь.

Такая преданность своему делу не может не вызывать глубокого уважения. Он не жалуется на то, что зарплата научного работника у нас иногда ниже зарплаты водителя, что наука финансируется по остаточному принципу, что заниматься наукой – куда менее престижно, чем торговать на базаре, что научные командировки в ведущие научные центры – это что-то из области фантастики и т.д. и т.п. Он ни на что не жалуется.

Он делает свое дело и поэтому, при таких условиях и в таких обстоятельствах, он просто герой.

Для А. А. Акматалиева его работа это больше, чем его профессия, для него – это жизнь, его главное дело, его страсть. И он служит своему делу с истовостью средневекового рыцаря.

Я его очень давно знаю. Мы вместе начинали свою трудовую деятельность в секторе взаимосвязей национальных литератур института языка и литературы АН Киргизской ССР в качестве младших научных сотрудников. Тогда нашим сектором руководил выдающийся литературный критик, блестящий мыслитель С.Дж. Джигитов. В институте в то время работал еще один выдающийся критик и литературовед К.А.Асаналиев. С нами в одном секторе начинал свою трудовую деятельность еще один

пламенный защитник свободы Слова к.ф.н. Г.Павлюк. Светлая ему память.

Свои кандидатские диссертации мы защищали под научным руководством чл.-корр. АН КР А.С.Садыкова. И немало других сотрудников нашего института стали крупными общественными деятелями нашей страны, проявляя себя на самом разном поприще. Например, академик А.Э. Эркебаев – один из членов нынешнего Временного Правительства – мужественный и принципиальный человек. Нам посчастливилось работать бок о бок со всеми этими замечательными людьми, и мы многому у них учились. Вообще следует отметить, что в Кыргызстане сложилась очень сильная литературоведческая школа, пожалуй, сильнейшая в регионе и А. Акматалиев блестает среди своих коллег и соратников, как звезда первой величины. И это не удивительно. Киргизская литература дала миру великого писателя Ч. Айтматова, а А. Акматалиев является лучшим на сегодня исследователем его творчества. Он знает о творчестве Ч. Айтматова все. Он долгие годы был рядом с ним, общался, беседовал, сопровождал в поездках, практически входил в круг самых близких его сподвижников. Такое тесное общение обогатило кругозор и мировоззрение проф. Акматалиева. Да и в целом наличие столь могучей творческой личности всегда ускоряет процесс развития общественной мысли, поднимает ее на новый уровень, вот почему мы так сильны в гуманитарной сфере науки. Если в чем другом отстаем, то здесь мы точно многих обгоняем. И роль проф. Акматалиева в дальнейшем продвижении филологической науки невозможно преувеличить.

Проф. Акматалиев работает в Академии наук всю свою жизнь, начинал младшим научным со-

трудником и, пройдя все ступени, дослужился до директора института языка и литературы им. Ч.Т.Айтматова.

Он является признанным лидером целой отрасли отечественного литературоведения – айтматоведения и нет в этой области более призванного авторитета.

Он выдающийся организатор науки. Он изыскивает любые возможности, чтобы издавать труды своего института, причем некоторые из осуществленных им проектов, без преувеличения, грандиозны. Достаточно назвать издание семитомника «История кыргызской литературы»; тридцати томов «Устной народной поэзии»; серии «Великие акыны»; издание эпоса «Манас» в вариантах С.Орозбакова и С.Каралаева, переиздание – дополненное и откорректированное «Кыргызского толкового словаря», издание восьми томов произведений Ч.Айтматова, участие в создании «Литературы тюркского мира», изданной в Анкаре в восьми томах.

Он подготовил целую когорту высококлассных научных кадров в области киргизской литературы и сравнительного литературоведения.

Под его научным руководством подготовлено 3 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Он долгое время возглавлял Спецсовет по защите докторских и кандидатских диссертаций при КНУ и НАН КР. А.Акматалиев, пожалуй, самый узнаваемый и самый известный за пределами нашей республики литературовед и филолог. Он является почетным профессором целого ряда отечественных и зарубежных вузов, он член Спецсовета по защите докторских диссертаций казахского Национального Университета им. Аль-Фараби.

Его приглашал в свой родной университет в Японии для чтения лекций выдающийся мыслитель и философ XX века Дайсаку Икеда и он стал обладателем высшей почетной награды университета Сока (Япония).

Вот что написано в посвящении: «Вы внесли огромный вклад в общее развитие гуманитарных наук, в дело повышения уровня высшего образования.

Посвятив себя восстановлению эпоса «Манас» – гордости киргизского народа, – вы своими трудами обогатили и приумножили национальную культуру человечества.

В знак признания Высших заслуг позвольте вручить Вам, великому ученому, Высшую почетную награду Университета Сока за выдающуюся многолетнюю и плодотворную и деятельность», – основатель Университета Сока Дайсаку Икеда, Ректор Кинносурэ Комуро.


А еще проф. Акматалиев А. А., кажется единственный на сегодня киргизский литературовед, к которому обращался Нобелевский Комитет Шведской Академии с просьбой о выдвижении кандидатуры на получение Нобелевской премии по литературе. Что еще нужно для того, чтобы подтвердить международную известность нашего ученого?

Сегодня мало кто стремится заниматься академической наукой. Это очень трудная и во многом не очень благодарная стезя. И при общем падении уровня образования и гуманитарной культуры особенно заметной становится подвижническая деятельность таких редких людей, как проф. А.А.Акматалиев, всю свою жизнь положившего на алтарь служения науке.

Трудно представить себе кто еще в большей степени, чем А. А.Акматалиев может претендовать на звание академика в области литературоведения, чем он. Ведь что такое высокое звание академика? Это, конечно, признание неоспоримых заслуг ученого в сфере его научной деятельности, но при этом – это еще и возложенная на него обязанность заниматься дальнейшими исследованиями в своей области науки, помогать развитию и становлению новых научных кадров, способствовать повышению уровня гуманитарного образования в стране. А проф. А.А.Акматалиев трудностей никогда не боялся и с честью с нимиправлялся. Будет справляться и в дальнейшем.

Д.Ф.Н., проф. КРСУ
И. ЛАЙЛИЕВА,

«Комсомольская правда», 9 июня 2010.





ПРЕДСКАЗАНИЕ Ч. АЙТМАТОВА

Толщиной (939 страниц) и размером (в лист писчей бумаги) отличается новая книга «Кыргызская литература: история и время» Абдылдажана Акматалиева, директора Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук.

Вообще-то Акматалиев может претендовать на титул наиболее плодовитого на сегодняшний день автора в Национальной академии. Как начал публиковать научные труды более четверти века назад, так список его книг и статей продолжает ежегодно бурно пополняться. Всего на сегодняшний день три десятка авторских книг и около 500 статей.

Главные темы акматалиевских публикаций – эпос «Манас» и творчество Айтматова. И литературный процесс между этими двумя вехами и вокруг них.

В самоновейшем сборнике своих научных трудов профессор ищет истоки великого эпоса в памятниках письменности головокружительной старины – в древнетюркских рунах VI–VIII веков. И рассказывает о том, что даже признанные классические варианты Сагымбая Орозбакова и Саякбая Карадаева опубликованы пока далеко не полностью. В рукописном фонде Института языка и литературы ждут встречи с широким читателем десятки тысяч записанных манасоведами строк.

Выдающиеся манасчи щедро вкрашивали в предания тысячелетней давности некоторые реалии новой и новейшей истории типа войн с Наполеоном и участия в них кыргызов и даже другой нетрадиционный сюжет – о мифической встрече Ильи Муромца и Манаса Великодушного. Об этом планируется рассказать отдельно – в приложениях к будущему академическому изданию эпоса.

И в биографии Айтматова, своего старшего большого друга, Акматалиев находит и делает достоянием гласности удивительные историко-литературные факты.

К примеру, выяснилось, что хронологически первое свое интервью шестилетний (!) Чингиз вместе с другими воспитанниками детского сада во Фрунзе-Бишкеке дал летом 1935 года Фрунзенской комсомольской газете «Ленинчил жаш». Малыш с гордостью поведал корреспонденту Райкану Шукурбекову, что хочет быть шофером и читает не только детские книжки, но и вполне взрослые газеты и журналы. Шукурбеков зафиксировал для газеты, а в конечном счете и для истории литературы, что Чингизик «очень опрятен и дисциплинирован. К этому приучили его дома. Мы с Чингизом беседовали более часа. Он не смущается, прямо высказывает свои мысли... Он уже учится писать».

Или найденные Акматалиевым редкостные факты, что, собственно, писательством Айтматов занялся в неполные 18 лет, студентом Джамбульского зооветеринарного техникума. Дебютировал стихами, однако техникумовский педагог Алексей Васильевич Штубендорф посоветовал попробовать силы в прозе. Вместе с комсоргом техникума Василием Ступниковым Чингиз отправил свои опу-


сы в областную газету. Оттуда ответили, что ни стихи Василия, ни рассказы Чингиза «не считают возможным» напечатать.

– Не поняли. Ничего, не сегодня, так завтра опубликуют. Я им докажу, что могу писать, что стану писателем, – предсказал Василию совсем юный Айтматов. Известным в Джамбуле-Таразе поэтом стал и Ступников.

Таких находок в книге немало. Тираж разумеется, маленький. Но Акматалиев обещает, что все крупнейшие библиотеки республики ее получат. И общедоступная для всех бишкекчан городская Библиотека айтматовской книги у пересечения улиц Тыныстанова и Боконбаева – тоже.

Александ Тузов,

«Вечерний Бишкек», 21 апреля 2010.



ПРОФЕССОРДУН «ЖАН СЫРЫ»

Окурман журтуна құнұ-тұнұ күмурскача тырбалаңдал, ийне менен кудук казган илимпоз катары таанымал болгон Абылдажан Акматалиевдин ырларының жыйнагының чыгышы акылды айран кылаар иш болду. Улуу тоонун улары туруп-туруп эле булбулча сайрап жибергендей. 2008-жылы жарық көргөн ырлар жыйнагы «Жан сырым» деп аттарат. А. Акматалиев окумуштуу катары Айтматов таануунун айдыңында алгачкы илимий чыйыр салғандардын ортон колдою. Ч. Айтматовдун өзү жана чыгармалары тууралуу көп жазылган. Ошол жазылгандардын этек-жеңин жыйып, иреттеп, ашыкчасын кемитип, кемин толуктап, илимдин порумуна салыш көп көз май коротоор оор жумуш. Ошол оор жумушка аянбай киришкендердин көрүнүктүүсү ушул Абылдажан Акматалиев. Бир гана Айтматов таануу менен чектелип калбай, жалпы Адабият таануудан лекцияларды окуп жүрүп, профессор болгон да ошол эле А. Акматалиев. Анын илимдеги ишмердигин бирден санап, сөздү чубалжытып олтурбайын. Сөз тизгинин «Жан сырымга» бурайын. Ушул ыр китептин чыгышы биздей окурманга А. Акматалиевдин көп кырдуу дасмиясынын дагы бир кырын ачып көрсөтөт. Ошол дасмиясы бардык кырлары менен чогулуп келип, анын тыным билбес әмгекчилдигин ашкерелеп турат.

Анын бардык әринчээктеге өрнөк болоор касиети да ушул. «Эмгектүү кулда чарчоо жок» дегендей.

«Жан сырымдагы» ырлар чынын менен эле автордун жан сырлары әкен. Окурман автор менен анын лирикалык каарманынын жан сырынын арасындағы чек араны таптай кала турғандай. Китебинин беттеринде жан сырларын жашырып-жаппай, жоомарттық менен төгүп-чачып автордун б.а. окумуштуу ақындын өзү жүргөнсүйт. Автордун көлдей терең, тамчыдай тунук жан дүйнөсүнүн жашыра турған, айтууга арзыбасы жок окшойт. Интеллектуал инсандын шурудай тизилген жан сырлары окуганды кайдыгер калтыrbайт. Автор ыр жазганы ой-санаасы сапырылып олтурған чагында да илимдеги иззәелеп жүргөн ишин аттап өтө алган әмес окшойт. Китептин баш жагында «Айтматов бар аалам толук көрүнчү...» деген поэма бар әкен. Дүйнөлүк адабияттын тириүү классигин көзү тириүүсүндө алыскы жылдызды телескоптон шыкаалаган астрономчосунан әмес, жанында жүрүп, колу менен сыйпалап көрүп изилдеген окумуштуу инсандын улуу жазуучунун көзү өткөндөгү өзөктуү өрттөгөн қүйүтүнүн серпиндилери ушул поэмада берилиптири. Поэмада Ч. Айтматовдун дүйнөлүк атак-данкка жана пилге үргөн кандек сымалданған көрө албастьардын жорук-жосундарына көтөрүмдүүлүгү айтылыптыр. Бул айтылғанды эч ким чеки дей албас, «Жамийла» адеп чыкканда анын сулуулугун көргүсү келбей көзү оюлгандардын данизасы жалпы калайык калкка маалым. Эгерде ошол XX кылымдын 50-жылдарынын этегинде «Жамийланы» дүйнөлүк адабияттан орун-очок алған М. Ауэзов менен Л. Арагон әкөөн сүрөп кетпегенде бул идириги жоктор «Жамила» сулууну жаш автору менен кошуп туруп, керчөөдөй отко как-


тап жешмек да, «төө көрдүнбү, жок, бээ көрдүнбү, жок» болуп олтурушуп калмак. Жалпы түрк дүйнөсүнүн бири, Алтын Қазық жылдызы Алишер Навои өз заманында көрө албастьык, руху пас, идириги жоктордун колунан келчүү жумуш экендиндигин эскерткен әкен. Бул калетсиз чындык. Ошол Ч. Айтматовго көрө албастьык кылгандардын бардык жазгандары, «Жамийланы» бучкагына тен келбестир. Бардык замандарда таланттуу инсандар идириги жоктордун чекесине чыккан чыйкан болуп келишкен. Бул бир мыйзам ченемдүү нерсе. Жан сактоо учун ошол чыйканды өзөгүн чыгара сыгып таштоого умтулушкан да, байкүштар. Ичтери күйсө, туз жалашсын, ушерде менин бир чындыкты балп эттиргим келип турат: Алишер Навои XV кылымдагы Алтын Қазық жылдызы болсо, Чыңгыз Айтматов XX–XXI кылымдардагы Алтын Қазық жылдызы. Экөө тен түрк дүйнөсүнүн рухунун туу чокулары. Поэманын авторунун башын кучактап айтаар жутаар сөзүм, бул – Чыңгыз абанын данкы калды, а көрө албастьардын тарпы калды. Албетте тарптарынан бөлөк дагы саман-топон маклатуралары да калды.

Андан ары ар бириң өзүнчө поэма десе арзый бере турган көлөмдүү үч ыр бар әкен. Бул ырлар деле улуу жазуучунун арбагын козгоп, түрк дүйнөсүнүн, тагыраак айтканда, Азербайжан жана Казак туугандарыбыздын Ч. Айтматовго көрсөткөн сый-урматтары тууралуу сөз болот әкен. Ошол сөздүн арасында дагы әле өзүбүздүн арабыздагы көрө албастьар менен барк билбестердин жорук-жосундары айтылып, эски жарааттай сыздап турат.

Андан ары профессордун жан сырнынын майда булун-бурчтарын көрсөткөн майда ырлар мол бөрилген. Бул ырлар энеси жана апасы жөнүндөгү

ырлар менен башталат. Эс тарткандан эненин мээrimин көрбөгөн жана ошол мээримдин жылуусун эстеп жүрбөгөн, аны сагынып, кайра-кайра энсебеген адам жоктур. Энелердин урматына жазылган, эненин касиеттерин эске салган ырлардан кийин, ар кандай адамдын өсине канжагынан жа-ралган перзентин эске сала турган ырлар бар. Адамдын жан дүйнөсү кандай мин сырдуу жана мин кырдуу татаал болгон сынары, анын жан сырды да ошондой эле мин кырдуу экен. Ошондуктан бир макалада анын баарын терип-тепчиp айтып бүтө коюш мүмкүн эмес. Ток этээрин айта турган болсок, «Жан сырымда» жеткен, жетпей калган сүйүлөр жөнүндөгү ырлар көп. Аларды чыгынып окуган инсан өткөн өмүрүнүн көркүү көздерин эстеп бир мунайып, жанын жыргатып алышы бар.

АБДЫКАДЫРОВ Орозали.



M. Мукасов, Г. Орозова, А. Кадырмамбетова

«ЭР ЭМГЕГИН ЭЛ БААЛАЙТ»

Адамдар ар кыл болот эмеспи: бири кичипейил, бири төрөпейил, бири иштерман, бири «билерман», бирөө өз көмөчүнө күл тарткан өзүмчүл, дагы бирөөлөр элдин «көмөчүн» да ойлогон жапакеч дегендай... Анан ошого жараша алардын жалпы коомдук ишке салымы да ар кандай – бирөөлөрдүн алганина жараша бергени болсо, айрымдар бергенинен ашырып алты эсе, алы жетсе алтымыш эсе көп пайда өндүрүп алсам дегендер да бар, ошондой эле «адамтаануунун» (М. Горький көркөм адабиятка ушундай аныктама берген) анык алпы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын каармандары Танабай, Едигей, Казангаптай элдин иши, эртенки муундун пайдасы үчүн деп, жоопкерчилик, милдет деп түгөнбөгөн түйшүктөн качпай, каруусун казык кылып тоодой жүк көтөрүп, эл үчүн, коом үчүн ак кызмат өтөгөн ак жүрөк атуулдар да бар. Айтматов андай каармандарына «дүйнө ушундай адамдар менен кармалып турат» деп баа берет. Андай адамдар канчалык зор иштерди аткарып койбосун, эч убакта «мен – кыйын», «мен мындалап» кыйкырып, бирөөлөргө тынсынып, бирөөлөргө колко кылбайт. Ар убак эл үчүн пайдалуу деп ишенген ишин алдыга жылдыруунун аракетинде. Мына ушундай үзүрлүү, асыл мээнет аркалап, албан-албан иштер-

ди бүткөрүп жүргөн адамдардын бири Абдылдажан Акматалиев.

Абдылдажан Акматалиевдин бүгүнкү күнгө че-йин кыргыз адабиятына жана маданиятына, ушул тармактагы илим, билимдин өнүгүшү үчүн өтөгөн ак кызматы, кошкон салымы өтө зор. Илим, би-лиим, окумуштуулар үчүн абдан ынгайлуу шарт түзүп келген советтик система урап, заман оошуп, рыноктук катаал мамилеге туш келген чакта оор мезгилдерге карабастан анын жетекчи катары демилге көтөрүп, жоопкерчиликти мойнуна алыш баштап, бүткөргөн иштерине карап отуруп таң калбай да, ыраазы болбой коюшкан да мүмкүн эмес. Алар: «Манас» эпосунун академиялык басылмалары, «Эл адабияты» (30 том), «Залкар акындар» сериялары, «Кыргыз адабиятынын тарыхынын» 7 томдугу, »Кыргыз адабият таануу илими жана сынынын» 2 томдугу, окумуштуунун жеке өзүнүн илимий-изилдөөчүлүк иштери ж.б. «Көз коркок кол баатыр» деген ушу. Албетте, анын мыкты же-текчилик ишмердиги, илимий эмгектери жөнүндө бир топ макалалар өз убагында жарык көргөн. Бул макалада биз Абдылдажан Акматалиевдин ошол көп кырдуу коомдук жана чыгармачылык ишмердиги, аткарган иштердин кыргыз адабият таануу илими жана фольклористикасынын өнүгүшүнө кошкон үзүрлүү салымдары, илимий-практикалык мааниси туурасында азыноолак сөз қылууну туура таптык.

«Манас» эпосу жана 1000 жылдык....

Ошентип заман оошуп, Кыргызстан өз алдынча эгемендүү мамлекет катары «жаны тирлигин» баштаган тушта Абдылдажан Акматалиев 1992-жылды

Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын жаңы уюшулган Адабият жана искусство институтуна директор болуп шайланып, ошол күндөн тартып «Манас» эпосунун академиялык басылмаларын Сагымбай Орозбаков менен Саякбай Карадаевдин варианттарында даярдоо, чыгаруу жөнүндө Окумуштуулар Көнешинде демилге көтөрүп, эки вариант боюнча эки илимий топ түзүп, эпостун текстин түп нускадан тактап, кайрадан түзүп чыгуу, аны илимий түшүндүрмөлөр менен жабдуу маселелерин алдыга коюп, өзү көзөмөлдөп, мезгил-мезгили менен Окумуштуулар Көнешинде иштин жүрүшүн талкуулап, топтун жетекчилеринин (С. Мусаев, А. Жайнакова) пикирлерин угуп турган. Совет учурунда жарык көргөн «Манастын» тексттеринде идеологиянын таасириин негизинде көп эпизоддор кыскартылып, саптар ондолуп, түзөлүп чыкканы белгилүү эмеспи. Мына ушул жагдайды, илимдин келечек алдындағы милдетин туура түшүнгөн А. Акматалиев әлибиз эгемендүүлүккө жетишээри менен маңастаанууну туура илимий багытка бурган. Натыйжада, бүгүнкү күнү С. Орозбаковдун вариантында 6 китеп, С. Карадаевдин вариантында 3 китеп академиялык басылышта окурмандардын колдоруна тийип отурат. Албетте, «Манас» эпосунун академиялык басылышын даярдоо, аны чыгаруу өтө көп кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жаратканын басма сөздөргө чыккан А. Акматалиевдин «Манас» эпосуна байланыштуу («Кыргыз Туусу», 1993. – 4-март); «Мурас – байге эмес, мурас – «Манас» («Күт билим», 1995. – 8–15-март), «Манас Манас болгону» («Кыргызстан маданияты», 1998, август), «Гансиден түшкөн 300 млн. доллардын кымындай бөлүгү «Манаска жумшалса» («Кыргыз туусу», 2007. – 7–12-ноябрь) ж.б.у.с. макалалардан, ма-

ектерден окуса болот. Даанышман жазуучу Чынгыз Айтматов «Манас» эпосун «кыргыз рухунун туу чокусу» деп айтканындай баарыбыз эле улуттук сыймык катары эпосту мактаныч туткандайбыз. А бирок, А. Акматалиевдин ошол күйүп-бышып жазган макалаларын окуп, бирок «Манаска» бүгүн да реалдуу камкордук жоктугун көрүп коомчулугубуздун, маселе чечээр мамлекеттик чиновниктерибиздин кайдыгерлигине намыстанып да, нааразы болуп да кетесин. «Манас» эпосунун 1000 жылдыгы учурунда «Манасты» чыгарып коюуга болот эле го?! А. Акматалиев бүгүнкү күнгө чейин «Манасты» чыгаруу жөнүндөгү оюн толук иш жүзүнө ашыра албай, ар кандай жыйындарда какшап айтып, басма сөздөргө жазып келе жатат. Ал С. Мусаев менен демөөрчүлөргө да, бийликтегилерге да (Президент, премьер-министр, вице премьер-министр, мамлекеттик катчы, финансы министри ж.б.) да бир нече жолу официалдуу кат менен да, оозеки жүзүндө да кайрылып келе жаткандыгын колектив жакшы билет. Ал гана эмес, «Кыргыз туусу», «Эркин тоо» газеталарына чыккан «Баарын коюп «Манасты айт», «Түшкөн акчанын негизинде кийинки томдорду чыгаралы десек укпай коюшпадыбы», «Манас – улуттук руханий символлубуз» саяктуу маек-макалалары аркылуу жалпы калайык-калкка «Манас» үчүн 1 сомдон чогулталы» деп, ар намысты ойготоор деген үмүт менен ураан таштап да көрдү. А. Акматалиев айла кеткенде өзүнүн үйүн кредитке коюп, «Манасты» аягына чейин чыгаруу сунушун аксакал манастаануучу агайыбыз Самар Мусаев «Сенин ак ниет менен жасаган ишинди эч ким түшүнбөйт, үйүнөн ажырайсың» деп болбой койгондугун жакшы билебиз. (Ушул жерден аргасыздан кыргыздын чы-

гаан жазуучуларынын бири Ашым Жакыпбеков да «Тенири Манас» романын басмадан чыгара албай, «кол жазмамды Ак үйдүн алып барып өрттөсөмбү?» – деп жаны кашайганы эске түшет).

Анын сынары кыргыздын «Битке өчөшүп көйнөгүндү отко салба» деген орой макалы бар. А. Акматалиев да деми сууп, манастаануу багытындагы иштерди кашандатып таштап койгон жери жок. өмүр бою «Манас» боюнча иштеп, көзү каныккан тажрыйбалуу адистер С. Мусаев, А. Жайнаколоварды «Сиздер бүткөрчү иштерди кийин мин эсэ жакшы заман келсе да кийинки жаштар бүткөрө алабы» – деп шыктандырып иштетип отуруп бүгүнкү күндө «Манас» трилогиясын (С. Орозбаков – 7, 8, 9-том, С. Карадаев «Манас» 4-том, Семетей – 1, 2, 3, 4, 5-том, «Сейтек» 1-том) толук илимий комментарийлери менен басмага даярдатып, бастырып бүтүп, басмадан чыгаруунун аракетин кылыш жүрөт. Жакында анын түздөн-түз демилгеси менен С. Орозбаковдун 5–6 томдору Билим жана илим министрлиги аркылуу республиканын мектептерине жана жогорку окуу жайларына бекер таратылып берилди. Бул идеясы үчүн Бишкек шаардык сотуна чакырылып, бирок А. Акматалиевдин демилгеси коомчуулук үчүн өтө орчундуу жана пайдалуу болгондугу белгиленді.

«Манас» эпосунун 1000 жылдыгы демекчи, илгери бул маселе көтөрүлүп (1945-жылы) бирок ишкө ашырылбай жүргөн маселени «Манас» эпосунун 1000 жылдыгын өткөрүү жөнүндөгү бул маселе боюнча эгемендүүлүктүн алгачкы мезгилинде биринчилерден болуп демилгэ көтөрүп чыгып, Илимдер академиясынын жалпы чогулушунда, 1992-жылы, март айында сунуш айта коём деп экс-прези-

денттин ачуусуна тийип кала жаздаганы да бар. (Караныз: «Жакшылык кылуу-адамдык парз...», «Поднял дух народа»).

А. Акматалиев «Манас эпосунун 1000 жылдыгын өткөрүү боюнча Улуттук уюштуруу комитетинин мүчөсү катары «Манас» (Б. Сазанов, М. Чокмопров), «Семетей (Ыса Жумабек уулу, У. Мамбеталиев), «Сейтек» (Ы. Абдрахманов), «Алп манасчы С. Карадаев», «Манас» эпосунун сөздүгү, «Манас – эпос океан», «Манас» жана искусство, «Манас», «Семетей», «Сейтек» (кара сөз түрүндө) деген ж.б. ки-тептерди басмага даярдатып, жарык көрүшүнө түздөн-түз себепчи жана катышуучусу түзүүчүсү болгон. О.э. «Манас» эпосунун юбилейлик сессиясын, С. Орозбаковдун 125 жылдыгына, С. Карадаевдин 100 жылдыгына арналган эл аралык конференцияларды уюштуруп өткөргөн жана өзү да бир топ докладдар менен чыгып сүйлөгөн. Манастаануучулар С. Мусаевдин, Э. Абылдаевдин, К. Кырбашевдин, А. Жайнакованын эпоско байланышкан монографияларынын чыгышына камкордук кылыш, демөөрчү таап, окурмандарга тартуулаган да А. Акматалиев болуп саналат.

Ал әми анын жетекчилик демилгеси, уштуруучулук жөндөмдүүлүгү аркасында жүзөгө ашырылган «Кыргыз адабиятынын тарыхы» аттуу жети томдук фундаменталдуу әмгектин жалаң «Манас» эпосу, анын бөлүмдөрү болгон «Семетей», «Сейтек» жана әлге кенири белгилүү манасчылар менен семетейчилердин өмүр жолу, чыгармачылык өзгөчөлүктөрү, улуу мурастын алар жараткан вариантыры жөнүндөгү маалыматтарга арналган 2-тому манастаануу илиминин келечеги, ушул багыттагы билим берүүчүлүк, илимий-изилдөөчүлүк иштер үчүн илимий практикалык мааниси жогору әмгек болуп

калаары тууралуу айта кетүү да ашыктык кылбайт деп ойлойбуз.

А. Акматалиев манастаануучулардын тарбияланып чыгышына көп көнүл бөлүп келе жатат. Ал жетектеген Диссертациялык кенеште ондон ашуун илимдин жаш мууну «Манас» эпосу боюнча кандидаттык диссертацияларын жакташкан. Өзгөчө, анын таланттуу окумуштуу Райкул Сарыпбековго көрсөткөн камкордугун айтпай кетүүгө болбайт. Ал көп жылдар бою үй шартына байланыштуу илимий ишин жактай албай кыйналыш жүргөн учурда А. Акматалиевдин улгайып калган илимий кызматкеринин диссертациясынын кол жазмасын, авторефератын бастырып, коргоп кетишине жакындан жардам көрсөткөнү көпчүлүктү ыраазы кылган. Ал әми өзү болсо «Манас» эпосундагы жалпы адамзаттык мааниге ээ мүнөздөр жана сырпаттар» (Д. Гүлпинар) «Манас» эпосунда көз карандысыздык идеясынын көркөм чагылдырылышы (С. Дүйшембиев) сыйктуу бир топ кандидаттык диссертацияларга жетекчилик кылган.

А. Акматалиевдин илим адамы жана илимий мекеменин жетекчиси катары, өмүрүнүн көп убактысын ыйык «Манаска» жумшап жатканын биз накта атуулдуктун жана көрөгөч жетекчиликтин белгиси деп түшүнөбүз.

Акындардын арбагы ыраазы...

Совет учурунда ошол жаны доорго чейинки жашап өткөн, чыгармачылыгы көпчүлүккө дайын болгон көп эле даңазалуу акындардын (мис., «Замана» агымынын өкүлдөрү Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыш ж.б.) чыгармачылыгы жаны саясатка туура келбegenдикten жарыяланбай, изилдөөгө

алынбай, а эгер сөзгө алынса «бай-манапчыл, дин-чил» деген гана жарлыктар менен коштолуп айтылып келген. Оозеки көркөм сөз өнөрүнүн бир чон салаасын түзгөн бул ақындар поэзиясы кандай көркөмдүк кубулуш, өнүгүштөргө, поэтикалық наркка ээ болгондугун туура баалап, ар тараптуу изилдөө учун эң биринчи алардын мурастарын текстологиялык жактан тактоо жана тексттерин чыгаруу милдети турган. Мына ушул багытты да А. Акматалиев көз жаздымга калтыrbай, «Залкар ақындар» деген сериянын алдында 7 томдук жарык көрүп, Кетбука, Асан кайгы, Токтогул ырчы, Калыгул, Арстанбек, Музооке, Калмырза, Чонду, Эсенаман, Женижок, үмөтаалы, Айтике, Коргол, Эшмамбет, Тоголок Молдо, Алдаш Молдо, Калык, Осмонкул, Алымкул, Токтонаалы, Ысмайыл сыйктуу ақындардын чыгармалары окурмандарга тартууланды. Бул сериянын жарык көрүшү учун жетекчи катары ишти уюштуруп, өзү да түзүү иштегине активдүү катышып, демөөрчүлөрдү тапты. Кийин бул ақындардын айрымдарынын өмүрү, чыгармачылыгы «Улуу инсандар» сериясынан да орун алды. Ақындардын чыгармачылыгы боюнча илимий конференциялар өткөрүлүп, жаңы проектилер иштелип, илимий макалалар байма-бай чыгып жатты. «Залкар ақындар» сериясы карапайым окурмандар, студенттер, филологдор учун гана эмес, жалпы маданий-илимий чейрөбүз учун да эң көректүү эмгектерден болуп калды. Ал серияга философ, тилчи, тарыхчы, педагогдор илимпоздор кайрылышып, алардын негизинде жаңы илимий эмгектер жаралды, мектеп жана жогорку окуу жайлары учун окуу китеpterин, окуу куралдарын жазышты, жаш төkmө ақындарда мына ошол бай мурастардан чыгармачылык таалим-тарбия алышына шарт түзүлдү, ошондой эле алар, жарыяланган ақындардын чыгармалары, тарыхыбыздын айрым актай барактарын тактоого да мүмкүнчүлүк түзүп берди.

«Залкар ақындар» сериясынын чыгарылышы казак илимпоздор учун да олжо болду, алар өздөрүнүн «Замана» агымынын өкүлдөрү деген Шортонбай, Мөнкө сыйктуу ақындары менен салыштырып изилдешип, жалпылыктарды жана өзгөчөлүктөрдү белгилешти. Мисалы, Бауржан Оморов «Замана агымынын генезиси» деген докторлук диссертациясында Калыгулдун, Арстанбектин, Молдо Кылыштын чыгармаларын кенири талдоого алган.

А. Акматалиевдин илимий жетекчилиги астында «Жазгыч ақындардын калыптанышы жана өнүгүшү» (К. Койлубаев), «Табият көрүнүштөрүнүн ақындар поэзиясында көркөм сүрөттөлүшү» (А. Зулпуев), «Молдо Кылыштын чыгармачылыгы жана иликтөө тарыхы» (Ш. Искендерова) деген темалардагы кандидаттык диссертациялар жакталган.

Бабалар мурасын барктай билели...

Бул багытта, б.а. фольклордук чыгармалардын көп кырдуу жанрларын изилдөө, жарыялоо иштегине А. Акматалиевдин кошкон салымы жөнүндө сөз кыла турган болсок, албетте, биринчи иретте «Эл адабияты» сериясы көзгө даана урунат. Кыргыз мамлекети өз алдынчалыкка ээ болгону менен бүгүнкү күнгө чейин элдин руханий-маданий, билим деңгээлин көтөрүү, китеп чыгарууга чындалап көнүл бура элек. Биздин оюбузча, мамлекеттик идеологияны жүзөгө ашыруунун эң биринчи баскычында әлдик маданий мурас туршуу зарыл.

Мамлекет әлдик оозеки чыгармачылыкка маани бериши керек эле, себеби улуттук руханий маданиятыбыздын тамыры ошол әлдик оозеки чыгармачылыкта.

Бир убакта мамлекет адабияттардын әлге көрерги барын да, жогун да күргүштөгүп миндерген тираждар менен чыгарып, калем акы төлөштү да мойнуна алып жүрүп, заман оодарылганда бул ишти да өз милдетинен таптақыр чийип таштап, руханий талаптардын рыногунда «ойку-сойку» адабияттар оюн сала баштаган тушта, әгемендүүлүк менен кошо улуттук өзүн өзү таануу умтулуштары күчөп, әл өзүнүн нарктуу улуттук маданияты бар экендигине ишенгиси, далилдегиси келип турган тушта А. Акматалиевдин материалдык кыйынчылыктарга карабай «Эл адабияты» сериясынын 40 томдугун коомдук башталышта даярдоо жана чыгаруу идея-демилгеси коллектив тарабынан кызуу колдоого алынды. Илимий кызматкерлер негизги илимий иштери менен бирге кошумча иштерди аткарып, томдуктарды түзүү милдетин моңдарына алышты. Ар бир том качан даярдалып бүтөт, качан басылат, басмада качан териilet, корректурасын ким окуйт деген тыкыр график түзүлүп, аны жетекчи катары өзү катуу көзөмөлдөп турган. Илим менен өндүрүш тыгыз байланышта болуп, полиграф жетекчилери (К. Сапарбаев, О. Шаршеналиев) да сөзүнө бекем турушуп, кыйынчылыкка карабай басма материалдарын таап турушту. Бул басылыштын өзгөчөлүгү – биринчи жолу кенже әпостор, әлдик ырлар бир нече варианттары менен, айрымдары аткарылып жүргөн обондорунун ноталары менен берилген. Ошону менен бирге совет учурunda таптақыр эле чыкпай калган әл-

дик поэмалар («Курманжан датка», «Шабдан», «Ормон хан», «Балбай» ж.б.) да орун алган.

«Дүйнөлүк әпостордун фестивалы» (2006-жылы) Бишкекте өткөрүлүп, сырттан келген конокторго эпикалык жанрдын борбору деп алганыбыздын – бир күбөсү катары «Манасты», «Эл адабиятынын» серияларын көрсөтүп, сыймыктанып койдук. Казакстандан келген М. Ауэзов атындағы адабият жана искусство институтунун директору, академик С. Каскабасов ушундай серияны алар эми жандан башташып, бирок ага Президент Н. Назарбаев атайын олчойгон каражат бөлүп бергенин айтып, ал эми кыргыз агаиндердин бекер иштеп, аны чыгарууга өздөрү каражат издеғенине баш чайкал таңкалышып, «сиздердин мунаар эрдик, анык азаматтык» деп баа берген.

Балким, айрым окурмандар басмадан китестер жарык көрсө эле алар оной-олтоң әле ишке ашып, чыгаргандар олжого маарып жаткандай түшүнүштөрү мүмкүн. Бұгүнкү күндө бир ките әмес, бир мақала чыгаруу кыйын. Ушундай өз әлиниң мурастарынын камын ойлогон А. Акматалиев өзү айткандай «ар качан демөөрчү иштеп жүдөп жүрөт». «Бирөөлөр ичәэрge суу таппай жүрсө, бирөөлөр кеңәэрge кечүү таппай жүрөт» деген кеп бар әмеспи...

Фольклортаануучулардын жаңы муунун тарбиялоодо да А. Акматалиевдин әмгеги айкын көрүнүп турат. Фольклор боюнча (10.01.09.) адистер жетишпей турган маалда өзү жетектеген Диссертациялык кенеште кандидаттык диссертацияларды коргоого мүмкүндүк түзүүгө Улуттук аттестациялык комиссияны ынандырууга жетишкен. (Мурда, Совет учурунда, фольклористтер Өзбекстандан, Казакстандан жактоого мажбур болушкан). Он беш жылдын ичинде жыйырмадан ашуун фольклорист

илимдин кандидаттары өсүп чыкты, жактоонун талабына ылайык жаңы тематикалык багытtagы илимий иштер жазылып, илимий макалалар жарайланып, монографиялар жарық көрдү, өзү да четте калбай бир нече кандидаттык иштерге илимий жетекчилик кылып, жаштардын илимий макала, китептеринин жарық көрүшүнө камкордук кылды. Фольклористика багытында о.э. анын «Үйлөнүү үлпөтү жана салты», «Балдарга арналган салт жана ырым жырымдар» деген аталыштагы илимий эмгектери жарық көргөн.

Кыргыз адабияты жана Чыңгыз Айтматов

Бул темада Абылдажан Акматалиев тууралуу кенири сөз баштасак, ал өтө узарып керээр. Бул багытта анын аткарған иштери коомчулукка жакшы эле тааныш, ошон үчүн биз эки учурга гана кыскача токтолуп өтөлү. Биринчиси, Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго байланыштуу. Ооба, жазуучу менен адабиятчы окумуштуунун жакын чыгармачылык мамиледеги адамдар экендигин көпчүлүк жакшы билет. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө, чыгармаларына арналган ондогон илимий эмгектерди жазды, бир топ жыйнактарды түзүп чыгарды, жазуучунун чыгармачылыгы тууралуу республикасында жана чет өлкөлөрдө ондон ашуун конференцияларды уюштурду. Эл аралык Айтматов клубун, Коомдук Айтматов академиясын, Айтматов китептеринин китепканасын негиздеп уюштурду, Түрк-кыргыз эркек балдар лицейине, № 11 орто мектепке жазуучунун ысмын алып калышына түрткү болду жана жазуучу дүйнөдөн кайткандан кийин өзү жетектеген Тил жана адабият институтунун жазуучунун атында аталып калуусуна кам

көрдү, көзү өткөн залкардын жаркын элесин калтыруу боюнча бир нече сунуш менен гезит беттери аркылуу бийликтө жана коомчулукка кайрылды ж.б. Эми булардын баары көзгө көрүнүп турган белгилүү иштер. Бизди бөтөнчө таң калтырып, ыраазы кылып, сүктантып турган нерсе А. Акматалиевдин Чыңгыз Айтматовго карата өзгөчө, ыйык, ызаттуу мамилеси. Ч. Айтматов «Манас» эпосуна байланыштуу «Улуу нерсени окуп моокумун кандырууга улуу маданият керек экени белгилүү» деп айтканындай улуунун улуулугун сезе билип, улуулукка урмат көрсөтө билүү үчүн да чон адамгерчилик керек болсо керек. Мындай сапат өзгөчө бүгүнкү күндө «дефицит» көрүнүш болуп калбадыбы, көпчүлүк адамдар үчүн ыйык эч нерсе жок, а кокус бир нерсени баалап, жогору санап сөз айтып, жазып калса да, үйрөнгөн адат боюнча оюнда жогорку биринчи орунга өзүн коюп туруп анан айтышчу, жазышчу болушпадыбы. Ал эми жан дүйнөсү назик Абылдажан Акматалиев сыртынан сыр бербей зымпыйганы менен залкардын дүйнөдөн өткөн аны бир топ кайгыртып, жан дүйнөсүн эңшерилткени анын «Айтматов бар аалам толук көрүнчү», «Аалам атын Айтматовго беришип», «Өмүрдөн Сиз кетпей деги койсонуз», «Ата-Бейит – Фудзияма сезилип» деген өндүү көлөмдүү ыр топтомдорунан байкалат. Айтматов кайтыш болгондон кийин жазуучунун урмат-зыйнатына деп жайкы эс алуу учурuna карабастан бир жарым айдын ичинде «Адабият жана искусство маселелири» журналынын эки санын жана 500 беттен ашык көлөмдөгү жазуучуга арналган «Айкөлдүгү Манас баба өндөнүп» деген ыр, поэмалардын топтомун түзүп, демөөрчү таап, илимий кызматкерлердин көбү

эс алууда болгондуктан корректурасына чейин окушуп, ар бир сүрөтү компьютердик жасалгасы, жайгашышы үчүн тынчсызданып жайдын аптабында академия менен басманын ортосунда чуркап жүрүп чыгарды.

Чыңгыз Айтматовдун 70 жылдык, 80 жылдык эки мааракесин өткөрүү боюнча өкмөттүк комиссияга мүчө болуп кирген А. Акматалиев жазуучунун китептерин чыгарууга каражат бөлүнбөгөнүнө айдан кыжалат болуп жүргөнүн да көрдүк. 70 жылдык мааракеге карата жарык көрчү 5 томдук жыйнакка жыл аятына чейин каражат табылбай кечи-гип, акыры демөөрчүлөрдүн жардамы менен чыккан. Ушул эле көрүнүш 80 жылдык мааракеде да көрүндү. Айтматовго карата мындай кайдыгерликке күйүпбышкан А. Акматалиев басма сөздөрдө өз оюн айтып чыгууга аргасыз болду. Жазуучунун көзү тириүсүндө да «Колдо бар алтындын баркы жок» дегендөй жөн жерден тийиштик кылыш, адилетсиз сын айткандарга да өз учурунда А. Акматалиевдин «Мы требуем прекратить травлю Чингиза Айтматова», «Адамзаттын Айтматову» деген жооптору басма беттеринде жарык көргөн эле.

А. Акматалиевдин терен ызаат, чон сүйүү менен коштолгон айтматовтаануу багытындағы илимий практикалық иштери ошондой эле кыргыз адабият таануусу үчүн натыйжалуу салым болуп эсептөт. Адабиятчы. о.ә. С. Эралиев, А. Рысколов, К. Осмоналиев, К. Акматов, Ф. Даникеев, К. Жусупов, С. Станалиев ж.б. калемгерлердин чыгармачылыктары боюнча макалаларын адабиятыбыздын актуалдуу проблемаларына арналган «Көркөм чыгарма жана тарыхый баатыр инсандар», «Байыркы орток түрк адабиятынын очерки», «Азыр-

кы адабият: тарых жана мезгил» деген китептерди жазып, жандуу адабий процесске өз үлүшүн көшуп келет.

Абдылдажан Акматалиевдин ысмы менен байланышкан салмактуу эмгектердин бири – бул «Кыргыз адабиятынын тарыхынын» 7 томдугу. Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгындағы эмгек ырларынан баштап, бүгүнкү күндөгү акын, жазуучуларбыздын чыгармачылыгы терең жана кенен камтылган фундаменталдуу эмгек ушундай мүнөздөгү мурдагы китептерден бир топ жаңычылдыгы менен айырмаланат.

А. Акматалиев бул эмгекке башкы редакторлук жана уюштуруучу-жетекчилик гана кылбастан, жыйырмадан ашуун илимий макалаларды жазып, томдордун баш сөзүндө буга чейинки эмгектерден өзгөчөлөнгөн он беш принцип критериди көрсөтөт. Бул эмгек коллективге Кыргыз Республикасынын илим жана техника жагындағы Мамлекеттик сыйлыкты алып келген. Бүгүнкү күндө томдуктарды жогорку окуу жайлардын мугалимдери менен студенттери кенири пайдаланып жатышат.

Албетте, А. Акматалиевдин жетекчилиги менен бир топ илимий проектилер, иштер бүткөрүлдү. Алардын айрым урунтууларын санай кетсек: «Азыркы кыргыз адабияты», «Кыргыз адабият таануу илими жана сынны», «Дүйнөлүк поэзиянын антологиясы», (1–2-том), кыргызча катормолордогу «Түрк дүйнөсүнүн адабиятынын тарыхы», «Түрк адабиятынын антологиясы», «Түрк дүйнөсүнүн адабиятчыларынын энциклопедиясынын 33 томдугу», дегеле 10 жыл ичинде институтта 400гө жакын китеп чыкса, ошонун бардыгында А. Акматалиевдин тикеден-тике салымы бар.

Искусствотаануучулар жаңы әмгек жаратышууда...

Искусство багытында чынын айтуу керек, көп жылдардан бери заманга шайкеш илимий изилдөөлөр жазылбай, әмгектер жарык көрбөй келе жаткан. А. Акматалиевдин демилгеси менен түзүлүп, жарык көргөн «Манас» жана искусство» «Ч. Айтматов и духовная культура» деген илимий макалалар жыйнектары, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын он жылдыгына карата «Кыргыз алтындын» (Д. Сарыгуловдун) жардамы менен иш жүзүнө ашырылган «Залкар күүлөр» проектиси (125 күүдөн турган компакт-диск) кайсы бир денгээлде ошол кенемтени толтуруу аракетинен улам аткарылган иштер. Азыркы учурда А. Акматалиев менен корреспондент-мүчө Ж. Уметалиевынын жетекчилиги менен искусство ишмерлеринин – сүрөтчүлөрдүн, композиторлордун, режиссерлордун, театр, кино артисттеринин чыгармачылык портреттери кыргыз искусствосунун айрым жанрлары боюнча изилдөөлөр камтылып, кецири илимий талдоочулук денгээлде жазылып бутуп, жарык көргөнү турат.


А. Акматалиев о.ә. чыгармачыл инсан катары да киночулар жана композиторлор менен байланышкан учурлары арбын. Анын «Бак арыбайт», «Төрөкул Айтматов», «Күш-өмүр», «Бороондуу бекет», «Саманчынын жолу» аттуу даректүү жана көркөм тасмаларга кенешчи болгону жана анын бир топ ырларына обондор чыгарылып, ырдалып жүргөнү буга далил.

Сонку сөз

Албетте, илим турмуш менен тутумдаш тынымсыз өнүгүп, улам жаңыланып, өнүгүп, өзгөрүп байып турараы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ар замандаын өзүнө ылайык илимий, эстетикалык табити, талаптары болот. Туташ компьютерлештируү, интернет заманынын чыгармачыл адамдарга, адабиятчы илимпоздорго суроо талабы башкacha болоор. Бирок, сиз өз доорунузда, өз ордунузда жасачу иштерди абийирдүүлүк менен, ашыгы менен аткарып келе жатасыз жана аткара берээринизге ишенебиз.

«Эр әмгегин жер жебайт» дейт, анда әмесе әл үчүн талыкпай, әмгектене бериниз, Абылдажан Амантурович! – демекчибиз.

2009-жыл.





МАЗМУНУ

Макалалар, маектер

Маданий өз алдынчалуулук –	
эгемендүүлүктүн башкы белгиси	3
Да не ослабнет «Голос вечности»	10
Тил – элдин автопортрети...	16
Сохранить духовную культуру	21
«Айтматовдун Ата-Бейиттеги эстелиги – Руханий	
Мекке болушу керек!»	24
«Манас» деп жашады	33
Айтматов Өзбекстанга	
эмне жамандык кылды эле?!	36
Өмүрдө сапарлаш агам эле	41
Айтматов жөнүндөгү ырлар кантип чыккан	44
Сөз кадырын жоготкон улут	
өз кадырын жоготот	51
«Манас» карангы тамда камалып турат	57
Эң биринчи элдин кызыкчылыгын ойлойм...	63
Айтматовдун айланасын отто чөптөр басып...	68
Ар-намыс болмоюнча, улуттук позиция болбойт	76
Ч. Айтматовго НОБЕЛЬ сыйлыгы	
берилген, бирок...	80
Чыгымды өкмөт көтөргөн жок	87
Эгерде керек болсо көтөрөйүн,	
Энеке жонума арты өлдин жүгүн	90
«Айтматовдун сексен жылдыгына кыргыздардан	
murda башка өлкөлөр көнүл бурушкан»	100
«Манас» – эгемендүүлүктүн символу»	104

«Эркиндикке жетүү оной, аны кармап қалуу	
кыйын...»	109
Айтматовдун аты чоң жоопкерчилиktи артат	116
Адамзаттын Улуу, Асыл идеясы – «Манаста»,	
Айтматовдо	123
Айтматов таарынычын ичине сактады,	
аны кимге айтат эле...	129
«Манас» саясаттын көлөкөсүндө калбашы керек?	136
Айтматов жашоону әмгек деп түшүнгөн...	142
«Манасты» чет элдиктер гана изилдеп	
калабы деп корком	176
Айтматовдун руханий паспорту «Манас» эле	183
Ырлар	
Мезгил өтпөйт, Адам өтөт дүйнөдөн	194
Сиз жок кезде кыргыз элин мунканат...	197
Достор бүгүн достор әмес баягы...	202
Байлыгым менин – шакирттерим ээрчиген...	205
Көнүл	208
Сагындык биз Өзүнүзду билсөнiz.....	210
Ишеничтен кетким келбейт түштө да...	212
Замана биз сени булгадыкпы?!.	213
Рецензиялар	
Ч. Жолдошева. Он оправдал научное звание	215
И. Лайлиева. Рыцарь науки	219
А. Тузов. Предсказание Ч. Айтматова	226
О. Абдыкадыров. Профессордун «Жан сыры»	229
М. Мукасов, Г. Орозова, А. Кадырмамбетова.	
«Эр әмгегин эл баалайт»	233



**УЛУУ, АСЫЛ ИДЕЯЛАР «МАНАСТА»
ЖАНА АЙТМАТОВДО**

Редактор *Касымгелдиева М.*

Компьютерде терген, версткалаган *Абдыкалыкова А.*

Тех. редактор *Жусупбекова А..*

Терүүгө 12.10.2010-ж. берилди. Басууга 12.12.2010-ж. кол коюлду.

Форматы 60x84¹/₁₆. Кагазы оффсеттик № 1. «Мектеп» ариби.

Көлөмү 15,75 басма табак. Нұскасы 200.

Заказ № 1007. Келишим баада.